

Э.Сариков, Б.Хайдаров

ЭКОНОМИКАЛЫК БИЛИМДИН НЕГИЗДЕРИ

8

Өзбекстан Республикасынын Элге билим берүү
министригли жалпы орто билим берүүчү
мектептердин 8-классы учүн окуу китеби
иремтинде сунуш кылган

Төртүнчү басылышы

Ташкент - 2019

УО‘К 37.015.6(075)
ББК 65.01ya7
S-32

Рецензенттер:

А.Н.Саттаров – Республикалык Билим берүү борборунун «Экономикалык билимдин негиздери» предметинин методисти;

Х.Т. Жуманов – Низамий атындағы ТМПУ «Экономикалык билимдин негиздери предметин окутуунун методикасы» кафедрасынын доценти.

**Республикалык максаттуу китеп фондунун каражаттary
эсебинен ижаралып чын басылды.**

© «Нициq va Jamiyat» ЖЧК түрүндөгү
басма үйү, 2019

ISBN 978-9943-5971-4-3

МАЗМУНУ

Окуу китебинен пайдалануу боюнча жалпы көрсөтмөлөр 5

I глава. Экономикага киришүү

<i>1-тема.</i> Экономика менен таанышуу	8
<i>2-тема.</i> Чектелгендик көйгөйү	12
<i>3-тема.</i> Тандоо жана анын альтернативдүү наркы	16
<i>4-тема.</i> Өндүрүш жана анын факторлору	20
<i>5-тема.</i> Эмгекти бөлүштүрүү жана адистешүү	24
<i>6-тема.</i> Экономикалык системалар	28
<i>I главаны кайталоо учун суроолор жана тапшырмалар</i>	34

II глава. Базар

<i>7-тема.</i> Айырбаштоо жана акча	38
<i>8-тема.</i> Базар жана анын түрлөрү	42
<i>9-тема.</i> Базарлар жана баалар	46
<i>10-тема.</i> Базардын катышуучулары	50
<i>II главаны кайталоо учун суроолор жана тапшырмалар</i>	56

III глава. Үй- бүлөлүк чарба экономикасы

<i>11-тема.</i> Керектөөчүлөрдүн кирешелери жана сарптарынын түрлөрү	60
<i>12-тема.</i> Мүлк жана менчиктештириүү	64
<i>13-тема.</i> Киреше жана байлык	68
<i>14-тема.</i> Чогултуу жана камсыздандыруу	72
<i>15-тема.</i> Экономикалык чечим кабыл алуу	76
<i>16-тема.</i> Керектөөчүлөрдүн укуктары	80
<i>III главаны кайталоо учун суроолор жана тапшырмалар</i>	84

IV глава. Талап жана сунуш

<i>17-тема.</i>	Талап жана талап мыйзамы	88
<i>18-тема.</i>	Талапка таасир этүүчү башка факторлор	92
<i>19-тема.</i>	Сунуш жана сунуш мыйзамы	96
<i>20-тема.</i>	Сунушка таасир этүүчү башка факторлор	100
<i>21-тема.</i>	Товардын базар баасы	104
<i>22-тема.</i>	Талап жана сунуш мыйзамдарына тиешелүү практикалык көнүгүүлөр	108
<i>23-тема.</i>	Талап жана сунуштун өзгөрүшүнүн базар баасына таасири	110
<i>IV главаны кайталоо учун суроолор жана тапшырмалар</i>		113

V глава. Атаандашуу жана базар экономикасы

<i>24-тема.</i>	Атаандашуу	116
<i>25-тема.</i>	Монополия жана монополиялашкан базарлар	120
<i>26-тема.</i>	Базар экономикасы	124
<i>27-тема.</i>	Өзбекстан базар экономикасына карай	128
<i>V главаны кайталоо учун суроолор жана тапшырмалар</i>		132

VI глава. Салык системасы

<i>28-тема.</i>	Салыктар жана алардын түрлөрү	136
<i>29-тема.</i>	Салыкка тартуунун негиздери	140
<i>30-тема.</i>	Салык төлөөчүнүн укуктары жана милдеттери	144
<i>VI главаны кайталоо учун суроолор жана тапшырмалар</i>		148
Билиминди сыйап көр		152

ОКУУ КИТЕБИНЕН ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА ЖАЛПЫ КӨРСӨТМӨЛӨР

Темаларга таандык материалдар төмөнкү пункттарга бөлүнгөн жана белгилүү тартиптин негизинде окуу китебинин беттеринде жайгаштырылган. Кээ бир пункттар болсо анык бир белгинин астында ажыратылып көрсөтүлгөн:

1. Сабактын тартип номери жана теманын аты.
2. Сабактын темасын баяндоого жардам берген кейгөйлүү жагдайга тиешелүү көргөзмөлүү маалымат, сүрөт, жадыбал, диаграмма ж. б. материалдар.
3. Темага таандык, негизинен үйдө окууга арналган негизги текст.
-  4. Окуучуларды активдештируүчүү суроолор жана тапшырмалар.
-  5. Сабак учурунда колдонулчу таяныч терминдердин аныктамасы.
-  6. Өздөштүрүлгөн билимдерди терендөтүү, кайталоо жана өзүн-өзү текшерүү үчүн берилген суроолор.
-  7. Эсеп-кысап иштерин жана экономикалык ой жүгүртүүнү талап кылууучу практика менен байланыштуу тапшырма жана көнүгүүлөр.
-  8. Изденүү жана чакан изилдөөлөр жүргүзүү үчүн ар бир окуучуга башка башка бериле турган өз алдынча иш тапшырмалары.
-  9. Өздөштүрүлгөн билимдердин негизинде логикалык ой жүгүртүү же топто иштөө үчүн берилген тапшырмалар.
-  10. Теманын эсте сактоо керек болгон идея жана пикирлер.
-  11. Элибизге мүнөздүү болгон чыгыш баалуулуктары, аларга тиешелүү суроолор жана тапшырмалар.
-  12. Экономикалык ой жүгүртүүнү өстүрүүгө, экономикалык маданият жана көз карашты көнүгүүчү кошумча маалыматтар.
-  13. Цитаталар.
-  14. Экономикалык түшүнүктөрдү өз ара байланыштырган формулалар.
15. «Өз алдынча иш» рубриканын астындагы кошумча маалыматтар.

Окуу китебинде "Экономикалык билимдин негиздери" 8-класс курсу 30 темага бөлүп берилген. Ар бир темага тиешелүү материалдарды бир сабак учурунда жана үйдө үйрөнүү керек.

Жаңы теманы баяндоодо, негизинен жогоруда айтылган 2—5-пункттун материалдары менен иштөө керек.

3-пунктта берилген материалдардан негизинен үйдө окуу жана үйрөнүү үчүн пайдалануу керек.

Сабактын темасын бышыктоону 6-пункттагы суроолор жана тапшырмалар, ошондой эле 7-пункттагы көнүгүүлөр жардамында ишке ашырган макул.

8-пункттагы тапшырмалар чакан изденүү жана изилдөө иретинде окуучуларга өз алдынча иштөө үчүн берүүгө арналган. Мында, керек учурларда окуучу чоң кишилер менен биргеликте иштесе да болот.

9—12-пункттагы суроолор, өзөк сүйлөмдөр жана баалуулуктар өз алдынча пикирлөө, билимди өркүндөтүү, практикада колдоп көрүү жана өзүн-өзү текшерүү максатында колдонулганы он.

Окуучулардын көңүлү 4-пункттагы ачкыч терминдер жана 10-пунктта айтылган өзөк сүйлөмдөргө багытталууга тийиш.

Үйгө тапшырмалар 9—10-пункттардын сабакта талкууланбаган суроо жана тапшырмалары негизинде берилгени он.

Ар бир главанын аягында берилген кайталоо үчүн суроо жана тапшырмалардан өтүлгөндөрүнөн өз алдынча кайталап баруу жана аралык байкоо иштерине даярдануу максатында пайдалануу сунуш кылынат. Берилген тексттер аралык байкоону ишке ашыруу үчүн тестерди даярдоодо үлгү иретинде кызмат кылат.

Окуу китебинен, ошондой эле «Өз алдынча иш-аракет» рубрикасындагы материалдар да орун алган. Бул материалдарды окуучулар сабактан тышкary учурларда үйрөнүүлөрү максатка ылайыктуу. Бул материалдар окуучуларды өз алдынча пикирлөө, изденүү, изилдөөгө түрткү берет. Аларга өлкөбүздө ишке ашырылып жаткан экономикалык өзгөрүүлөр жөнүндө маалымат берет. Бул материалдар менен иштөөдө, албетте, мугалимдердин жана ата-энелердин жардамы жана көнештеринен пайдалануу керек.

Биз бир гана активдүү ишкердик, талыкпас эмгек жана умтулдуу аркылуу өнүгүүгө, жыргал жашоого жетишебиз.

Шавкат Мирзиёев



1

I глава. Экономикага киришүү



2



3



4



5



6



7



8

1-ТЕМА**ЭКОНОМИКА МЕНЕН ТААНЫШУУ****АКТИВДЕШТИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

- Соңку жылдарда өлкөбүздө экономикалык өзгөрүүлөр айкын көрүнүп турат. Бул өзгөрүүлөргө бир канча мисалдар келтир.
- «... өлкөбүздү өнүктүрүү үчүн, айрыкча, экономика чөйрөсүн өнүктүрүү керек» дегенде эмнени түшүнөсүң. Пикириңди түшүндүрүүдө жогоруда берилген сүрөттөрдөн пайдалан.

Биз өз алдынча өзгөрүп, өнүгүп жаткан дүйнөдө жашайбыз. Айланага кунт кооп карасаң, жаңы товарлар жана кызмат түрлөрүнүн пайда болуп жатканын, адамдардын каалоо-тилектеринин өзгөрүп бара жатканын, көчөлөр, шаар жана айылдардын жаңыча көрүнүшкө кирип жатканын көрсүң. Ушул жаңыланып бара жаткан дүйнөдө жашап жаткандан соң, сен да ар бир өзгөрүүгө өз мамиленди билдириүүн, жаңы шартка ылайыкташып баруун зарыл.

Экономика коомдук турмуш тармактарынан эң өзгөргүчү болуп саналат.

Анткени адамдардын жакшы жашашы үчүн зарыл болгон шарттарды күн сайын жаратып баруу керек. Табиятта даяр түрдөгү нан, кийим-кече, туракжай жок. Адам керектөөсү үчүн зарыл, табиятта даяр абалда кездешпеген бардык нерселерди өзу жараттуга аргасыз. Ал ушул максатта табияттын койнунда экономика деп аталган ири чарбаны жаратты. Эми экономика чарба жүргүзүү системасы иретинде — адамдын жашоосунун жана эрезеге жетүүсүнүн жападан-жалгыз каражатына айланган.

Экономиканын эң негизги курамдык бөлүгүн адамдар түзөт. Адам өзүнүн эмгеги, аң-сезими менен экономиканы кыймылга келтиреет, башкарат. Экономиканын экинчи курамдык бөлүгү — бул табият. Табият — экономиканын чийки зат кампасы. Экономиканын үчүнчү бөлүгү — имараттар жана үйлөр, завод-фабрикалар, жол менен көпүрөлөр, станоктор, машина-механизмдер жана башка бир топ адам баласынын колу менен жасалган нерселерден турган жасалма чөйрө.



Экономика — адамдын турмуш кечириши жана жашоосу үчүн керектүү продуктарды жаратуу, бөлүштүрүү жана керектөө милдеттерин аткарууга багытталган иш-аракеттердин системасы.

Экономиканы мына ушул үч курамдык бөлүгүнүн биригишинин натыйжасында экономикалык жарайян пайды болот. Экономикалык жарайяндар төрт баскычта жүрөт. Биринчи баскычта, адамдын керектөөлөрүн канаттандыруу үчүн кызмат кылган каражаттар, башкача айтканда товар жана кызматтар жаратылат, өндүрүлөт. Экинчи баскычта жаратылган товар менен кызматтар бөлүштүрүлөт. Кийинки баскычта алар айырбашталат жана акыркы баскычта керектелет.

Экономиканы жүргүзүү, башкача айтканда экономикалык жарайяндарды башкаруу көйгөйү менен адамдар байыртадан тааныш болушкан. Грецияда эки миң жыл мурда «Екonomikos» (kyrgyzcha мааниси — «үй чарбасын жүргүзүү өнөрү») деп аталган экономикага тиешелүү алгачкы китеп Ксенофонт (б.з.ч. 430—355-жылдар) тарабынан жазылган. «Экономика» сөзү ушул китептин атынан алынган.

Учурда экономика предмети жалаң үй чарбасын гана эмес, ошондой эле бүткүл бир мамлекет, ал тургай дүйнөлүк чарбаны жүргүзүүнүн жол жоболору жөнүндөгү илим иретинде түшүнүлөт. Ошентип экономика илими — адамдардын, ишканалардын жана бүт мамлекеттердин экономикалык продукцияларды жаратуу, бөлүштүрүү жана керектөө жарайынданагы иш-аракетин, өз ара мамилелерин үйрөнүүчү илим экен.

Экономика илими — адамдардын экономикалык продукцияларды жаратуу жарайынданагы иш-аракети жана өз ара мамилелерин үйрөнүүчү илим.



Экономика илими — адамдардын экономикалык продукцияларды жаратуу жарайындагы иш-аракети жана өз ара мамилелерин үйрөнүүчү илим.



Ксенофонт (Биздин заманга чейинки 425-356-жылдарда жашаган) – грек тарыхчысы жана философу. Ксенофонт экономика илимине тиешелүү бир канча чыгармаларды жазган.

Ксенофонт экономика илиминин тарыхына эмгекти бөлүштүрүүнүн маанисин, анын базар өлчөмдөрүнө байланыштуу экендигин, товардын баасы анын пайдалуулугуна жана алмашуунусуна байланыштуу экендигин, акчаны чогултуу болгон атайын товар экендигин биринчи аныктаган ойчул катары кирген.

Азыркы заман экономика илими микроэкономика жана макроэкономика деп аталган бөлүктөргө бөлүнөт. Микроэкономика — өзүнчө алынган үй-бүлө, ишканы, тармак экономикасын үйрөнөт. Макроэкономика болсо өлкө жана дүйнөлүк деңгээлдеги экономиканы үйрөнөт. Биз экономика илими менен таанышууну анын микроэкономика бөлүгүнөн баштайбыз.

Өлкөбүздө соңку жылдарда ишке ашырылып жаткан олуттуу өзгөрүүлөрдүн чоң бөлүгү экономика тармагына байланыштуу. Экономика тармагын кескин түрдө либералдастыруу (эркиндештириүү) мамлекеттин экономикалык иш-аракетке тоскоолдугун кыскартуу, ар бир адамдын экономикалык иш-аракет жүргүзүшү үчүн ыңгайлуу шарттардын түзүлүшү мына ушул өзгөрүүлөрдүн натыйжасы болуп саналат. Бул өзгөрүүлөр өлкөбүздүн экономикасын дүйнө экономикасына шайкеш келтирүүгө каратылган. Натыйжада мекенибиз өнүгүүнүн бүткүл жаңы баскычына кадам коюуда.

Мындай түпкү өзгөрүүлөр экономикалык мамилелердин татаалдашуусуна алып келиши табигый. Мындан бир нече жыл илгери инновация, санариптик экономика, блокчейн, криптовалюта, кластер сыйктуу терминдерди укканыбызда, алар бизге тиешелүү эмес, тек гана чет өлкөлөрдүн экономикасына таандык терминдер деп кабыл алынган. Бүгүнкү күндө ушул жана ушуга окшош татаал терминдер жана түшүнүктөрдүн маанисин түшүнүү, турмушта колдонуу сен сыйктуу эртеңки күндүн кадрлары үчүн учурдагы эң актуалдуу милдетке айланып баратат. Сен келечекте ишкер же доктор, мугалим, жектекчилик ишинде же жөнөкөй кызматкер, кайсыл кесиптин ээси болсоң да экономикалык билимди толук үйрөнүүгө мажбурсун. Анткени экономикалык

ой жұғұрттың сенин келечектеги жыргал турмушунда пайдубал милдетин аткарат.

Өлкөбүздүн ар бир жараны, коомубуздагы ар бир кишинин жыргал жашоосу өз кезегинде бүт өлкөбүздүн, коомубуздун өнүккөн өлкөлөрдүн катарынан орун алуусуна алыш келет.

Кымбаттуу окуучу!

Жогоруда айтылгандардан экономикалык билимдердин негиздерин үйрөнүшүң, өзүндө экономикалык ой жұғұрттың пайда қылуу, экономикалык маданиятты калыптастыруунун өтө зарылдыгын байкаган болсоң керек.

Сен экономиканы өздөштүрүү убагында китептеги теориялык материалдарды өздөштүрүү менен чектелбе. Ар бир үйрөнүлгөн главаны айланандағы экономикалык чындық менен шайкеш үйрөнүүгө аракет кыл.

Мүмкүнчүлүк болгондо ар түрдүү экономикалык объектилерге бар, ал жердеги иш менен түздөн түз тааныш, үйрөн, өз практикалык компетенцияларынды калыптастырып.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Экономика чарба жүргүзүү системасы катары эмнелерден түзүлгөн?
2. Экономика илиминин келип чыгышы жөнүндө кыскача сүйлөп бер.
3. Экономикалык жарайндын баскычтарын айт жана кандайдыр мисалдын негизинде аларды түшүндүр.
4. Ар бир жаран үчүн экономиканы үйрөнүү турмуштук зарылчылык экендигин үч далилдин жардамында негизде.
5. Күндөлүк турмушта экономикалык билимдер качан жана кандай жагдайларда керек болот?
6. Экономика илими эмнени үйрөнөт?
7. Экономика кандай бөлүктөрдөн түзүлгөн?



Муну эсте сакта!

- Экономика – адамдын жашоосу жана эрезеге жетүүсүнүн жападан жалғыз каражаты.
- Экономиканын курамдык бөлүктөрү: табият, адамдар жана адамдар тарабынан жаратылган бардык нерселер.
- Экономикалык жарайндын баскычтары: өндүрүш, бөлүштүрүү айыrbаштоо жана керектөө.
- Микроэкономика жана макроэкономика – экономика илиминин бөлүмдөрү.
- Экономикалык билим – келечектеги жыргал жашоондун ачкычы.

2-ТЕМА

ЧЕКТЕЛГЕНДИК КӨЙГӨЙУ

**АКТИВДЕШТИРҮҮЧ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

1. Адам Жер бетинде жашап, жыргалда жашашы үчүн өзүндө эмнелерге муктаждык, керектөө сезет? 3 минуттан ичинде болу керектөөлөрдүн тизмесин түз. Эгерде убакыт жетиштүү болсо, тизмени дагы канчага чейин улантмаксың? Жалпысынан алганда, адам керектөөлөрүнүн аягы, чеги барбы?
2. 1-сүрөттөгү жибекчинин кандай керектөөлөрү болушу мүмкүн?
3. 2-сүрөттө көрсөтүлгөн карыянын, анын фермер уулунун жана кичи небересинин кандай керектөөлөрү бар деп ойлойсун?
4. 3-сүрөттө көрсөтүлгөн мектеп окуучуларынын кандай керектөөлөрү бар жана аларды канааттандыруу үчүн эмнелер керек болот?
5. 4-сүрөттөгү бөбөк чоңоюп эрезеге жеткенге чейин ага эмнелер керек болот?
6. Дүйнөдөгү эң бай адамдардын керектөөлөрү барбы же жокпу? Жер бетиндеги айрым жарды өлкөлөрдө ачарчылык бар. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсун?

Адам – аң-сезимдүү жан. Ал дайыма жакшы жашоого умтулуп келген. Аюнун курсагы тойсо, ийинине кирип уктайт. Адам болсо жетишкен нерсеси, ээлеген орду менен канаттанбайт. Ал жакшыраак тамактанууга, кийинүүгө, жыргал жашоо мүнөзүнө, чоңураак қызматка отурууга, жакшыраак билим алууга ж. б. у. с. умтулуп жашайт. Адам баласына дайыма эмнедир жетишпейт. Ошондуктан адам керектөөлөрүнүн аягы, чеги жок, деп айтабыз.



Керектөө — адамдын белгилүү шарттарда жашашы жана эрезеге жетиши үчүн зарыл болгон нерселерге муктаждыгы.

Адам баласынын керектөөлөрү белгилүү бир адамга, же топко тиешелүү болушуна карай өзүмдүк жана *социалдык керектөөлөр* сыйктуу түрлөргө бөлүнөт.

Адамдын керектөөлөрүн канаттандыруу үчүн ага түрдүү продукциялар зарыл болот. Бул продукциялардын кәэ бирлерин (аба, суу, күндүн жарыгы, жылуулугу жана у. с.) адамга табият тегинге берет.



Предмет тарыхына байланыштуу чыгармадан цитаталар

«Жаныбарлар табият тарабынан жаралган продукцияларга макул болот. Ал эми адамдарга болсо табиятт продукциялары аздык кылат. Аларда кийим-кече, үй-жайга зарылчылык сезилет. Жаныбарлар табиятт продукцияларын даяр боюнча өзгөртүрүп алат. Адам баласы болсо өз эмгеги менен өзүнө азык-түлүк, кийим, турак-жай жаратат. Ушул максатта инсан дыйканчылык жана кол өнөрчүлүк менен алектениши керек»

(Абу Али Ибн Сина)

Аларды эркин продукциялар деп атайбыз. Калгандарын болсо адам өзүнүн эмгеги, экономикалык ишмердиги аркылуу жаратууга, өндүрүүгө тийиш.

Аларды экономикалык продукциялар деп атайбыз. Адамдын керектөөлөрү кандайдыр материалдык нерсе — товарды иштетүү, же кандайдыр қызматтан пайдалануу эсебине канаттандырылышы мүмкүн. Кандайдыр нерсени өндүрүү үчүн табияттан чийки зат, адамдын дene күчү, билими, ар түрдүү машина жана механизмдер, шаймандар, имараттар жана үйлөр зарыл болот. Бул нерселердин бардыгы ресурстар деп аталат.

Ресурстар ар түрдүү болот. Бирок аларды жалпылаштырып табигый, эмгек жана капиталдык түрлөргө бөлүү кабыл алынган.

Табигый ресурстардын булагы – түздөн түз табияттын өзү. Табигый ресурстарга жер жана жер астынын казылма байлыктары, токойлор, суу, аба, күндүн нурун мисал кылып келтирүү мүмкүн.



Ресурстар — продукция жана кызматтарды жаратуу үчүн зарыл бардык нерселер.

Эркин продукциялар — адамга табият тегинге берген продукциялар.

Экономикалык продукциялар — адамдын экономикалык ишмердиги аркылуу жаратылган продукциялар.

Мындай ресурстардын айрымдары калыбына келбейт (нефть, газ, көмүр, темир рудасы ж.б). Айрымдары эсे калыбына келүү өзгөчөлүгүнө ээ. Мисалы, жерден пайдалангандан кийин ага жакшы иштөө берилсе анын өнүмдүүлүгү калыбына келиши жана ашышы мүмкүн.

Эмгек ресурстары – бул калктын эмгекке жөндөмдүү бөлүгү. Бул адамдар продукциялар өндүрүү жарайында өздөрүнүн дене жана руханий өзгөчөлүктөрү менен катышат. Калктын бу бөлүгү – калктын экономикалык активдүү бөлүгү деп да аталат.

Азыркы учурдагы шартта эмгек ресурстарына коюлуучу талаптар мурдагы доорлорго караганда кескин арткан. Алсак, алардын билими, маданияты, кесиптик даярдыгы, заманбап технологиялар менен тааныштыгы, ден соолугу ж. у. с.

Үчүнчү түрдөгү ресурстар – бул капиталдык ресурстар деп аталып, ага үйлөр, имараттар, техникалык каражаттар, чийки зат ресурстары, жолдор жана байланыш каражаттары сыйктуу материалдык нерселер менен биргеликте каржылык каражаттар да кирет. Капиталдык ресурстарга таандык каржылык каражаттар продукциялар жаратуу жарайына катышуу мүмкүн болгон чет өлкөлүк валюта, баалуу металлдар, калктын жана ишканалардын акча каражаттары сыйктууларды өз ичине алат.

Заманбап экономикада маалымат жана убакыт сыйктуу ресурстардын мааниси күн сайын артып баратат. Айрыкча, маалымат коммуникациялык технологиялар өнүгүп бараткан шарттарда мындай ресурстардын ролу баа жеткис.

Биз жогоруда айтып өткөндөй адамдын керектөөлөрүнүн чеги жок. Алар көбөйүп жана ар түрдүү болуп барат. Ресурстардын саны болсо, тилекке каршы, чектелген. Ошол себептүү адамдын бардык жетишпестиктерин, керектөөлөрүн толук канаттандыруунун мүмкүнчүлүгү жок. Экономисттер бул көйгөйдү чектелгендик көйгөйү деп аташат жана ал экономиканын негизги көйгөйү эсептелет.

Адамдардын чектелген ресурстардан пайдаланып, чеги жок керектөөлөрүн толугураак канаттандырууга багытталган, сарамжалдык менен чарба жүргүзүү жол-жоболорун экономика предмети үйрөнөт.



Чектелгендик көйгөйу — чексиз керектөөлөр жана чектелген ресурстардын ортосундагы теңсиздик.

Чектелген ресурстардан кандайча пайдалануу адамдын руханиятына да байланыштуу. Руханий жактан жакыр адам өз керектөөлөрүнүн болгону материалдык жагына гана көнүл бурат. Бул болсо ақыр-аягында ошол адамдын жашоо мүнөзүнө, анын коомдогу ордуна терс таасирин тийгизет. Ошондуктан, ар бир адам өз керектөөлөрүнүн руханий жана материалдык жактарына көнүл бурууга тийиш. Жогорку руханияттуу инсан өзүнүн материалдык керектөөлөрүн канааттандыруу менен бирге айланадагы адамдарга жана жалпысынан алганда коомго залакасын тийгизбөөгө умтулат.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Эмнеге адам керектөөлөрүнүн чеги жок? Чексиз керектөөлөр кантип канааттандырылат?
2. Айылда жана шаарда жашаган үй-бүлөлөрдүн керектөөлөрү түрдүүчө болушунун себептери эмнеде?
3. Чектелгендик көйгөйүнүн мазмуну эмнеде? Ага 5 мисал келтир.
4. Үй-бүлө болуп, жашоонун кандай экономикалык артыкчылыктары бар?
5. Ар бир ресурс түрүнө үчтөн мисал келтир, алардын бири-биринен айырмасын тап.
6. Сага дагы канча акча берсе, сениң керектөөлөрүң толук канааттандарылат деп ойлойсун?
7. Эмне себептен сага каалаганыңча акча берилбейт? Жообунду ресурстардын чектелгендиги менен далилде.



Муну эсте сакта!

- Адам жашоосу үчүн ал дайыма өзүнө белгилүү продукцияларга мұктаждыкты – керектөөлөрдү туюп жашайт.
- Адам керектөөлөрнүн чеги жок.
- Кандайдыр продукцияны жаратуу үчүн бизге өндүрүш ресурстары керек болот.
- Өндүрүш ресурстарынын керектөөлөрдөн айырмасы алардын чеги бар.
- Экономиканың негизги көйгөйү – адам керектөөлөрүнүн чектелгендиги жана бул керектөөлөрдү канааттандыруу үчүн өндүрүш ресурстарынын жетишпестиги.
- Экономика предмети чектелген ресурстардан пайдаланып адамдын чексиз керектөөлөрүн толугураак канааттандыруу жолдорун үйрөнөт.

3 -ТЕМА**ТАНДОО ЖАНА АНЫН АЛЬТЕРНАТИВДҮҮ НАРКЫ****АКТИВДЕШТИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

Нурландын туулган күнүнө атасы өзүнө жаккан нерсесин сатып алышы үчүн 100 000 сум акча берди. Ал көптөн футбол формасы, жаңы бут кийим (кроссовка) жана футбол тобун алмакчы болуп жүргөн. Дүкөн кыдырып жүрүп Нурлан бул акчага өзү эңсеген нерселерден бирөөн гана сатып алышы мүмкүндүгүн аныктады жана эмне алсам, деп ойлонуп калды. Нурлан үч мүмкүнчүлүктөн бирөөсүн гана тандоого аргасыз. Экономикада мындай мүмкүнчүлүкке альтернативдүү мүмкүнчүлүк, деп айтылат.

Алсак, Нурлан үчүн бул нерселерди сатып алуу төмөнкү тартиpte канааттануу сезимин берет: 1) кроссовка; 2) футбол тобу; 3) футбол формасы.

Ошол себептүү ал кроссовканы сатып алды, анткени ага бул эң чоң канааттануу сезимин берет. Бул тандоо футбол тобун сатып ала алbastыгы менен Нурланга «кымбатка түшөт». Экономисттер муну — тандоонун альтернативдүү наркы деп аташат. Демек, Нурландын тандоосунун, башкacha айтканда кроссовканын альтернативдүү наркы — футбол тобу менен өлчөнөт.

1. Айтчы, Нурлан эмне себептен үч мүмкүнчүлүктөн бириң тандоого аргасыз болду?
2. Нурлан эмне себептен кроссовканы тандады?
3. Эмне үчүн Нурландын тандоосунун альтернативдүү наркы футбол формасы менен өлчөнбөйт?
4. Сен Нурландын ордунда болсоң бул үч мүмкүнчүлүктөн кайсы бириң тандаган болор элең? Эмне үчүн?
5. Тандоонун альтернативдүү наркын аныкта.

Адамзат керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн зарыл болгон бардык товар жана кызматтарды иштеп чыгаруунун мүмкүнчүлүгү жок. Анткени экономикалык ресурстар чектелген. Ошол себептен өзүнчө алынган жеке адам гана эмес, ошондой эле ишканалар менен фирмалар, мамлекет жана коом деңгээлинде да чектелгендик көйгөйү пайда болот. Ар кандай фирма ишмердигин кеңитүү аракетинде болуп, көбүрөөк сапаттуу продукция түрлөрүн иштеп чыгарууга умтулат. Мамлекет билим берүү, саламаттыкты сактоо тармактары менен айланачойрөнү коргоого мүмкүнчүлүктүн болушунча көбүрөөк акча бөлүүнү каалайт. Тилекке карши мүмкүнчүлүк, тагыраагы, өндүрүш ресурстары чектелген. Чектелгендик көйгөйүнүн айынан бар болгон мүмкүнчүлүктөрдөн бири тандоого, башкача айтканда чектелген ресурсту эмнеге сарптоо жөнүндө бир токтомго келүүгө туура келет. *Тандоо* деп чектелген ресурстардан пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү ичинен бири тандоого айтылат.



Тандоо — чектелген ресурстардан пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү ичинен бири тандоо.

Банктан карыз алмакчы болгон фирманин алдында бул акчаларга жаңы жабдуулар сатып алыш, өндүрүштү кеңитүү, же эски жабдуулар менен имараттарды ремонттот, жумушчуларынын эмгек шарттарын жакшыруу көйгөйү турат. Мамлекеттөн 10 гектар жер алган фермердик чарбанын алдында болсо жазында жерге кайсы эгиндерди эгүү көйгөйү турат. Шаардын акимчилиги өз ыктыярындагы белгилүү сандагы каражатты жолдорду ремонттоо, же жаңы мектеп курууга сарптоо жөнүндө ойлонот. Мамлекеттик деңгээлде болсо саламаттыкты сактоо тармагына көбүрөөк акча бөлүү керекпи, же нефтини кайра иштетүү заводду куруу керекпи, деген көйгөй пайда болот.

Жогорудагы мисалдарда бир топ мүмкүнчүлүктөн бири тандоого, калгандарынан баш тартууга туура келет. Тандоо натыйжасында баш тартылган мүмкүнчүлүктөрдүн ичинен эң чоң пайда келтирген мүмкүнчүлүккө **тандоонун альтернативдүү наркы** деп айтылат.



Альтернативдүү мүмкүнчүлүктөр — бири тандаганда башкаларынан баш тартылган мүмкүнчүлүктөр.

Тандоонун альтернативдүү наркы — тандоонун натыйжасында баш тартылган мүмкүнчүлүктөр дүн ичинен эң пайдалуусу.

Тандоо жүргүзүлүп жаткан бардык учурларда мүмкүнчүлүктөрдүн бири тандалып, калгандарынан баш тартыла бербейт. Кээ бир тандоо учурунда бардык мүмкүнчүлүктөр менен эсептешүүгө туура келет, башкача айтканда бардык мүмкүнчүлүктөрдөн бир аздан пайдаланылат. Алсак, соода менен

алектенген менчик дүкөндүн ээси болгон Абдуллаев 10 800 000 сумга дүң соода фирмасынан крем же шампунь сатып алмакчы. Шампундун баасы 27 000 сум болуп, 10 800 000 сумга 400 даана шампунь сатып алса болот. Кремдин баасы болсо 18 000 сум болуп, 10 800 000 сумга бардыгы болуп 600 даана крем сатып алууга болот.

Бирок Абдуллаев өзүнүн кардарларынын керектөөлөрүн канаттандыруу үчүн шампунь да, крем да сатып алууга тийиш. Ошондуктан Абдуллаев акчасынын жарымы — 5 400 000 сумга 200 даана шампунь, ал эми калган жарымына болсо 300 даана крем сатып алууну чечти. Башкача айтканда эки мүмкүнчүлүктүү төң эсепке алып, алардан бир аздан болсо да пайдаланды. Экономикада тандоонун мындай усулуна *келишишмдүү (же аралаш) тандоо* деп айтылат.



Шампундун өлчөмү	Кремдин өлчөмү
0	600
100	?
?	250
200	300
400	0



1. Абдуллаев 10 800 000 сум акчанын бардыгына дагы кандай санда шампунь жана крем сатып алса болмок? Мындай мүмкүнчүлүктөрдөн 4 – 5 өөсүн аныктап жадыбалды толтур.
2. Жадыбалдан пайдаланып, координаталар тегиздигинде чекиттерди белгилеп, туташтырып чык. Координата октору жана ошол сызык менен чектелген зона өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөр зонасы деп аталат.
3. Бул зона эмне себептен мындай аталаш менен аталат?
4. Зонанын ичинде жаткан (150; 250) чекитине дал келген мүмкүнчүлүктүү мүнөздөп бер. Бул жагдайда акча ресурсунан эффективдүү пайдаланылып жатабы? Жообунду негиздеп бер.
5. Зонадан тышта жаткан (250; 350) чекитине дал келген мүмкүнчүлүк жөнүндө эмне айта аласын? Бул жагдай Абдуллаевдин мүмкүнчүлүктөрү чегине киреби? Жообунду негиздеп бер.
6. Акча ресурсунан толук пайдаланылган мүмкүнчүлүктөргө дал келген чекиттерден бир нечесин көрсөт жана графикте белгиле.



Келишимдүү тандоо — бир учурдуң өзүндө бир канча мүмкүнчүлүктөрдөн аз аздан пайдалануу.



Баалуулуктар!

1. Белгилүү агартуучу Абдулла Авлонийнин «Экономика деп, акча жана товар сыйктуу продукциялардын кадыр-баркын билүүгө айтылат. Товардын баркын билген адамдар текке тыйын да сарптабайт, орду келгенде акчасын да аябайт», деген сөздөрүн түшүндүрүп бер.
2. Ата-бабаларыбыздын «бири кем дүйнө» деген накыл сөзү эмне жөнүндө?
3. «Ырыскы» жана «напси» сөздөрүн кандай түшүнөсүн?



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Окуу куралдары дүкөнүндөсүң. Чөнтөгүндө 1000 сум акчаң бар. Акчаң бир дептер, же бир ручкага жетет. Сен бул нерселерден кайсы бириң сатып алган болор элең? Эмне себептен? Мында тандоондун альтернативдүү наркын эмне түзөт?
2. Эмне себептен адам үчүн тандоонун альтернативдүү наркын билүү зарыл деп ойлойсун?
4. Алсак, районундун борборунда ээн жаткан аяңт бар. Акимчилик бул жерге оорукана, базар, теннис кортуң, же мектеп курушу мүмкүн. Тилекке каршы бул аяңтта бир гана мекеме курууга болот. Экинчи жактан, акимчиликтин каражаты бир гана мекеме курууга жетет. Эгерде тандоо мүмкүнчүлүгүн сага берсе, сен эмне курууну чечмексин? Тандоонду негизде жана анын альтернативдүү наркын аныкта.



Муну эсте сакта!

- Чектелгендиң көйгөйү адамдардан керектөөлөрү үчүн зарыл болгон товар жана кызматтардын ичинен кээ бирлерин тандоону талап кылат.
- Адамдар сыйктуу өkmөт менен коом да жетишсиздик сезет, анткени алардын да керектөөлөрү чексиз, ресурстары болсо чектелген болот.

4 -ТЕМА**ӨНДҮРҮШ ЖАНА АНЫН ФАКТОРЛОРУ**

1



2



3



4



5



6

**АКТИВДЕШТИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

1. Кайсы сүрөттөрдөгү продукциялар табият тарабынан, адамдын катышуусусыз пайда болгон?
- 2-сүрөттөгү нандар даяр болгонго чейин кандай баскычтардан өткөн?
- 3-6-сүрөттөрдөгү нерселердин кайсы биригин пайда болушунда адамдын катышуусу көбүрөөк талап кылышат деп ойлойсун?
4. Сүрөттөгү нерселердин пайда болушунда адамдын катышуусунан тышкary дагы эмнелердин болушу талап кылышат.

Адамдардын керектөөлөрүн канаттандыруу максатында экономикалык продукциялар — товарлар менен кызматтарды жаратуу жарайына өндүрүш деп айтылат. Экономисттер продукцияларды өндүргөн ишканаларды — өндүрүүчүлөр, алардан пайдалануучуларды болсо *керектөөчүлөр* деп аташат.

Сүт, нан, автомобиль, бут кийими, топ, кител, мейманканы же чачтарач кызматы сыйктуу азыркы заманда экономика тармагы тарабынан өндүрүлүп жаткан товарлар жана көрсөтүлүп жаткан кызматтардын бир бөлүгү гана. Өндүрүлүп жаткан товарлар жана көрсөтүлүп жаткан кызматтардын түрү өтө көп жана ар түрдүү болгондуктан экономисттер аларды бир канча жол менен төмөнкү түрлөргө бөлүшөт:

1. Өндүрүш экономиканын кайсы багытында болуп жаткандыгына карап:
— Экономиканын биринчилик тармагындагы пайдалуу кен байлыктар, суу,

газ, нефть, жыгач сыйктуу жаратылыш продукциялары чийки зат катарында табияттын өзүнөн алынат. Бул продукцияларды өндүрүштүн табигый фактору деп айтканбыз.

– Экономиканын экинчилик тармагында чийки зат кайра иштетилет жана кийим-кече, конфет, дептер, велосипед өндүрүштүн табигый фактору деп айтканбыз.

– Экономиканын үчүнчүлүк же тейлөө багытында болсо туризм, театр көрсөтүүлөрү, медицина жана ушул өндүрүштүн табигый фактору деп айтканбыз.

2. Өндүрүш ким тарабынан аткарылып жаткандыгына карап:

- мамлекеттик сектордогу өндүрүш;
- жеке ишкердик секторундагы өндүрүш.

3. Өндүрүлгөн продукция кимге багытталғандыгына карап:

- керектөөчүлөр үчүн даяр продукция иштеп чыгаруу;
- өндүрүчүлөр үчүн продукция иштеп чыгаруу.

4. Өндүрүш факторлорунан пайдалануу даражасы боюнча.

– капиталдан көп пайдаланылуучу өндүрүш. Мисалы химия, нефть жана газ, автомобиль өнөр жайында иншоот, станок, аспаптардан көп пайдаланылат жана алардын өндүрүш факторундагы үлүшү чоң;

– жумушчу күчүнөн көп пайдаланылуучу өндүрүш. Мисалы туризм, соода-сатық, театр тамашалары өндүрүштүн табигый фактору деп айтканбыз.



Өндүрүш — адам баласынын керектөөлөрүн канаттандыруу максатында экономикалык продукцияларды жаратуу жарайны.

Ондүрүүчүлөр адатта, *материалдык* жана *материалдык* эмес өндүрүш тармактарына бөлүнөт. Материалдык тармакта материалдык көрүнүштөгү продукциялар, товарлар өндүрүлөт. Материалдык өндүрүш тармагына өнөр жайдагы завод-фабрикаларды, айыл чарбасындагы фермердик жана дыйкан чарбаларын мисал келтириүүгө болот.



Өндүрүүчүлөр — экономикалык продукцияларды жараткан ишканалар же жеке адамдар.

Керектөөчүлөр — экономикалык продукциялардан пайдалануучулар.

Өндүрүштүн материалдык эмес тармагында болсо, негизинен, ар түрдүү көрүнүштөгү кызматтар көрсөтүлөт. Булардын катарына билим берүү, саламаттыкты сактоо, жол коопсуздугу, коргоо, мамлекеттик башкаруу, маданият сыйктуу тармактар кирет.

Кызматтардын материалдык көрүнүштөгү продукциялардан айырмасы, аларды материалдык нерселерди сактаган сыйктуу кампада сактоого

болбойт. Кызматтар өндүрүш жарайнынын өзүндө эле керектелет, башкача айтканда алардан пайдаланылат.

Белгилүү болгондой, кандайдыр продукцияны өндүрүү үчүн ресурстар керек болот. Өндүрүшкө тартылган ресурстарга жалаң булак, кор иретинде гана эмес, ошондой эле аны кыймылга келтирген, ага таасир эткен фактор катары да каралат.

Ошондуктан өндүрүшкө тартылган ресурстарды *өндүруш факторлору* деп да аташат.

Ресурстар, адатта, табигый, капиталдык жана жумушчу күчү ресурстарына бөлүнөт. *Табигый факторлор* өндүрүштө пайдаланчу бардык табигый ресурстар кирет.

Өндүрүш жарайнына тартылган капиталдык факторлор дейиlet. Экономисттер аларды өндүрүштүк каражаттар деп да аташат. Буларга имараттар жана үйлөр, аспап-инструменттер жана машина-механизмдер, ар түрдүү станоктор жана жабдуулар, чийки зат жана башка сансыз түрдөгү нерселер кирет. *Жумушчу күчү факторлору* дегенде, өндүрүш жарайнына тартылган эмгек ресурстары түшүнүлөт.




Табигый факторлор — өндүрүш жарайнына тартылган бардык табигый ресурстар.

Капиталдык факторлор — өндүрүш жарайнына тартылган бардык капиталдык ресурстар.

Жумушчу күчү факторлору — өндүрүш жарайнына тартылган бардык эмгек ресурстары.

Соңку мезгилдерде өндүрүштүн табигый, эмгек жана капиталдык факторлорунун катарына төртүнчү фактор – адамдардын экономикалык чечим кабыл алуусу, өндүрүштү уюштуруусу менен байланышкан аракети – ишкердик жөндөмүн да кошушууда.

Курулуш үчүн эң зарыл болгон цемент өндүрүүнү уюштуруу мисалында өндүрүш факторлорун аныктайты. Белгилүү болгондой, цемент өндүрүү үчүн биринчиiden, табигый ресурс – жер аяны жана цемент алына турган тоо теги болушу керек. Экинчиiden, цемент өндүрүү үчүн эмгек ресурстары – адамдар – жумушчу күчү талап кылынат. Эмгек фактору – адамдарсыз, алардын күчү, акылы жана тажрыйбасысыз эч нерсе кылууга болбойт. Үчүнчүдөн, тоо тектерине иштөө берүүдө колдонула турган аспап-жабдыктар, имарат жайлар, б.а. капиталдык ресурстар да болушу керек.



Бул факторлорду өз ара бириктируү – төртүнчү фактор – ишкердик жөндөмү аркылуу ишке ашырылат. Ишкер цемент өндүрүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн баарынан мурда көрүп, демилгени колго алат. Бул ишти аткаруу үчүн үч факторду бириктириет. Бар болгон ресурстарды ишке тартат, күч-кайратын, билимин сарптайт, белгилүү бир деңгээлде тобокел кылат жана ишкердигин ишке салат. Натыйжада анын иш-аракети, ишмердиги цемент өндүрүүнү жолго коюуга себепчи фактор болот. Демек, өндүрүш табигый, жумушчу күчү, капиталдык жана ишкердик жөндөмү факторлорунун биригүүсүнөн пайда болот экен. Базар экономикасы шартында ишкердик жөндөмү фактору өзгөчө мааниге ээ.



Ишкердик жөндөмү — адамдардын экономикалык чечим кабыл алыши менен байланыштуу товарлар жана кызматтарды өндүрүш жөндөмү.




БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Районундагы өндүрүш ишканаларын айт.
2. Районундагы кандайдыр ишкананын мисалында ошол ишкананын ресурстун кандай түрлөрүнөн пайдаланып жатканын айтып бер.
3. Ишкердик жөндөмү жана жумушчу күчү факторунун ортосунда кандай айырма бар?
4. Асака шаарындагы автомобиль заводунун ишке түшүшү натыйжасында өткөн жылдар ичинде республикабызда кандай өзгөрүүлөр болду?
6. Акыркы жылдарда республикабызда өстүрүлгөн пахтанын көп бөлүгү кайра иштелип, даяр продукция түрүндө чет өлкөгө сатылууда. Анын өлкөбүздүн экономикасы үчүн кандай артыкчылыктары бар деп ойлойсун?



Муну эсте сакта!

- Өндүрүш жарайында экономикалык продукциялар жаратылат.
- Өндүрүштүн табигый, капиталдык, жумушчу күчү жана бул үч факторду бириктируүчү ишкердик жөндөмү факторлору бар.
- Өндүрүштүн бир канча түрлөрү бар.

5-ТЕМА**ЭМГЕКТИ БӨЛҮШТҮРҮҮ ЖАНА АДИСТЕШҮҮ****АКТИВДЕШТИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

Жогорудагы чиймеде балмұздак өндүрүү учүн зарыл ресурстар, алардын келип чыгышы, каerde даярдалышы кыскача берилген. Балмұздак өндүрүүдө дагы кандай ресурстардан пайдаланууга болорун, алардын каерден алып келинишин аныктап, схеманы толтур (көрек болсо, дагы кошумча чакмактар сыйз).

Балмұздак өндүрүүдө ондогон адам катышат жана алардын ар бири өзүнө тиешелүү болгон бир милдетти аткарат.

1. Жумуштун мындаи бөлүнүшүнүн кандай артыкчылыгы бар?
2. Бул жарайнга сен кандай өзгөртүүү кириктен болор элең?

Өндүрүш жарайны ресурстардын өз ара биригишинин натыйжасында пайдаланып, өндүрүлгөн продукциянын саны *продукттуулук* деп аталат. Ар бир ишкананын максаты аз ресурс сарптап, көп санда продукция өндүрүүдөн, башкача айтканда продукттуулукту жогорулатуудан турат. Анткени өндүрүлүп жаткан продукциянын көлөмү канча жумушчу эмгектенип жатканынан гана эмес, алардын кандай иштеп жатканынан да көз каранды. Бул көрсөткүч эмгектин өнүмдүүлүгү жардамында аныкталат.

Убакыт бирдиги ичинде бир бирдик ресурстан пайдаланып өндүрүлгөн товар менен кызматтын саны *эмгектин өнүмдүүлүгү* деп аталат,

$$U=Q:T$$

Бул жерде *Q* өндүрүлгөн өнүмдүн саны, *T* – ушул өнүмдү өндүрүүгө сарпталган убакыт, *U* – эмгектин өнүмдүүлүгү.

Төмөнкү факторлор эмгек өнүмдүүлүгүнүн жогорулашына сезилерлүү таасир көрсөтөт:

- ишканадагы жумушчулардын тажрыйбасы, алардын кесиптик чебердиги;

- өндүрүштүк станоктор менен аспап-инструменттердин сапаты;
- өндүрүш технологиясынын туура тандалгандыгы;
- эмгекти бөлүштүрүүнүн туура уюштурулгандыгы.



Өнүмдүүлүк — ресурстардын белгилүү бирдигинен пайдаланып өндүрүлгөн өнүмдүн саны.

Технология — өнүмдү өндүрүүдө кайсы ресурстан пайдалануу, кандай усул жана удаалаштыкта иштөөнүн жол-жоболору.

Эмгектин өнүмдүүлүгү — убакыт бирдиги ичинде бир бирдик ресурстан пайдаланып өндүрүлгөн товар менен кызматтардын саны.

Кандайдыр ишканага барып өнүмдү жаратуу жарайянына байкоо жүргүзгөн болсон, чийки затты иштетүү жарайяны жумушчулардын ортосунда бөлүштүрүп алынган болуп, ар бир жумушчу өзүнө берилген жумушту гана аткарат. Өнүмдү өндүрүү жарайянын мындай уюштурууга, башкача айтканда эмгекти жумушчуларга мындайча бөлүштүрүп берүүгө өз аты менен *эмгекти бөлүштүрүү* деп айтылат. Эмгекти бөлүштүрүүнүн негизинде жумушту тезирээк аткаруу, аз ресурс сарптап, көбүрөөк мыкты, сапаттуу өнүмдү өндүрүү, башкача айтканда продукттуулукту жогорулатуу жатат. Эмгекти бөлүштүрүүнүн натыйжасында адамдар ар түрдүү кесиптер боюнча адистешет. Булардын бардыгы бир гана максатка — эмгектин өнүмдүүлүгүн жогорулатууга каратаалган болот.



Эмгекти бөлүштүрүү — өнүмдү өндүрүү жарайянын жумушчулардын ортосунда жумушту бөлүштүрүүнүн негизинде түзүлүшү.

ЭМГЕКТИ БӨЛҮШТҮРҮҮНҮН

ОҢ ЖАКТАРЫ:

- адамдар эмнени мыкты аткарышса, ошого адистешет;
- арзан баада көбүрөөк өнүм өндүрүлөт;
- атайын машина жана станокторду колдонуу мүмкүнчүлүгү туулат;
- ар бир жумушчу күндөн күнгө өз жумушун мыктыраак жана тезирээк аткаруу тажрыйбасына ээ болуп барат;
- кийинки ишти аткаруу үчүн жумушчунун бир жерден экинчи жерге көчүшүнө зарылдык болбогондуктан, өнүмдү өндүрүүнүн убактысы кыскарат;
- жумушчулардын кандайдыр кесипти эзлеши оңойлошот.

ТЕРС ЖАКТАРЫ:

- бир гана жумушту аткара берүү жумушчуларды талыктырышы мүмкүн;
- бардык товарлар бирдей калыпта, стандартташкан түрдө өндүрүлө баштайт, бирдей автомобилдер, бирдей телевизорлор жана у. с.;
- жумушчулардын чебердик денгээли жана тажрыйбасы төмөндөп барат, антикени алардын ишин машиналар аткара баштайт;
- өнүмдүүлүк бардык жумушчулардын эмгектенүү тездигине байланыштуу болуп калат;
- жумушчулар тар чөйрөдөгү жумушту аткарууга адистешкендиктен алар жумуштан бошотулганда жумушка жайгашуу көйгөйүнө туш келишет.

Өндүрүштүн өнүгүүсүнүн натыйжасында кээ бир өнүмдүн түрлөрүн жаратуу жарайны татаалдашып барат. Бир ишкананын чегинде мындай өнүмдөрдү өндүрүүнүн мүмкүнчүлүгү болбой калат. Ошол себептен ишканалардын ортосунда бул өнүмдү жаратуу жарайны, башкача айтканда эмгек өз ара бөлүштүрүлүп алынат. Натыйжада ишканалардын ортосунда эмгекти бөлүштүрүү жүрүп, алар бир бүтүн өнүмдү эмес, анын белгилүү бир бөлүгүн өндүрүүгө ыңгайлашат, башкача айтканда адистешет.

Ошентип бир топ ишканалардан турган, белгилүү өнүмдү өндүргөн тармак пайда болот. Мисалы, автомобиль өндүрүүнү алыш көрөлү. Белгилүү болгондой, автомобиль жүздөн ашуун чоң-кичине тетиктерден, бөлүктөрдөн түзүлгөн. Анын бир деталы, мисалы, дөңгөлөктөрү бир ишканада өндүрүлсө, айнеги экинчи ишканада, мотору болсо үчүнчү ишканада өндүрүлөт жана у. с. Кыскасы, автомобильдин бөлүктөрүн өндүрүү менен ондогон ишканалар алектенет. Акыры чогултуучу ишканада бул бөлүктөрдөн автомобиль жыйналат. Ошондойчо бул ишканалар биргеликте автомобиль өндүрүү тармагын түзөт жана ар бири белгилүү бир тетикти иштеп чыгарууга адистешет. Ишканалардын белгилүү бир өнүмдү өндүрүү боюнча бир тармакка биригиши да эмгектин өнүмдүүлүгүн жогорулатууга каратылган болот.

Өз кезегинде бири-бирине жакын түрдөгү өнүмдү өндүрүп жаткан тармактар биригип, өндүрүштүн ирирәэк тармактарын, алар да өз кезегинде биригип өндүрүштүк зоналарды түзөт.

Салттар, жергилитүү зарылчылык себептүү бир бүтүн аймак, өлкөлөр да көбүрөөк өнүмдердүн айрым түрлөрүн өндүрүүгө адистешет. Мисалы, Бразилия – кофе, Индия – чай өндүрүүгө адистешкен. Мындай адистешүү аймактык адистешүү дейилет.



Адистешүү — кандайдыр бир продукциянын түрүн өндүрүү боюнча ишканалардын ортосунда эмгекти бөлүштүрүү.

Аймактык адистешүү — жагдай, салт, жергилитүү мүмкүнчүлүктөрдүн натыйжасында бир аймактын продукциянын кандайдыр түрүн өндүрүүгө ылайыкташуусу.

Адистешүүнүн бир катар артыкчылыктары болсо да, төмөнкү факторлор адистешүүнү жүзөгө ашырууну айласы жок кылып коёт:

1. Ар кандай өндүрүш майда бөлөктөргө канчалык көп бөлүнбөсүн, белгилүү сандагы бөлүнүүдөн кийин бул бөлөктөр дагы да майдарак бөлөкчөлөргө же жарайндарга бөлүнүүсүнүн айласы жок болуп калат.

2. Өнүмдү айырбаштоо да адистешүүгө таасир кылат. Мисалы, фермердик чарба картош카 өстүрүүгө адистешкен болсо жана картошканын баасы бир канча жыл дайыма арзан боло берсе, фермер өз жеринде башка эгин эгүүгө өтүүсү мүмкүн.

3. Адистештүгө базардагы талап да таасир кылат. Маселен: мамлекетибиз автомобиль өнөр жайы «Malibu» автомобильин «Spark» автомобилине караганда аз иштеп чыгарат, анткени «Spark» үнөмдүү жана арзандыгы үчүн аны сатып алуучулардын саны көбүрөөк.

4. Өнүмдүү чоң көлөмдө бир жерде өндүргөндө аны керектөөчүлөргө жеткирүү көп каражат жана убакыт да талап кылат.

5. Керектөөчүлөр чоң завод жана фабрикаларда өндүрүлгөн өнүмгө караганда кол өнөрчүлөр тарабынан жергиликтүү өнүмдүү күш көргөн убакыттар да көп болгон.

Мисалы: аялдар айрым убакытта фабрикаларда тигилген кийимдерге караганда кичи тигүү ательеде атайын буюртма негизинде тигилген кийимдерди жакшы көрөт.

6. Туризм же чачтарач өндүү кызмат түрлөрүн ири ишканалардан көрө кичинекей жайларда ишке ашуруулусу абзел.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Эмгектин өнүмдүүлүгү деген эмне жана ага таасир эткен факторлорду айтып бер.
2. Продукттуулук менен эмгектин өнүмдүүлүгүнүн бирин-биринен айырмасын айтып бер
3. Эмгекти бөлүштүрүү жана адистешүүдөн көздөлгөн негизги максат эмне?
4. Адистешүүнүн артыкчылыктарын жана кемчиликтерин айт.
5. Адистешүүнү анык мисалдардын жардамында түшүндүр.
6. Аймактык адистешүү деген эмне? Өлкөбүздө кандалайдыр өнүмдүү өндүрүүгө адистешкен облус, район, аймактарды аныкта.
7. Адистешүүнү ресторандын кызматына караганда телевизор өндүрүүнү ишке ашыруунун оцой экендигин далилдеп бер.
8. «Адистешүүгө базардагы талап таасир кылат» деген сөздү өз пикириң менен түшүндүрүп бер.



Муну эсте сакта!

- Экономикалык өнүгүүнүн негизинде эмгектин өнүмдүүлүгүн жогорулатуу жатат.
- Эмгектин өнүмдүүлүгүнө эмгекти бөлүштүрүү, жумушчулардын тажрыйбасы, технология жана аспап-инструменттердин абалы таасир көрсөтөт.
- Эмгекти бөлүштүрүүнүн бир канча он жана терс жактары бар.
- Адистешүүнүн негизги максаты өндүрүштүн өнүмдүүлүгүн жогорулатуу жана өндүрүүчүлөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн көцитүү.

6-ТЕМА**ЭКОНОМИКАЛЫК СИСТЕМАЛАР**

Өлкөдө «натуралдык чарба» деп аталған экономикалық система өкүм сүрөт. Анда:

- өлкөнүн калкы үчүн зарыл болгон бардык өнүмдөр, өлкөнүн аймагында иштеп чыгарылат;
- керектөө үчүн зарыл өнүмдү ар бир үй-бүлө өзү иштеп чыгарган; өнүмгө айырбаштайт. Анткени бул өлкөдө акча жок;
- өлкөдө жумушсуздук жок;
- керектөөчүлөр абдан аз түрдөгү продукциялар менен канааттанышат.

A

Өлкөдө бардык экономикалық мамилелер анык стандартын негизинде ишке ашырылат. Анда:

- өндүрүштүн көлөмү, товарлар жана кызматтардын баалары, иш акынын өлчөмү мамлекет тарабынан анык белгиленет;
- өнүмдөр мамлекет тарабынан бөлүштүрүлөт;
- негизги мүлк мамлекетке тиешелүү;
- экономика мамлекет тарабынан буйрук негизинде башкарылат.

B

Өлкөдө экономика ишкердиктин негизинде курулган. Анда:

- жеке мүлк көң тараалган;
- ишкердикке көң жол берилген;
- кандай өнүмдү, кандай көлөмдө өндүрүшту ишкердин өзү аныктайт;
- өнүмдүн баасы базарда белгиленет;
- экономика базардын факторлору аркылуу башкарылат;
- мамлекет экономикага минимал даражада таасир өткөзөт.

**АКТИВДЕШТИРҮҮЧУ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

1. Өлкөлөрдөгү экономикалық системаларды өз ара салыштыр.
2. Кайсы өлкөдө экономикалық активдүүлүк жогорураак? Эмне себептен?
3. Кайсы өлкөдөгү экономикалық системаны азыркы убакытта жолуктуруунун аргасы жок. Эмне себептен?
4. Кайсы өлкөдө өнүмдөр сапаттуу болот? Ага себеп эмне?
5. Кайсы өлкөдө адамдар үчүн жашоо жакшыраак?
6. Сен ар кайсы өлкөнүн экономикалық системасына кандай өзгөртүүлөр киргизген болоор элең? Пикириңди далилде.

Белгилүү болгондой, ар кандай мамлекетте, коомдо экономиканын негизги милдети ресурстардын жетишсиздиги шарттарында бар болгон ресурстардан пайдалануунун эң эффективдүү жана сарамжалдуу жолдорун тандап, өлкө жарандарынын керектөөлөрүн толугураак канаттандыруудан турат. Мында экономиканын төмөнкү үч негизги суроосуна жооп табуу көйгөйүнө туш келебиз: *Эмне? Кандай? Ким үчүн?*

Бул үч суроо ар кандай экономикалык система — мамлекеттеги (коомдогу) чарба жүргүзүү системасы үчүн жалпы болуп, аны ар бир система өзүнчө, ар түрдүү чечет. Системалар бул көйгөйдү кандай чечишине карай *салттык экономика, базар экономикасы, борборлошкон пландуу экономика жана аралаш экономика* сыйктуу түрлөргө бөлүнөт.



Экономикалык система — коомдун (өлкөнүн) экономикалык турмушун уюштуруу формасы.



Салттык экономикалык система — Эмне? Кандай? Ким үчүн? деген суроолорго коомдо жүз жылдан сакталып келе жаткан традициялардын негизинде жооп берет. Өнүм ата-бабалардан мурас келе жаткан усулдардын жардамында өндүрүлөт, эски үрп-адаттар боюнча бөлүштүрүлөт. Экономиканын мындай түрү өтө байыркы болуп, натуралдык чарба пайда болушу менен башталган. Учурда муун артта калган, цивилизациядан оолак, тышкы дүйнө менен байланыш жасоо кыйын болгон тундра, Африка жана Амазонка чытырман токойлорунда, Сибирь тайгаларында, океандардагы чакан аралчаларда жана бийик тоолордо жашап жаткан жамаат жана урууларда жолуктурууга болот.



Салттык экономика — экономиканын негизги суроолоруна коомдогу салттардын негизинде жооп бере турган экономикалык система.

Борборлошкон пландуу экономикалык системада дээрлик бардык өндүрүштүк

каражаттар мамлекеттин тескөөсүндө болуп, бардык экономикалык чечимдер, эмнени канча санда өндүрүү маселеси мурдатан пландаштырылып, борбордо олтурган бир топ адистер тарабынан чечилет. Өндүрүлгөн өнүм өкмөт тарабынан бөлүштүрүлөт. Өндүрүштөн алынган пайда мамлекеттин ыктыярына тапшырылат жана ал пландын негизинде бөлүштүрүлөт. Борборлошкон пландуу экономикалык система мурдагы союз жана бир топ социалисттик мамлекеттерде болгон.



Борборлошкон пландуу экономика — дээрлик бардык өндүрүштүк каражаттар мамлекеттин тескөөсүндө болуп, экономикалык чечимдер борборлошкон түрдө мамлекет тарабынан кабыл алына турган жана пландын негизинде ишке ашырыла турган экономикалык система.

Базар экономикасы системасында дээрлик бардык өндүрүштүк каражаттар менчик ишканалардын, жеке адамдардын колунда болуп, бардык экономикалык чечимдер керектөөчүлөр менен өндүрүүчүлөр тарабынан эркин кабыл алынат. Эмнеден, канча санда өндүрүү маселеси талап жана сунушка негизделген базар механизми жардамында аныкталат (бул механизм жөнүндө кийинчөрөөк толук токтолобуз.) Мисалы, керектөөчүлөрдө тамеки сатып алууга болгон каалоо, башкача айтканда талап болбосо, фермердик чарбалар тамеки экпей коёт, анткени аны эч ким сатып албайт жана андан пайда жок. Анын ордуна пайдалуураак болгон дан эгиндерин эгишет жана у. с.



Базар экономикасы — жеке менчикке негизделген, бардык экономикалык чечимдер эркин кабыл алына турган, экономикалык продукциялар болсо базарлардын жардамында бөлүштүрүлө турган экономикалык система.

Аралаш экономикалык системада өндүрүштүк ресурстардын бир бөлүгү мамлекеттин тескөөсүндө, калгандары болсо менчик ишканалар менен жеке адамдардын колунда болот. Кээ бир түрдөгү товар жана өнүмдөр мамлекет тарабынан өндүрүлсө, калгандары менчик ишканалар тарабынан өндүрүрүлөт. Ошондой эле, аралаш экономикада мамлекет экономиканы жөнгө салып туруучу күч катары катышат, ошону менен бирге өндүрүүчүлөрдүн экономикалык эркиндиги да камсыздалат. Ошондуктан, аралаш экономиканы базар экономикасы менен борборлошкон пландуу экономиканын «аралашмасынан» турган экономика, деп атоого болот. Учурда дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттерде экономиканын аралаш системы колдонулуда. Ага Германия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Канада өндүү бир топ мамлекеттерди мисал кылып келтириүүгө болот. Кызык жери, бул өлкөлөрдө мамлекеттин экономикага кийлигишүүсү барган сайын өркүндөп барууда.



Аралаш экономика — бардык экономикалык системалардын алгылыктуу жактарын өзүндө камтыган экономикалык система.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Эмне? Кандай? Ким үчүн? суроолору кандай көйгөйлөрдү өз ичине алат?
 2. Экономикалык системалар бири-биринен эмнеси менен айырмаланат?
 3. Салттык экономиканың артыкчылык жана кемчилик жактарын айт.
 4. Борборлошкон пландуу экономикага мүнөздөмө бер.
 5. Базар экономикасы жөнүндө сүйлөп бер.
 6. Ар бир экономикалык системага мисалдар келтир жана аларды түшүндүр.
 7. Арапаш экономикалык системанын пайда болушуна эмнелер себепчи болгон деп ойлойсун?
 8. Учурда өлкөбүздө кайсы экономикалык системанын негиздерин жаратып жатабыз?
 9. Арапаш экономика шартында төмөнкү өндүрүш жана тейлөө тармактарынын кайсыларын мамлекет, кайсыларын менчик фирмалар башкарса максатка ылайыктуу болот деп ойлойсун? Жообунду далилдөөгө аракеттен.
 - а) билим берүү; б) телевидение; в) медициналык тез жардам;
 - г) коргоо; д) электр тармагы; е) темир жол;
 - ж) автомобиль жолдору; з) айыл чарба;
 - и) айланча-чөйрөнү коргоо.



Муну эсте сакта!

- Салттарга негизделген экономикалык системада өндүрүш жана бөлүштүрүү үрп-адаттар, башкача айтканда, илгери ишке ашырылган усулдар менен белгиленет.
 - Базар экономикасында өндүрүш жана бөлүштүрүү чечимдери үй-чарба жана фирмалар кызыкчылтыктарынан келип чыккан түрдө кабыл алынат.
 - Борборлошкон пландуу экономикалык системада негизги чечимдерди борбордук өкмөт кабыл алат.
 - Учурда ар кандай заманбап экономикалык система аралаш система болуп, ал салттык, борборлошкон пландуу жана базар экономикасының өзгөчөлүктөрүн өзүндө камтыган.

ӨЗ АЛДЫНЧА ИШ КЛАСТЕР ЭМНЕ?

Заманбап өндүрүш жарайына өтө көп ресурстар, адамдар, ишканалар тартылат. Мисалы, печенье өнүмүн алсак, анын курамына ун, шекер, сары май ж. б. көптөгөн чийки заттар кирет. Демек, печеньени далярдоо жарайыны кызылча, сүт жетиштирүүчү фермерлерден тартып, ун, шекер, сары май өндүрүүчү заводдор да катышат. Дагы көптөгөн ишканалардын өнүмдөрү да печеньенин чийки заты катары мааниге ээ.

Өндүрүштүү эффективдүү уюштуруу үчүн анын бардык баскычтарында катышуучу ишканалардын ишмердигин ылайыкташтыруу, системалаштыруу максатында экономикалык кластерлерди уюштуруу экономиканын практикасында пайдаланылууда. Экономикалык кластерлерге белгилүү бир аймакта жайгашкан өз ара байланыштуу ишкана, уюм жана мекемелер кошулат. Алар өз ара өнүмдөр жеткирип берүү, тейлөө, инфраструктураны уюштуруу, илимий-техникалык иш жүрүтүү аркылуу бири-бирин колдоп турушат. Муну менен кластердин ар бир катышуучусу жана бүткүл кластердин атаандаштыкка туруктуулугу ашат жана мүмкүнчүлүктөрү кенирет.



Экономикалык кластер — белгилүү аймакта чогултулган, өнүм, запастык бөлүктөр, белгилүү бир қызмет, инфраструктура менен өз ара камсыз кылуучу уюмдар (ишканалар, илимий жана билим берүүчү мекемелер ж. б.) тобу болуп, топтун катышуучулары бири-биринин жана кластердин атаандаштыкка туруктуулугун ашират.



1



2



3



4



5



6

Сонку жылдарда Өзбекстанда да экономикалык кластерлер кеңири таралууда.

Үюштуруулуп жаткан пахта-текстилдик, балыкчылык, тамак-аш кластерлерини буга айқын мисал боло алат.

Экономикалык кластерлердин өзгөчөлүктөрү төмөнкүлөрдөн түзүлгөн: географиялык жактан өз ара жакындык, технологиялардын байланыштуулугу, чийки зат базаларынын жалпылыгы, инновациялык иштин болушу.

1. Жогорудагы сүрөттөрдүн негизинде пахтадан ар түрдүү даяр өнүмдөр өндүрүү менен башланыштуу ишканалардын тизмесин жаз.
2. Тизмеге дагы кандай ишканаларды кошуу мүмкүн?
3. Чигит эгүүдөн баштап даяр өнүмдүн керектөөчүгө жетип барганга чейин өндүрүш жарайнынын чынжырын логикалык удаалаштыкта жаз.
4. Бир гана эркектердин көйнөгүн өндүрүүдө кандай: а) табигый; б) капиталдык; в) эмгек ресурстарынын иштетилишин аныкта.
5. Эгер сүрөттөрдөгү ишканаларды жалпы системага бириктирсе, бул кандай артыкчылыктар берүүсү боюнча өз пикириңди билдири.

Мисал 1: Эки жумушчу биринчи 5 күндүктө 500, экинчи 5 күндүктө 750 даана өнүм даярдады. Бир жумушчунун биринчи жана экинчи беш күндүктөгү бир күндүк эмгек өнүмдүүлүлүгүн тап жана өз ара салыштыр.

Чыгаруу: Сарпталган жалпы убакыт = Жумушчулардын саны . Ар бир жумушчу сарптаган убакыт = 2 жумушчу. 5 күн = 10 күн

Бир жумушчунун биринчи беш күндүктөгү эмгек өнүмдүүлүлүгү:

$$U=Q:T=500:10=50 \text{ даанага,}$$

Бир жумушчунун экинчи беш күндүктөгү эмгек өнүмдүүлүгү болсо: $750:10=75$ даанага барабар.

Эми аларды салыштырабыз: $75:50=1,5$, башкача айтканда, бир жумушчунун экинчи беш күндүктөгү эмгек өнүмдүүлүгү биринчиге караганда 1,5 эсे көп болгон.

Мисал 2 (өз алдынча чыгаруу үчүн): Тигүүчүлүк фабрикасында 120 жумушчу жумасына 5 күндөн иштейт. Фабрика 2019-жылы 1-марttан 31-майга чейин 95040 көйнөк тикти. Өндүрүш жарайны 1-июндан адистештирилди, 1-сентябрдан баштап кластер системасына өтүлдү. Эгер 1-июндан 31-августка чейин 117000, 1-сентябрдан 30-ноябрға чейин 140400 көйнөк тигилген болсо, бир жумушчунун адистешпеген, адистешкен жана кластер системасы шарттарындагы эмгек өнүмдүүлүгүн тап жана өз ара салыштыр. Мисалды чыгарууда календардан пайдалан. Айрым сандарды тегеректөөгө туура келиши да мүмкүн.

I ГЛАВАНЫ КАЙТАЛОО ҮЧҮН СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР

A. СУРООЛОР

1. Эмне себептен учурда экономиканы үйрөнмөкчү болгондордун саны көбөйүүдө?
2. Экономиканы жалаң экономисттер гана билүүгө тийиши?
3. Экономикалык билимдер зарыл болгон жагдайларга мисалдар келтир.
4. Эмне үчүн керектөөлөрдүн чеги жок?
5. Чектелгендиң көйгөйүнүн маани-маңызы эмнеден турат?
6. Чектелгендиң көйгөйүнө 5 мисал келтир.
7. Тандоо жана анын альтернативдик наркы деген эмне?
8. Эмгектин өнүмдүүлүгүн жогорулатып отуруп чектелгендиң көйгөйүн чечүүгө болобу?
9. Эмгектин өнүмдүүлүгүн жогорулатуудан көздөлгөн негизги максат эмне?
10. Эмгекти бөлүштүрүү жана адистешүүнүн маани-маңызын түшүндүрүп бер.
11. Экономиканын үч негизги суроосу жөнүндө эмнелерди билесин?
12. Салттык жана борборлошкон пландуу экономикалык системаларды өз ара салыштыр.
13. Базар экономикасы системасы Эмне? Кандай? Ким үчүн? Деген суроолорго кандайча жооп беришин түшүндүрүп бер. Базар экономикасынын негизги өзгөчөлүктөрүн айт.
14. АРАЛАШ ЭКОНОМИКАЛЫК СИСТЕМАНЫН ПАЙДА БОЛУШУНА ЭМНЕЛЕР СЕБЕПЧИ БОЛГОН ДЕП ОЙЛОЙСУН?

B. ТАПШЫРМАЛАР

Төмөн жакта адеңгендө терминдердин аттары, андан кийин алардын түшүндүрмөлөрү берилген. Ар бир терминдин түшүндүрмөсүн таап, термин номеринин алдына түшүндүрмөнүн тамгасын жаз.

ТЕРМИНДЕР:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Керектөө. | 7. Базар экономикасы. | 11. Экономикалык |
| 2. Кызматтар. | 8. Тандоонун | система. |
| 3. Ишкердик. | альтернативдик наркы. | 12. Салттык |
| 4. Ресурстар | 9. Адистешүү. | экономика. |
| 5. Ондүрүш. | 10. Эмгекти бөлүштүрүү. | 13. Тандоо. |
| 6. Чектелгендиң көйгөйү. | | |

ТҮШҮНДҮРМӨЛӨР:

- а) экономикалык продукцияларды жаратуу жарайны;
- б) адамдардын пайда алуу максатында экономикалык чечим кабыл алуусу менен байланыштуу товарлар жана кызматтар өндүрүү ишмердиги;
- в) тандоо натыйжасында баш тартылган мүмкүнчүлүктөрдүн ичинен эң чоң пайда;
- г) чектелген ресурстардан пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү арасынан бирин тандоо;
- д) адамдын белгилүү шарттарда жашашы жана эресеге жетиши үчүн зарыл болгон нерселерге муктаждыгы;
- е) керектөөлөрдү толук канааттандыруу үчүн ресурстардын жетиштүү деңгээлде эместиги;
- ж) адамдын керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн зарыл болгон бардык нерселер;
- з) материалдык нерсе жаратпаган, бирок натыйжасы керектөөлөрдү канааттандырган ишмердик жана кыймыл-аракеттер;
- и) кандайдыр өнүмдүн түрүн өндүрүү боюнча ишканалардын ортосундагы эмгекти бөлүштүрүү;
- к) товар өндүрүү жарайнын жумушчулардын ортосунда эмгекти бөлүштүрүү негизинде уюштуруу;
- л) менчиктештириүгө негизделген, бардык экономикалык продукциялар базардын жардамында бөлүштүрүлгөн экономикалык система;
- м) коомдун (мамлекеттин) экономикалык турмушун уюштуруу формасы.

В. ТЕСТТЕР

Берилген суроолорго мазмуну жагынан эң туура жана толук жоопту белгиле.

1. Керектөөлөр — бул...

- А. күндөлүк керектөө дүкөнүндө сатылган бардык товарлар.
- Б. адамдардын товар жана кызматтарга ээ болуу тилеги.
- С. адамдын белгилүү шарттарда жашашы жана эресеге жетиши үчүн зарыл болгон нерселерге муктаждыгы.
- Д. адамдын канааттандырууга мүмкүн болбогон ой-тилектери.

2. Чектелгендик койгойу кайсы жагдайда туурааак берилген?

- А. Ар кандай мамлекеттин экономикасында да дайыма эмнедир жетишпейт.
- Б. Ар дайым эле адамдын бардык керектөөлөрүн камсыздоо үчүн ресурстар жетиштүү боло бербейт.


- С. Кандайдыр ресурс канчалык аз болсо, ал ошончолук тартыш болот.
Д. «Үйтиричилиги — үнкүр», дегендей, үй-бүлөдө ар дайым эмнедир жетишпейт.
- 3. Кайсы топто берилген мисалдар жалаң руханий керектөөлөргө гана таандык?**
- А. Дептер, нан, кител, телевизор, кат жазуу.
Б. Балмұздак, компьютер, билим алуу, спорт.
С. Билим алуу, музыка угуу, өнер-кесип үйрөнүү, бут кийими.
Д. Тил үйрөнүү, китет окуу, сүрөт тартуу, музыка угуу.
- 4. Кайсы топто берилген мисалдар жалаң социалдык керектөөлөргө гана таандык?**
- А. Жол, жамааттык транспорт, мектеп, кийим-кече, кол сааты.
Б. Коргоо, саламаттыкты сактоо системасы, телефон тармагы, китетканы, музей.
С. Тарыхый эстеликтер, оорукана, менчик дүкөн, метро, велосипед.
Д. Коруккана, дарыя, сейил багы, салык кызматы, менчик автомобиль.
- 5. Фермер талаасына буудай чачса 40 т, шалы чачса 80 т түшүм алууга болот. Бир тонна буудайдын алътернативдик наркы...**
- А. аныктоого болбайт, анткени канча буудай, же шалы эгилгени белгисиз.
Б. 0,5 тонна шалыга барабар.
С. 4 тонна шалыга барабар.
Д. 2 тонна шалыга барабар.
- 6. Ондуруштүк факторлор — бул:**
- А. эмгек өнүмдүүлүгү жана эффективдүүлүк.
Б. эмгекти бөлүштүрүү жана адистешүү.
С. жалаң имараттар, курулуштар, аспап-инструменттер жана станоктор.
Д. табигый ресурстар, эмгек фактору, капиталдык жана ишкердик факторлору.
- 7. Төмөнкү топтордун кайсы бириnde өндүрүш ресурстарынын үчөөсүнөн тен мисалдар көлтирилген?**
- А. Талаа, трактор, пахта.
Б. Офис, менеджер, жетекчи.
С. Нефть, завод, жумушчу.
Д. Компьютер, программачы, принтер.
- 8. АР кандай системанын алдында турган эң негизги көйгөй — бул:**
- А. өндүрүш. В. чектелгендик. С. керектөө. Д. бөлүштүрүү.
- 9. Базар экономикасы шартында:**
- А. Мүлкүн негизги бөлүгү жеке адамдардын колунда болот.
Б. Жалғыз мамлекет мүлк ээси болуп калат.
С. Мамлекеттик мүлккө үстөмдүк берилет.
Д. Мүлк өзүнүн маани-маңызын жоготот.

Биз эркин базар принциптерин орнотмокчу болсок, экономиканын алдыңкы тармактарын өркүндөтүү жана өнүктүрүү аркылуу таза атаандаштык чөйрөнү жаратышыбыз керек...

Шавкат Мирзиёев



II глава. Базар



7-ТЕМА

АЙЫРБАШТОО ЖАНА АКЧА

АКТИВДЕШТИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР

Жогорудагы сүрөттө көрсөтүлгөн өтүкчүгө нан, наабайчыга ун, тегирменчиге буудай, дыйканга орок жана темирчиге өтүк керек болсун.

- Мындай жагдайда өтүкчү нанга болгон керектөөсүн канааттандыруу үчүн өзү тиккен өтүктүү кантитип нанга алмаштыра алган деп ойлойсун?
- Бул айырбаштоо жарайнын кантит жеңилдетүүгө болот?
- Жогоруда көрсөтүлгөн өнүмдөрдүн ичинен кайсы бирине өзүнүн өнүмүн ыраазы болуп алмаштырууга макул деп ойлойсун?
- Эгерде жогорудагы өнүмдөрдүн арасынан бири башка өнүм жана кызматтар үчүн төлөөнү ишке ашырууга арналган универсалдык айырбаштоо каражаты иретинде тандалса, өтүкчү өзүнүн нанга болгон керектөөсүн кандай канааттандырган болор эле?
- Нан менен буудайдын универсалдык айырбаштоо каражаты иретинде кандай он жана терс жактары бар экендигин айта аласыңбы?

Байыркы адамдар уруу-уруу болуп жашашкан. Ар бир уруу өзү үчүн керектүү азық-түлүк өнүмдөрүн, кийим-кече жана жөнөкөй эмгек қуралдарын өзү жасаган жана өзү керектеген. Мындай чарба экономиканын эң алгачкы формасы болуп, ал **натуралдык чарба** деп аталат. Натуралдык чарбанын ар бир мүчөсү акырындык менен анык бир өнүмдүн түрүн өндүрүүгө ыңгайлашып барган. Убакыттын өтүшү менен ар бир кесиптин ээси өзүнүн өнүмдөрүн башкалар менен белгилүү катышта алмаштыра баштаган, башкача

айтканда, айырбаштаган. Ошентип айырбаштоого болжолдонгон өнүм – товар пайда болгон.



Айырбаштоо — бир өнүмдү сатуу, сатып алуу же башкасына алмаштыруу.

Товар — айырбаштоо максатында өндүрүлгөн өнүм.

Адамдар металлды кайра иштетүүнү үйрөнгөндөн кийин металл акчалар пайда болгон. Кийинчөрөк кымбат баалуу металлдар, алтын жана күмүштөн жасалган акчалар мамилелеге киргизилген.

Түрдүүчө салмактагы алтын жана күмүштүн бөлүктөрү акча катары иштетилгенде, дайыма аларды таразада тартууга туура келген. Бул ыңгайсыздыкты жөнгө салуу үчүн белгилүү салмакка жана формага ээ болгон жана ар түрдүү мөөрлөр басылган тыыйндар мамилелеге киргизилген. Убакыттын өтүшү менен тыыйндардын да кемчиликтери көрүнүп калган. Алтын жана күмүш тыыйндар колдон-колго өтүп жылмакайланып, женилдеп калган. Бул болсо, өз кезегинде, алардын башталгыч наркынын, башкача айтканда товарлар менен айырбаштоо жөндөмдүүлүгүн азайышына алып келген. Бул көйгөйдү чечүүгө болгон аракеттердин натыйжасында *кагаз акчалар* пайда болгон. Биринчи кагаз акчалар 812-жылы Кытайда чыгарылган, кийинчөрөк болсо башка өлкөлөрдө да чыгарыла баштаган.



Акча — өнүм жана кызматтар үчүн төлөөнү ишке ашырууга арналган атайын айырбаштоо каражаты.

Ар кандай өлкө тарыхында өз акча системасы калыптанат. Акча системасы – бу акчалай кайрылуунун мамлекет тарабынан уюштурулуу түрү. Акча системасында төмөнкү элементтерди ажыратып көрсөтүү мүмкүн:

- Акча бирдиги – бул өлкөдө кабыл алынган акчанын аты (сум, доллар, иена ж.б.). Акча бирдиги – бул товардын баасын белгилөө үчүн колдонулган акчанын белгиси. АКШтын акча бирдиги доллар. Акча бирдиги дагы кичи бөлөктөргө бөлүнүшү мүмкүн. Мисалы, 1 доллар – 100 центке барабар.

- Баалардын көлөмү – бу товарлардын нарктарын өлчөө усулу. Башкача айтканда, баалардын көлөмү аркылуу акча наркынын өлчөө функциясы түюнтулат.

- Акчанын түрлөрү жана аларды мамилелеге чыгаруунун методдору. Акчанын түрлөрү – бу мамиледеги кагаз акчалар жана тыыйндардын номиналдары. Өзбекстан Республикасынын Борбордук банкы тарабынан чыгарылган сум – акчанын түрүнө мисал болот. Ошондой эле накталай (кагаз

жана тыйын) жана накталай эмес (банктын каттоо эсебинин номериндеги жазуу көрүнүшүндөгү) акчаларды да айырмалашат.

— Акча эмиссиясынын системасы – акчанын белгилерин мамилелеге чыгаруу жана айландыруунун тартиби. Акча эмиссиясы Борбордук банк тарабынан ишке ашырылат. Борбордук банк акчанын айланышын чектейт жана ылайыкташтыруу иштерин да ишке ашырат.

Акчанын айланышы — бул товардын алды-саттысындагы, товарсыз төлөмдөрдөгү жана башка ар түрдүү эсеп-кысаптардагы мамиледе болгон акчалардын кыймылы.

Акчанын айланышынын курамдык бөлүктөрү:

- Төлөмдүн айланышы – бул айлық, салыктар, кымбат баалуу кагаздарды сатып алуу жана милдеттүү төлөмдөрдүн ишке ашырылыши.
- Накталай эмес акчанын айланышы – бул акча айланышынын банктагы каттоо эсебинин номериндеги жазуулар аркылуу накталай акчасыз ишке ашырулуучу бөлүгү.
- Накталай акчанын айланышы – бул жалпы акча айланышынын мамиле жана төлөм каражаты катарында накталай акча иштетилүүчү бөлүгү.

Акча иретинде иштетилген нерсе төмөнкү касиеттерге, сапаттарга ээ болууга тийиш:

- адамдар өзү менен алып жүрүшү үчүн ыңгайлуу жана жецил, башкача айтканда чакан болушу;
- бышык, чыдамдуу материалдан болушу, убакыттын өтүшү менен өзүнүн сапатын жана наркын жоготпостугу;
- сейрек кездешиши, адамдардын ага жетишүүгө болгон мүмкүнчүлүгү чектелген болушу;
- түрдүүчө маанилерди туюнкан түрлөрүнүн болушу;
- оной таанылган жана аны жасалма түрдө чыгаруунун кыйын болушу.

Акчанын биринчи функциясы - акча бул мамиле каражаты саналат. Акчанын жардамында товарлар акчага айырбашталат. Натыйжада товар — акча алмашуусу ишке ашырылат. Экинчиден, акча бул товар наркынын өлчөө каражаты эсептелет. Ар бир товардын наркы акча менен ченелет. Товардын акчада туюнтулган наркы – анын баасын белгилейт. Үчүнчүдөн, акча байлык топтоо каражаты да. Товарды акчага алмаштырып, түшкөн акчага башка товар албастан, аны белгилүү убакытка чейин сактоо, башкача айтканда чогултууга болот.

Эл аралык соодада акча – дүйнөлүк акча, товар үчүн акча төлөгөндө болсо – төлөм каражаты функцияларын да аткарат.

Учурда акчалардын накталай – тыйын жана кагаз акчалар; кредит –

вексель, банкнота жана чек көрүнүшүндөгү акчалар; накталай эмес акчалар; кредит жана пластикалык карточкалардагы акчалар; электрондук акчалар түрлөрү бар.

Акчанын массасы – бул жеке жана юридикалык жектар жана мамлекеттин ыктыярындагы мамиледеги накталай жана банктардын каттоо эсебиндеги накталай эмес акчалардын жалпы көлөмү. Акчанын массасы акчанын кандай иштетилип жатканын көрсөтүүчү маанилүү көрсөткүч. Заманбап акча системасы шартында акчанын айлануу тездиги ылдамданууда, акча массасынын өсүшү болсо жай барууда, б. а. акча жакшыраак иштеп жатат.

Джон Мейнард Кейнс базар экономикасына мамлекеттин көң аралашуусунун зарылдыгын далилдеп берди жана акча-кредит саясаты боюнча өзүнүн моделин сунуш кылды. Ага көрө бекем салык саясаты жана женил акча саясаты шайкештиктө туруктуу экономикалык өсүүнү камсыз кылат.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Байыркы заманда өнүмдөрдү айырбаштоо жарайны жөнүндө маалымат бер.
2. Алтын тыыйындар мисалында акча өз милдетин кандай аткарган?
3. Ар кандай нерсе да акчанын милдетин аткара алабы?
4. Акчанын ар бир функциясын айкын көрсөтүүчү турмуштук мисалдар келтир.
5. Сенин оюнча акча кандай өзгөчөлүктөргө ээ болуусу керек?.
6. Акчанын кандай түрлөрүн билесин?
7. Акча системасы эмне? Анын элементтерин сана.
8. Акча айланышынын курамдык бөлүктөрүн түшүндүрүп бер.
9. Акчанын өзгөчөлүктөрү жана функциялары жөнүндө эмнелерди билесин?
10. Кейнс модели жөнүндө жалпы пикир билдири.

Муну эсте сакта!

- Акча – бардык товар жана кызматтарды айырбаштоо мүмкүн болгон атайын товар.
- Акча – адамзаттын эң чоң ачылыштарынан бири.
- Акча – мамиле, өлчөө жана чогултуу каражаты.
- Адамдар белгилүү кызыкчылыктарды көздөп товар жана кызматтарды айырбашташат.

8-ТЕМА**БАЗАР ЖАНА АНЫН ТҮРЛӨРҮ**

1



2



3



4



5



6

**АКТИВДЕШТИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

- 1- сүрөттө берилген кол өнөрчүлүк өнүмдөрү базарындагы адамдарды кандайча эки топко бөлүгү болот? Кимдер сатуучу, же кардар иретинде катышып жатат? Алардын айырмасы эмнеде? Алардын максаттары эмнеден турат?
- 2 - жана 3-сүрөттөгүлөрдү базар деп атасак болобу?
3. Базар кандай милдет аткарат деп ойлойсун? Пикириңди турмуштук мисалдар жардамында түшүндүрүп бер.
- 4-, 5-, 6-сүрөттөрдө көрсөтүлгөн товар жана кызматтар кайсы базарларда сатылат же сатып алынат?

Сен адамдар менен толгон, соода-сатык ишке ашырыла турган, атайын ажыратылган жай көрүнүшүндөгү дыйкан базары, автомобиль базары, кийим-кече жана буюмдар базары өндүү базарларды жакшы билесин. Базар үчүн ар дайыма эле атайын ажыратылган жердин болушу шарт эмес. Алды-сатты жарайны телефон жана интернет тармагы аркылуу да ишке ашырылышы мүмкүн.

Базар төмөнкү милдеттерди аткарат:

- өндүрүш менен керектеөнү бирин-бири байланыштырат жана алардын ортосунда ортомчулук кылат;
- алды-сатты жарайны аркылуу товардын баасын белгилейт;
- экономиканы, өндүрүштү жөнгө салып турат;
- түрдүү мамлекеттердин ортосунда экономикалык шериктештик бай-

ланыштарын орнотот;

Товарды болжолдогудан кымбатыраак баада сатып алган кардар же товарды арзаныраак баа да саткан сатуучунун бирөө да базардан «иренжибейт». Базар – товардын баасын белгилеген эң калыс судья.

Бул жерде Эмне өндүрүү керек? Кандай өндүрүү керек? Ким үчүн өндүрүү керек? деген суроолорго бир гана базар жооп берет. Базар товар баасынын жогорулашы, же төмөндөшү аркылуу өндүрүүчүлөргө кайсы товардан канча өндүрүү керектиги же керек эместиги жөнүндө маалымат берип турат. Товар өтүмдүү болсо, аны өндүрүү көбөйтүрүлөт, товар болжолдогу баада сатылбаса, аны өндүрүү токтолутат, же сарптарды азайтып, товардын баасы арзандаштырылат;

Өз ара пайдалуу шериктештиктен бардыгы пайда табат. Ошондуктан базар чек ара билбейт. Азыркы күндө базарларыбыздагы дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүнөн алып келинген товарлар мунун айкын далили.



«Алды-сатты» процесси — товар жана кызматтар акчага, акча болсо товар жана кызматтарга айырбашталчу жарайян.

Базар — кардар менен сатуучулар алды-сатты жарайынын ишке ашыруу үчүн жолугушуучу жер.

Базарлар анда сатылган товарларга карай керектөө товарлары, өндүрүш каражаттары, финансы, эмгек, интеллектуалдык товарлар базары сыйкуу түрлөргө бөлүнөт.

Калк үчүн зарыл болгон товар жана кызматтар керектөө товарлары базарында сатылат. Биз жакшы билген дыйкан базары, мал базары, машина базары, турак-жай базары, дүкөндөр, супермаркеттер, ашкана, наабайкана, транспорт, байланыш, электр, суу, газ, жылуулук менен камсыздоочу ишканалар, чачтарачкана, маданият, саламаттыкты сактоо, билим берүү мекемелери — керектөө товарлары базарын түзөт.



Керектөө товарлары базары — калк, үй-бүлөлүк чарбанын керектөөлөрү үчүн зарыл болгон товар жана кызматтар сатылчу базар.

Ишканаларда товар өндүрүү үчүн зарыл болгон аспап-инструменттер, имараттар, чийки зат жана материалдар — өндүрүш каражаттары базарында сатылат. Өндүрүш каражаттары алды-саттысы түздөн-түз өндүрүүчү менен керектөөчүнүн ортосунда, же болбосо товар биржалары жана соода фирмалары кызматтары аркылуу ишке ашырылат. Товар биржалары товарларды чоң-чоң көлөмдө, дүнүнөн сатып алуу жана сатууну уюштурган ортомчу мекеме эсептелеет.

Жумушчу күчү, башкача айтканда эмгек да атайын товар болгондуктан, анын да өз базары бар. Эмгек базарында жумушчу күчү сатылат.



Товар биржасы — товарларды чоң-чоң көлөмдө, дүнүнөн сатып алуу жана сатууну уюштурган ортомчу мекеме.

Өндүрүш каражаттары базары — ишкана менен фирмалардын керектөөлөрү үчүн зарыл товар жана кызматтар сатылчу базар.

Мындай базарда калкты жумушка жайгаштыруу менен алектенген эмгек биржалары, ишканалар жана мекемелер ишмердик көрсөтөт. Эмгек биржасы эмгек күчүн керектеген, бош жумушчу орундары болгон ишкана менен жумуш издең жүргөн адамдардын ортосунда ортомчулук ишкердигин жүргүзөт.



Иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жана социалдык коргоо борбору — ишканалар менен жумуш издең жүргөн адамдардын ортосунда ортомчулук ишкердигин жүргүзүүчү мекеме. Бул мекемени, адатта, эмгек биржасы деп да аташат.

Эмгек жумушчу күчү базары — жумушчу күчүнүн алды- сатты процесстери ишке ашырылчу базар.

Акчаны бардыгына макул келген, атайын товар деп айткан болчубуз. Демек, анын да өзүнүн базары болот. Бул базарды финанссы базары деп аташат. Финанссы базарында акчалар карызга берилет, же карызга алынат. Мындай кызматтарды банктар ишке ашырышат. Финанссы базарында акчалардан башка «баалуу кагаздар» — акция, облигация, вексель деп аталган атайын акчалар сатылат жана сатып алынат. Баалуу кагаздар соодасын уюштуруу менен фонд биржалары алектенет. Ошондой эле финанссы базарында чет өлкөлөрдүн акчалары – валюталар да сатылат жана сатып алынат. Бул ишти банктар жана валюта айырбаштоо түйүндөрү ишке ашырат.



Баалуу кагаз — белгилүү сандагы акча каражатына же мүлккө ээлики, же аларга карата мамилени ырастаган атайын акча көрүнүшүндөгү документ.

Фонд биржалары — баалуу кагаздар алды-саттысын уюштуруу менен алектенген ортомчу мекеме.

Финансы базары — акча жана баалуу кагаздар алды-сатты процесстери ишке ашырылган базар.


Интеллектуалдык товарлар базарында — акыл эмгегинин өнүмү болгон товарлар жана кызматтар сатылат. Мындай товарларга илимий идеялар жана көркөм өнөр чыгармалары, ар түрдүү маалыматтар, техникалык долбоорлор жана ачылыштар, компьютердик программалар, кино, концерт тамашалары жана башка ушул сыйктуу акыл эмгегинин өнүмү болгон товарлар менен кызматтар кирет.



Интеллектуалдык товарлар базары — акыл эмгегинин өнүмү болгон товарлардың алды-сатты жарайандары ишке ашырыла турган базар.

Ошону менен бирге өзүнчө алынган товарлар базары да бар. Мисалы, нефть базары, пахта базары, дан базары, тұстүү металлдар базары жана башкалар. Базарлар аймактық курчоо чөйрөсүнө карай жергиликтүү, аймактық, улуттук жана эл аралық базарларга бөлүнөт.

Базарлар, адатта, эки чоң класска ажыратып үйрөнүлөт. Булар – товарлар менен кызметтәр базары жана өндүрүш факторлору базары.



Абу Али ибн Сина
(980—1037)

Чыгыштын энциклопедисти окуумуштуусу, илимпоз Абу Али ибн Сина Экономика илимине өзүнүн илимий көз караштары менен чоң салым кошкон. Ал мұктаждық түшүнчөсүнө аныктама берген, материалдық байлыктар жаратууда эмгектин ордун аныктап берген, «эмгекти бөлүштүүрү» «керектөө корзинасы» жана адамдық фактор түшүнүктөрүнө тиешелүү кымбатуу пикирлерин билдирген.




БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Базар болушу үчүн ар дайым эле атايын ажыратылған жердин болушу шартпы?
2. Базар кандай милдеттерди аткарат? Аларды бир-бирден түшүндүрүп бер.
3. Базардың түрлөрүн айтып бер. Өндүрүш каражаттары базарынын керектөө товарлары базарынан айырмасы эмнеде?
4. Интеллектуалдык товарлар базарында эмнелер сатылат?
5. Жумушчу күчү базарына мисалдар келтир.
6. Финансы базарында кандай соода ишке ашырылат?
7. Жергиликтүү, аймактық, улуттук жана эл аралық базарларга мисалдар келтир.
8. Кандай биржаларды билесин? Алардың айырмачылыктарын жана жалпы жактарын аныкта.



Муну эсте сакта!

- Базар товарларды өз ара айырбаштоо жана алмаштыруу мүмкүнчүлүгүн жаратат.
- Товардың баасы базарда аныкталат.
- Базар экономиканы жөнгө салып турат.
- Базарлар аларда сатылған товарларга карай керектөө товарлары, өндүрүш каражаттары, финанссы, эмгек жана интеллектуалдык товарлар базары сыйктуу түрлөргө бөлүнөт.

9-ТЕМА**БАЗАРЛАР ЖАНА БААЛАР****АКТИВДЕШТИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

- Сүрөттөрдөгү товарларга сатуучу иретинде нарк белгиле.
- Ушул товарларга кардар иретинде нарк белгиле.
- Баа белгилеп жаткан учурда эмнелерге көңүл бурдуң?
- Товарга нарк белгилөө үчүн сага кандай маалыматтар керек болот?
- Дүкөндөн кандайдыр товардын учурдагы баасын сурап бил жана бул товар эмне себептен мындей баада сатылып жаткандыгын түшүндүрүүгө урунуп көр.

Базар кардарлар менен сатуучуларга товар жана кызматтарды айырбаштоо мүмкүнчүлүгүн жаратып берген жер болуп саналат. *Баа* болсо кардарлар белгилүү бир товар, же кызматтын бир бирдиги үчүн төлөгөн акчанын саны. Мисалы, бир килограмм сары май үчүн 30 000 сум, бир кадак чай үчүн 4500 сум, бир даана велосипед үчүн 1 200 000 сум жана у. с.



Баа — бир бирдик товар наркынын акчадагы туяントасы.

Баалар ар дайыма бири-бири менен салыштырылат. Ар түрдүү өнүмдөрдүн бааларын өз ара салыштыруу аркылуу керектөөчүлөр алар-

ды сатып аlyшат. Ар түрдүү ресурстардын бааларын салыштыруу аркылуу фирмалар белгилүү товарларды жана кызматтарды сатып аlyшат. Ар түрдүү базарлардагы бааларды өз ара салыштырып, сатуучулар товарларынын бааларын аныктоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Ошентип экономиканын үч негизги суроосуна жооп берилет.

Эмне өндүрүү керек?

Эң көп пайда келтирген товарлар менен кызматтарды өндүрүү керек.

Кантип өндүрүү керек?

Мүмкүн болушунча азыраак каражаттар менен өндүрүү керек.

Ким үчүн өндүрүү керек?

Ушул товарга муктаждыгы бар жана белгilenген баада акча төлөөгө жөндөмдүү керектөөчү үчүн өндүрүү керек.

Оз ара бири-биринен көз каранды базар бааларын борбордон пландаштырбастан, же жеке өндүрүүчүлөр жана кардарлардын чечимдерин түздөн-түз көзөмөлдөбөстөн туруп, сансыз товарлар менен кызматтарды каалаган учурда, каалаган санда өндүрүүнү жана жеткирип берүүнү аныктоо өтө маанилүү иш. Бул кубулуш баалардын базар системасында үч негизги милдетти аткарыши себептүү болот: 1) маалымат берүү милдети; 2) кызыктыруу милдети; 3) бөлүштүрүү милдети.



Баалуулуктар!

Көнүл бургансыңбы, ар дайым эмнедир сатып алсак, каалоосуз түрдө анын баасын билгенге аракеттенебиз. Буюмдун баасы жөнүндөгү бул маалымат бизге эмне үчүн керек болот?

Баалар менен алардын ортосундагы катыштар базар системасындагы керектөөчүлөр, ресурс ээлерин эмнени канча санда сатып алуу керек, же керек эместиги жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн зарыл болгон негизги маалымат менен камсыздайт. Баалардын маалымат берүү функциясынын маанисин туура түшүнүп алуу үчүн төмөнкү жагдайды көз алдыңа келтир: Супермаркетте соода кылып жатасың. Коюлган буюмдардын бирөөсүн да баасы көрсөтүлбөгөн. Же болбосо эки жумуштун бирин аларга төлөнүүчү эмгек акыны билбей туруп тандоону элестетип көр. Же боёкчулардун эмгеги үчүн канча сурашы, боёк, түстүү калем жана башка материалдардын баалары жөнүндө эч кандай маалыматка ээ болбой туруп, боёкчу жалдоо же бул жумушту өзүң аткара алышың жөнүндө чечим кабыл алууга аракеттенип жатканыңды көз алдыңа келтир.

Бул жагдайлардын ар бириnde баа жөнүндө маалыматка ээ болбой туруп, чечим кабыл алуу өтө кыйынга турат.

Баалардын өзгөрүшү базар экономикасында ресурстарды которуу, же кайра бөлүштүрүү үчүн кызыктыруу пайда кылат. Кызылча өсүмдүгүнүн баасы жүгөрүнүн баасына караганда жогорулаши фермерлерди көбүрөөк кызылча жана азыраак жүгөрү әгүүгө чакырат. Укук таануучулардын эмгек акысы бухгалтерлердикине караганда төмөндөшү азыраак адамдардын укукту жана көбүрөөк адамдардын бухгалтерияны үйрөнүшүнө себеп болот. Эркин базарда пайданын көбөйшүү ресурстарды өзүнө тартат жана ошол учурда зыяндын көбөйшүү ага карама-каршы натыйжага себепчи болот. Пайда экономикалык турмуштун жашыл чырактары, зыян болсо кызыл чырактары саналат. Жакшы иштеген жол эрежеси көзөмөлү системасы жашыл да, кызыл да түстүн болушун талап кылгандай, жакшы иштеп жаткан базар системасы үчүн пайданын да, зыяндын да болушу зарылчылык саналат. Жогоруда берилген мисалдардын ар биринде баалардын кызыктыруу милдети көрүнөт.

Баалардын даги бир маанилүү милдети – бул алардын бөлүштүрүү милдети. Башка шарттар өзгөрбөстөн, кандайдыр товардын баасы жогоруласа, адамдар аны азыраак сатып алууга аракеттенишет жана, тескерисинче, баа канчалык төмөн болсо, адамдардын ошол товарды сатып алууга болгон каалоосу ашат. Баалар аркылуу базардагы кемчил ресурстар алар үчүн акча төлөө каалоосу жана мүмкүнчүлүгү эң жогору болгон керектөөчүлөрдүн ортосунда бөлүштүрүлөт. Шаардын борборундагы жердин ээси аны офис имараты үчүн ижарага бергенде, гараж же кампа үчүн бергенге караганда көбүрөөк ижара акы алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болсо, жерди оғистин имараты үчүн пайдаланат. Эгерде 50 000 адам 5 000 адамдык залда өткөрүлүшү көздөлгөн концертти көрүүнү кааласа, билеттердин баасы 5 000 адам төлөй алыши мүмкүн болгон санга чейин жогорулаши мүмкүн, калган 45000 адам билеттин баасы кымбат болгондугу себептүү концерт көрө албайт.

Адам Смит базар системасы товарларга эч кимдин аралашуусуз «адилеттүү» бааларды орното алат деп эсептеген. Ал бардык товарлар өзүнүн кандайдыр баасына ээ болуп, бул баа ошол товарды өндүрүшкө кеткен кыймыл арекеттерге байланыштуу деп эсептеген. Анын пикиринче, товар өндүрүш үчүн иштетилген жер үчүн рента көрүнүшүндөгү акы төлөнүшү керек. Ушул товарды өндүрүш үчүн да кандайдыр өлчөмдөгү акы төлөш керек болот. Катышкан ишчи күчү үчүн да иш акы төлөшү керек.

Адам Смиттин пикиринче, мына ушул каражаттар товардын баасын көрсөтөт. Бирок бул баа айрым мезгилдерде бирканча өзгөрүүсү мүмкүн, маселен, жетишсиздик болгон учурда, деп эсептеген.



Адам Смит
(1723—1790)

Шотландиялык экономист окумуштуу Адам Смитти көпчүлүк заманбап экономика илиминин негиздөөчүсү деп эсептейт. Ал өзүнүн «Элдер байлыгынын табияты жана себептери жөнүндө изилдөө» аттуу чыгармасы жана башка чыгармалары менен экономика илиминин өнүгүүсүнө чоң салым кошкон.

Адам Смиттин пикири боюнча, улуттун байлыгы өндүрүштүн көлөмүнө байланыштуу. Ал экономикалык иш-аракеттерге мамлекеттин аралашуусун кескин азайтырыштын колдоочусу болгон. Ал материалдык кызыкчылыкты экономикалык өнүгүүнүн эң негизги фактору деп көрсөткөн. Экономика илимине «көзгө көрүнбөгөн кол» түшүнгүн кириткен.

"Керектөө – ар кандай өндүрүштүн бир гана соңу жана максаты"
(A. Смит)




БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Товардын баасы деп эмнеге айтылат?
2. Базарда кандайдыр нерсе сатып алганда эмне үчүн биринчи туш келген сатуучудан сатып албайсың?
3. Базар экономикасы шартында баа кандай милдеттерди аткарат?
4. Базарда товардын баасы кандай маалымат берет?
5. Баанын маалымат берүү, кызыктыруу жана бөлүштүрүү милдеттерин анык мисалдар жардамында түшүндүр.
6. Өндүрүүчүлөр үчүн пайда менен зиян эмнеден кабар берет?
7. Сен Адам Смиттин пикирине толук кошуласыңбы?
8. Сенин пикириңче, ал эмнелерге көңүл бурбаган?
9. Адам Смит мезгилиндеги жана азыркы замандагы шартты салыштырып азыркы замандагы баалардын өнүгүүсүнө дагы эмнелер таасир кылышы мүмкүн экендигин санап бер.



Муну эсте сакта!

- Баа товар наркынын акчада туюнтулушу болуп эсептелет.
- Базар экономикасы шарттарында баа маалымат берүү, кызыктыруу жана бөлүштүрүү милдеттерин аткарат жана экономиканын үч негизги суроосуна жооп берет.
- Базар системасында баа керектөөчү менен өндүрүүчүгө товарды өндүрүү жана бөлүштүрүү боюнча баалуу маалымат берет.

10-ТЕМА**БАЗАРДЫН КАТЫШУУЧУЛАРЫ****АКТИВДЕШТИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

1-сүрөттөгү завод жана 3-сүрөттөгү музыка мектеби мамлекетке тийиштүү
2-сүрөттөгү фабрика жеке ишкерге тийиштүү. Ар бир үй-бүлөнүн
өз чарбасы, өзүнүн кичи экономикасы бар. Ошонун үчүн да экономика
предметинде үй-бүлө жөнүндө «Үй чарбасы» деген сөз көп колдонулат.

1. Мамлекет музыка мектеби куруу үчүн материалдарды, жумушчу күчүн
жана анын үчүн жабдууларды каерден алат? Ал жерде иштөөчү мугалим
жана кызматкерлер кандай ишке тартылат?

2. Текстильдик фабрика чийки затты жана жумушчу күчүн каерден алат?
Ал өзүнүн өнүмүн каerde сатат?

3. Мамлекет өз заводу үчүн жумушчу күчүн каерден алат жана өз өнүмүн
каerde сатат?

4. Үй чарбасы өз керектөөсү үчүн товарларды каерден алат? Үй чарбасы
жумушчу күчү базарына эмне сунуш кылат?

Жооп берүүдө базар терминдерин колдонууну эстен чыгарба.
Сүрөттөрдөгү объектилердин жумушчу күчү, чийки зат, материал, жабдуулар
жана жумушчу күчү менен камсыз кылынууда, өнүмдөрдү сатууда базардын
мааниси жөнүндө сүйлөп бер.

Өндүрүүчүлөр — товар менен кызматтарды жараткан ишканалар. Алар бир жактан табигый ресурстарды, өндүрүш каражаттарын, жумушчу күчүн базардан сатып алыш, кардар түрүндө катышса, экинчи жактан өндүргөн товарлары менен кызматтарын, өздөрүнө таандык мүлктү базарда сатып, сатуучу иретинде катышат. Мисалы, ун өндүргөн ишкана өзү үчүн керектүү имарат, тегирмен жабдууларын, буудайды жана жумушчу күчүн базардан сатып алат, б. а. базарда кардар катары катышат. Ошону менен бирге, буудайдан ун тартып, аны базарда сатат, б. а. базарда сатуучу иретинде да катышат.



Өндүрүүчүлөр — товар менен кызматтарды жараткан ишканалар.

Керектөөчүлөр — калк, үй бүлөлүк чарбалар өздөрүнө керектүү кызматтарды, керектөө товарларын жана ар түрдүү мүлктөрдү кардар катары базардан сатып алышат. Экинчи жактан, калк өзүнө таандык мүлктү базарда сатат. Ошондой эле адамдар ар түрдүү ишканаларда эмгектенүү менен эмгек акы алышат, б. а. сатуучу катары. өздөрүнүн жумушчу күчтөрүн сатышат.

Демек, керектөөчүлөр — калк жана үй-бүлөлүк чарбалар базарда кардар иретинде да, керектөөчү катары да катышат экен.



Керектөөчүлөр — жаратылган товар жана кызматтарды түздөн-түз керектөөчүлөр, же алардан пайдалануучулар. Керектөөчүлөр, негизинен, үй-бүлөдө жашашкандыктан, аларды башкача **үй-бүлөлүк чарба** деп да аташат.

Базарда мамлекет (өкмөт) коомдун башкаруу органы, табигый ресурстардын ээси катарында өзүнчө орунга ээ. Ошол себептүү, мамлекет базардын үчүнчү катышуучусу катары атайын бөлүштүрүлөт. Мамлекет да бир жактан табигый ресурстарды, мамлекеттик органдар менен мекемелердин кызматтарын, түрдүү мамлекеттик ишканаларда өндүрүлгөн и товарларды, мамлекеттик мүлктү сатса, экинчи жактан мамлекеттик ишканалардын керектөөсү үчүн базардан товар, кызмат жана жумушчу күчүн сатып алат. Мамлекет өзүнүн органдары жана мекемелери аркылуу калк жана ишканаларга көрсөткөн кызматтары үчүн түрдүү көрүнүштөгү милдеттүү төлөөлөр, салыктарды өндүрүп алат. Мисалы, бир караганда калкка акысыз медициналык кызмат көрсөтүлүп жаткандай көрүнөт. Чындыгында болсо бул кызмат учун ар бирибиз кирешебизден кармалган салык көрүнүшүндө акы төлөйбүз.

Ошондой эле базардын ар үч катышуучусу — мамлекет, өндүрүүчүлөр жана керектөөчүлөр базар аркылуу бири-бирине акчалай карыз беришет жана алышат, бири-биринин баалуу кагаздарын сатып алышат жана сатышат. Ошондойчо базардын ар үч катышуучусу ортосунда алды-сатты


процесси орнотулуп, базарды мезгилдик түрдө кыймылга келтирип турат.

Ким катышса да базардын негизги милдети – бул сатуучу менен кардар ортосундагы алды-сатты мамилелерин уюштуруу болуп кала берет. Башкача айтканда, базар – бул акча аркылуу ишке ашырылуучу товар жана кызматтардын алды-сатты келишимдеринин топтомуу. Экономикалык мамилелердин мындай көрүнүшүнөн базардагы бир келишим боюнча товар-акча мамилелеринин эң жөнөкөй формуласын келтирип чыгаруу мүмкүн:

САТУУЧУ — ТОВАР — АКЧА — КАРДАР

Бул формула «базар клетка, чакмагынын» түзүлүшүн туюнтайт. Базардын бүт организми болсо мына ушундай «клеткалар»дан түзүлгөн. Демек, базар шартындагы товар мамилелери да жогорудагы формулага окшогон байланышуулардан түзүлгөн.

Базар катышуучулары болгон мамлекет, өндүрүүчүлөр жана үй-бүлөлүк чарбалар (керектөөчүлөр) базардан бир нерсе сатып алат жана сатат. Ошол себептүү базарда ресурстар, товарлар, кызматтар жана акча каражаттары төмөнкү графиктегидей токтоосуз түрдө айланып турат.



Үй-бүлөлүк чарбалар, б. а. керектөөчүлөр өздөрүнө таандык мүлкүү, жумушчу күчтөрүн эмгек акы, маяна, пайыздык төлөө жана пайда сыйктуу акча кирешелери эсебине мамлекетке жана өндүрүүчү фирма жана ишканаларга сатат. Алынган кирешеге болсо өздөрүнүн керектөөлөрүн канаттандыруу үчүн базардан керектүү кызматтарды, керектөө товарларын жана ар түрдүү

мұлктөрдү өндүрүүчүлөрдөн жана мамлекеттик ишканалардан сатып аlyшат.

Өз кезегинде мамлекет бул акчаларга өзү үчүн керектүү товар жана кызматтарды өндүрүүчүлөр жана үй-бүлөлүк чарбалардан сатып алат. Өндүрүүчүлөр болсо үй-бүлөлүк чарбалардан алган акчаларга кайра калктан жана мамлекеттен керектүү ресурстарды сатып алат жана у.с. Ушундай жол менен экономикада ресурстар, товарлар, кызматтар жана акча каражаттары токтоосуз айланып турат.

Базар милдеттерин ишке ашырууда түздөн-түз катышпастан ага жардам берген, кызмат көрсөткөн ишканы, уюм жана мекемелердин бардыгы бир аталыш — базар инфраструктуралары аталышы менен аталат. Базар инфраструктурасына банктар, камсыздандыруу компаниялары, товар, фонд жана башка түрдөгү биржалар, соода үйлөрү, бажыкана органдары, эсепкысап, финансы, укуктук кенеш кызматын көрсөткөн түрдүү уюмдар, ар түрдүү атайын соодаларды уюштурган мекемелер жана уюмдар кирет.



Базар инфраструктуралары — базар милдеттерин ишке ашырууда түздөн-түз катышпастан ага жардам берген, кызмат көрсөткөн ишканы, уюм жана мекемелер.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Базардын катышуучуларын мұнәздөп бер.
2. Мамлекеттик мұлкту үнөмдө жана абайлоо эң мурда ким үчүн маанилүү?
3. Үй-бүлөндүн мисалында базардан эмне сатып алғаныңды жана эмне сатқаныңды сүйлөп бер.
4. Базар шартындағы товар-акча мамилелери жөнүндө сүйлө.
5. Экономикада ресурстар, товарлар, кызматтар жана акча каражаттарынын айланып туруу механизмин түшүндүрүп бер.
6. Учурда өлкөбүздөгү базар инфраструктурлары жөнүндө эмне билесиң? Пикириңди турмуштук мисалдардын жардамында түшүндүрүүгө аракет кыл.



Муну эсте сакта!

- Базардын катышуучулары – мамлекет, өндүрүүчүлөр жана үй-бүлөлүк чарбалар.
- Базарда мамлекет, өндүрүүчүлөр, керектөөчүлөр ортосунда ресурстар, товарлар, кызматтар жана акча каражаттары мезгилдик түрдө айланып турат.

ӨЗ АЛДЫНЧА ИШ АЛЬТЕРНАТИВДИК ТӨЛӨМ ҚЫЗМАТТАРЫ

Компьютердик технологиялардын өнүгүшү натыйжасында учурда пластикалык карточкалар көрүнүшүндөгү электрондук акчалар да төлөм каражаты иретинде колдонулууда. Пластикалык карточкалар акчанын заманбап көрүнүшү болуп саналат. Карточкалар компьютердин дискеттерине оқшош болуп, ага акчанын эсси, саны жана ал кайсы банкта сакталып жаткандыгы жөнүндө маалыматтар киргизилген болот. Пластикалык карточка атайын курулма (терминал)га салынып, керек болгон акчанын саны кардардын банктагы эсеп номеринен төлөөнү кабыл алып жаткан мекеменин эсебине өткөрүлөт. Андан башкалардын пайдаланышынын алдын алуу максатында карточка эсси тарабынан «ачкыч» – атайын код менен корголот жана аны жалаң ошол «ачкыч» аркылуу ачууга болот.

Ошондой эле пластик карточкалардагы акчаны банкомат деп аталган курулмалардан пайдаланып, накталай акчага айландырып алууга болот.

Пластик карточкалар менен төлөмдөрдү ишке ашыруу бүгүнкү күндө ар бир жаран үчүн адаттагы көрүнүшкө айланууда. Мунун себеби алардын клиент үчүн ынгайлуу төлөм каражаты экендиги болуп, накталай акчага болгон керектөөнү сезилерлүү деңгээлде азайтат. Өлкөбүздө пластик карточкалар аркылуу төлөмдөрдү ишке ашыруу гана эмес, дагы кредит алуу мүмкүнчүлүгү да бар.



Баалуулуктар!

Биздин заманга чейинки IV – III-кылымдарда өлкөбүздүн аймагында алтын, күмүш, жездөн драхма жана тетрадахма деп аталган металл тыйындар даярдалган. Бул акчалар Термиз, Тахтасангин, Денов, Кампиртепа, Афрасиябда алып барылган археологиялык казуулар убагында табылган.

Экономиканын өнүгүүсү жана технология погрессинин натыйжасында бүткүл дүйнөдө, анын ичинен Өзбекстанда да электрондук коммерция актив өнүгүүдө. Бул болсо өз кезегинде төлөмдөрдү банктар аркылуу салтуу түрдө



ишке ашыруудан заманбап технологиялык инновацияларга негизделген мобилдик, дароо, туруктуу төлөөлөргө өтүүнү талап кылууда.

Башкача айтканда, салтуу системага альтернативдик, жаңы төлөм системаларын түзүү бүгүнкү күндүн талабына айланууда. Мындай альтернативдик төлөм системаларынын эң ыңгайлуулары – бул мобиЛЬ телефондор аркылуу иштөөчү жана бардык каржылык талаптарга туура келүүчү төлөм системасы болуп саналат.

Бул система боюнча кардар товар же кызмат үчүн төлөмдү ишке ашыруу үчүн накталай, акча которуу, чек же пластикалык карточкадан эмес, балким өзүнүн мобилдик телефонунан пайдалануусу мүмкүн. Мындай системалардын пайда болушу жана өнүгүшүнө себеп алардын жеткиликтүүлүгү, жөнөкөйлүгү жана ишенимдүүлүгү. Бул болсо өз кезегинде абдан чоң мобиЛЬ каржылык кызматтар базарынын пайда болушуна себеп болууда.

Мындай системанын жардамында ар кандай киши банкта атايын катоо эсебинин номеринин ордуна «электрондук капчык» деп аталаучу электрондук каттоо эсеп номеринде өз акчасын сактоосу жана тескөөсү мүмкүн. МобиЛЬ телефон жөнөкөй сүйлөшүү жана маалымат каражатынан накталай жана накталай эмес акчаны сактоо, которуу, кабыл алуу, товар сатып алуу, милдетүү жана коомдук төлөмдөрдү ишке ашыруу каражатына айланышы да альтернативдик төлөм системасынын өзгөчөлүктөрү болуп саналат.

Өзбекстанда бул жагынан соңку жылдарда ырааттуу аракеттер ишке ашырылууда. Атап айтканда, бул секторготиешелүү юридикалық документтер кабыл алынууда жана зарыл инфраструктуралар калыптандырылууда. МобиЛЬ телефон аркылуу өлкөбүздө коммуналдык төлөмдөрдүн ишке ашырылыши, айрым кызматтар үчүн акчанын которулушу да альтернативдик системалардын ишке киргизилгенин билдирет.



Баалуулуктар!

«Акча — бул колдун кири», «Акчаң болсо, ченгелде шорпо», — сыйктуу түшүнүктөргө өз пикиринди билдир.

1. Пластикалык карточка жөнүндө эмнелерди билесиң? Алардын кагаз акчалардан айырмасы жана артыкчылыктары эмнеде?
2. Альтернативдик төлөм системасына муктаждык пайда болушунун себеби эмнеде?
3. Мобилдик телефондордун төлөм каражаты катарында иштетилип жаткандыгынын себеби эмнеде деп ойлойсун?
4. Үй-бүлөндөгү чоң кишилерден мобилдик телефон аркылуу кандай төлөмдөрдү аткара алышын сурап бил.

II ГЛАВАНЫ КАЙТАЛОО ҮЧҮН СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛА

A. СУРООЛОР

1. Акча болбогон доорлордо өнүмдердүү айырбаштоо жарайынында кандай кыйынчылыктар болгондугун түшүндүрүп бер.
2. Ар кандай нерсе да акча милдетин аткара алабы?
3. Акчанын ар бир милдетин анык көрсөткөн турмуштук мисалдар келтир.
4. Алды-сатты жарайынын натыйжасында кардар көбүрөөк пайда көрөү же сатуучубу?
5. Базардын болушу үчүн ар дайым атайын ажыратылган жер болууга тийишипи? Жообунду мисалдар менен негизде.
6. Базардын милдеттерин айт жана аларды базар мисалында түшүндүрүп бер.
7. Өндүрүш каражаттары базарындагы товарлар баасынын жогорулаши керектөө товарлары базарындагы товарлардын баасына кандай таасирин тийгизет?
8. Өндүрүш каражаттары базары керектелүүчүү товарлар базарынан эмнеси менен айырмаланат?
9. Мамлекет базардан эмнелер сатып алат жана эмнелерди сатат?
10. Экономикада ресурстар, товарлар, кызматтар жана акча каражаттарынын токтоосуз айланышын түшүндүрүп бер.

B. ТАПШЫРМАЛАР

Ар бир терминге дал келген түшүнүктүү тап.

ТЕРМИНДЕР:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Айырбаштоо. | 7. Өндүрүш каражаттары базары. |
| 2. Акча. | 8. Өндүрүүчүлөр. |
| 3. Баа. | 9. Керектөөчүлөр. |
| 4. Базар. | 10. Баалуу кагаз. |
| 5. Керектөө товарлары базары. | 11. Эмгек базары. |
| 6. Базардын катышуучулары. | 12. Базар инфраструктурасы. |

ТҮШҮНДҮРМӨЛӨР:

- а) калк, үй-бүлөлүк чарбалардын керектөөлөрүн канаттандырган жана түздөн-түз керектелген товар менен кызматтардын базары;
- б) товар менен кызматтар үчүн төлөөнү ишке ашырууга арналган, атайын айырбаштоо каражаты;

- в) ишканалар менен жумуш издеген адамдардын ортосунда ортомчулук ишмердигин жүргүзгөн мекеме;
- г) бир өнүмдү сатуу, сатып алуу же болбосо башкасына алмаштыруу;
- д) кардар менен сатуучунун алды-сатты процессин ишке ашыруу үчүн жолугушуучу жери;
- е) бир бирдик товар наркынын акчадагы туюнтымасы;
- ж) белгилүү сандагы каражатка (же мүлккө) ээлиktи, же аларга карата мамилени тастыктоочу атайын акча;
- з) жаратылган товар жана кызматтарды пайдалануучулар (керектөөчү) үй-бүлөлүк чарбалар ;
- и) ишканалар менен фирмалардын керектөөлөрү үчүн зарыл товар жана кызматтар сатылчу базар;
- к) товар жана кызматтарды жаратуучу ишканалар жана адамдар;
- л) мамлекет, өндүрүүчүлөр жана үй-бүлөлүк чарбалар;
- м) базардын функциясын ишке ашырууда түздөн-түз катышпастан, ага жардам берген, кызмат көрсөткөн ишкана, уюм жана мекемелер.

B. ТЕСТТЕР

1. Адатта, айырбаштоо...

- А. бир жак үчүн пайдалуу, экинчи жак үчүн болсо пайдасыз болот.
- В. эки жак үчүн да пайдалуу болот.
- С. кандай товарлар алмаштырылып жаткандыгына карай, эки жак үчүн да пайдалуу болот.
- Д. кандай товарлар алмаштырылып жаткандыгына карай, эки жак үчүн да пайдасыз болот.

2. Базар — бул ...

- А. сатуучу менен кардар жолугушуучу жер.
- В . товар жана кызматтарды айырбаштоо жери.
- С. өндүрүштү керектөө менен байланыштыруучу каражат.
- Д. туура эмес жооп жок.

3. Товардын баасы бул...

- А. кардардын товар үчүн төлөмөкчү болгон акчасынын саны.
- В. товарды өндүрүү үчүн сарпталган жалпы каражаттын саны.
- С. товарды өндүрүү, сактоо жана сатуу үчүн сарпталган жалпы акчанын саны.
- Д. бир бирдик товар наркынын акчада туюнтулушу.

- 4. Аинвардын атасы 2 000 000 сум эмгек акысынын 1 500 000 сумун аманат банкына койду жана калган акчасын үй-бүлесүнө сарптады. Бул жагдайларда акча кандай милдеттерди аткарып жатат?**
- A. Өлчөө жана сактоо каражаты.
 - B. Мамиле жана өлчөө каражаты.
 - C. Мамиле жана сактоо каражаты.
 - D. Өлчөө, сактоо жана мамиле каражаты.
- 5. Керектөө товарларынан кандай максатта пайдаланылат?**
- A. Станокторду өндүрүү.
 - B. Башка өнүмдөрдү өндүрүү жана иштетүү.
 - C. Калк жана үй-бүлөлүк чарбалардын керектөөлөрүн канааттандыруу.
 - D. Айыл чарба өнүмдөрүн жетиштирүү.
- 6. Өндүрүштүк каражаттар эмне үчүн кызмат кылат?**
- A. Өндүрүш станокторун ремонттоо.
 - B. Ишканада чийки заттарды иштетүү, өнүм өндүрүү.
 - C. Базарда сатуу үчүн.
 - D. Өндүрүштү чийки зат менен камсыз кылуу.
- 7. Базарда...**
- A. дайыма сатуучунун бедели кардардыкына Караганда жогору болот.
 - B. дайыма кардардын бедели сатуучунукуна Караганда жогору болот.
 - C. дайыма сатуучу менен кардардын бедели бирдей болот.
 - D. сатуучунун кардардга карата болгон беделин аныктоого болбойт.
- 8. Акциялар кайсы базарда сатылат?**
- A. Өндүрүш каражаттары базарында.
 - B. Финансы базарында.
 - C. Эмгек базарында.
 - D. Интеллектуалдык товарлар базарында.
- 9. Экономикада ... токтоосуз айланып турат.**
- A. Жалаң акча каражаттары.
 - B. Жалаң акча каражаттары жана товарлар.
 - C. Жалаң товарлар жана кызматтар.
 - D. Ресурстар, товарлар, кызматтар жана акча каражаттары.
- 10. Акча кандай өзгөчөлүктөргө ээ болууга тийиш?**
- A. Ыңгайлуу жана женил.
 - B. Бышык жана туруктуу.
 - C. Жасап алуу кыйын.
 - D. Жогорудагылардын баары.

Элибиздин жашоо деңгээлин жогорулатуу үчүн эмгекке татыктуу акы төлөө системасын калыптандыруу жана калктын реалдуу кирешелерин жогорулатуубуз керек.

Шавкат Мирзиёев



III глава. Үй-бүлөлүк чарбалардын экономикасы



11-ТЕМА**КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮН КИРЕШЕЛЕРИ
ЖАНА САРПТАРЫНЫН ТҮРЛӨРҮ****АКТИВДЕШТИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

- Сүрөттөгү үй-бүлөнүн кандай кирешелери болушу мүмкүн деп ойлойсун?
- Бул үй-бүлө жакшы жашоосу үчүн бир айда кандай чыгымдар кылуусу керек?
- Үй-бүлөнүн ар бир мүчөсү керектөөчү катары өз муктаждыктарын бөлөкчө өзү канаттандыра алабы? Мунун үчүн ага эмнелер жетишпестиги мүмкүн?
- Үй-бүлөгө чарба жүрүтүү үчүн ар бир мүчөсүнүн өз чыгымдарынан тышкары дагы кандай жалпы чыгымдар керек болот деп ойлойсун?

Керектөөчү – бул ар түрдүү товар жана кызматтарды өзүнүн же үй-бүлөлүк муктаждыктары үчүн сатып алуучу же буюртма берүүчү жак. Мында керектөөчү катары бөлөк алынган жарандан тышкары бүт бир үй-бүлө да көздө тутулат. Керектөөчү катары каралганда экономикада үй-бүлө түшүнүгүнүн ордуна көбүнчө үй чарбасы түшүнүгү колдонулат.

Адамдын белгилүү бир убакыт ичинде (бир айда же бир жылда) иштеп тапкан же колго киргизген бардык материалдык жана акча түшүмдөрү *киреше* деп аталат. Киреше түздөн-түз эмгек, же кандайдыр мүлкүтү (байлыкты) иштетүү арқылуу алышы мүмкүн. Бул сабакта кирешенин түздөн-түз эмгек арқылуу алынган түрү жөнүндө токтолобуз. Эмгек акы эмгек арқылуу алынган киреше болуп, ал керектөөчүлөр кирешесинин негизги бөлүгүн түзөт.

Эмгек акынын төмөнкү түрлөрү болушу мүмкүн:

- Жумушчуунун даярдаган продукциясынын санына карай төлөнгөн акчанын саны — *аткарған жумушуна жараша төлөнүүчү эмгек акы*.
- Жумушчуга иштеген убактысынын санына карай төлөнгөн акчанын

саны — иштеген убактысына карай төлөнгөн эмгек акы. Бир айга туруктуу белгиленген убакытка карай эмгек акы — айлык маяна.

Мамлекеттик мекемелерде эмгектенгендөр негизинен айлык маяна көрүнүшүндөгү эмгек акы алышат. Завод жана фабрикалардын жумушчуларына көп учурда аткарған жумушуна жараза эмгек акы белгиленет. Мугалимдер адатта өткөн сабактары үчүн иштеген убактысына карай төлөнгөн эмгек акы алышат. Ошондой эле кээ бир ишканы жана мекемелерде аралаш түрдө эмгек акы дайындалат, б. а. жумушчуларга туруктуу айлык иш акы дайындалышы менен бир катарда, аткарған жумушунун көлөмүнөн көз каранды түрдө кошумча аткарған жумушуна төлөнүүчү эмгек акы да берилет.

Керектөөчүнүн кирешелери да ар дайым акча көрүнүшүндө боло бербейт. Мисалы, үй-бүлө өздөрүнүн короосунда жашылча эгип, түшүмүнөн пайдаланышат. Муну менен алар түздөн-түз продукция көрүнүшүндөгү киреше алат.

Карыялар ай сайын карылык пенсиясын алышат. *Стипендия* студенттерге окуу учурунда, жөлөк пулдар болсо жумушсуздук, оору же башка себептерге карай убактынча эмгектене албаган адамдарга, көп балалуу же кем каржыланган үй-бүлөлөргө мамлекет жана ишканы тарабынан бериле турган жардам акча эсептелет.

Мамлекет тарабынан жардам иретинде берилген акчалар башкача социалдык трансфертер деп да аталат.



Эмгек акы — ишканы тарабынан жалданып иштеген кызматчыга аткарылган жумуш үчүн төлөнүүчү акча.

Иштеген убактысына карай төлөнүүчү эмгек акы — жумушчуга эмгектенген убактысынын санына карай төлөнүүчү акчанын саны.

Аткарған жумушуна жараза төлөнүүчү эмгек акы — жумушчуга даярдаган өнүмүнүн санына карай төлөнүүчү акчанын саны.

Айлык маяна — жумушчуга бир ай ичиндеги эмгеги үчүн туруктуу белгилеп коюлган акчанын саны.

Киреше — адамдын (үй-бүлөнүн) белгилүү убакыт ичинде иштеп тапкан, же колго кириткен бардык материалдык жана акча түшүмдөрү.

Ар бир киши жашоосу үчүн кандайдыр даражада сарп кылуусуна туура келет. Мисалы, азық-түлүк, кийим-кече, жеке гигиена товарлары ж. б. Үй-бүлө мүчөлөрүнүн жеке сарптарынан тышкary үй-бүлөдө чарба жүргүзүү үчүн жалпы сарптарды ишке ашыруу зарылчылыгы да бар. Мисалы, үй жабдуулары, чогуу эс алуу, автомобиль сатып алуу ж. б.

Керектөө сарптарын эки түргө бөлүүгө болот: күнделүк сарптар жана эркин сарптар. *Милдеттүү сарптар* — күнделүк турмушта аларсыз жашоого болбогон биринчилик сарптар. Ага азық-түлүк өнүмдөрү, тейлөө кызматы,

кийим-кече жана транспортко кеткен сарптар кирет. Аны кээде *керектөө корзинасы* деп да аташат. Калган сарптар — *эркин сарптар* тобуна кирет. Эркин сарптарга мисал қылып зергерлик буюмдары, қымбат баалуу үй жабдуулары, жеке унаа ж. у. с. Сарпталуучу чыгымдарды келтириүү мүмкүн. Эгер үй-бүлөнүн кирешеси милдеттүү сарптардан артпаса, анын эркин сарптарга акчасы калбайт. Үй-бүлөнүн кирешелери канчалык көп болсо, анын ошончо аз бөлүгү азық-түлүккө ж. б. милдеттүү сарптарга сарпталат. Бул мыйзамды немец экономисти Эрнест Энгель илимге кириткен.



Милдеттүү сарптар — күндөлүк турмушта аларсыз жашоого болбогон биринчилик сарптар.

Эркин сарптар — канааттандырылышы биринчилик болбогон керектөөлөр үчүн сарптар.

Керектөө корзинасы — бир киши керектөөсү үчүн бир айда сарпталуучу милдеттүү сарптардын саны.

Жеке үй-бүлө - үй чарбасы керектөөчү катары каралат. Анын киреше жана чыгашаларын салыштыруу үчүн атайын жадыбал түзүлөт. Бул жадыбал үй-бүлөлүк бюджет деп аталаат.

Үй-бүлөнүн киреше түрлөрү	Сумда	Пайызда	Үй-бүлө чыгашаларынын түрлөрү	Сумда	Пайызда
1. Атанын эмгек акысы	1 750 000	35	1. Азық-түлүк өнүмдөрү	1 200 000	30
2. Эненин маянасы	1 250 000	25	2. Кийим-кече	600 000	15
3. Ижара акы	500 000	10	3. Транспорт каражаттары	160 000	4
4. Чоң атанын пенсиясы	750 000	15	4. Турак-жай үчүн төлөө	320 000	8
5. Чоң эненин пенсиясы	500 000	10	5. Тейлөөт кызматы үчүн төлөө	240 000	6
6. Аманат пайызы	250 000	5	6. Үй-тиричилик буюмдары	200 000	5
			7. Маданий эс алуу	280 000	7
			8. Салыктар	600 000	15
			9. Башка чыгашалар	400 000	10
Бардыгы	5 000 000	100 %	Бардыгы	4 000 000	100 %



Үй-бүлөлүк бюджет — үй-бүлөнүн белгилүү доордогу киреше булактары жана чыгашалары берилген каржылык планы.

Үй-бүлөнүн кирешелери жогорудагы жадыбалда берилгендей чыгашаларынан көбүрөөк болсо – бул жакшы. Үй-бүлө арткан акчаларын чогултушу же кийинки мезгилде кошумча чыгашалар үчүн сарпташы мүмкүн. Тескерисинче, чыгашалар кирешелерден көп болсо бул жаман. Үй-бүлө жетпеген каражаттарын карыз же бир керектүү нерсесин сатуу менен жабуусу керек.



Баалуулуктар!

Элибиздин «Кирешеге карата чыгаша» деген макалын кандай түшүнөсүң?

Немец экономист окумуштуусу Эрнест Энгельдин көп жылдык изилдөөлөрү үй-бүлө кирешесинин өсүшү менен үй-бүлө сарптарынын курамы өзгөрөт, деген жыйынтыкка алыш келди. Үй-бүлө кирешелеринин саны ашканда, жалпы сарптарга салыштырмалуу азық-түлүк сарптарынын салмагы азаят, кийим-кече, турак-жай жана энергия сарптарынын салмагы болсо өзгөрүүсүз калат, ал эми маданий жана материалдык эмес сарптардын салмагы көбөйүп отурат.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Керектөөчү катары сен кандай сапаттарга ээсиң?
2. Керектөөчүнүн кыймыл-аракетине чектелгендик көйгөйү кандайча таасирин тийгизет?
3. Керектөөчүнүн кирешелери дегенде эмнени түшүнөсүң? Чыгашалары дегендечи?
4. Керектөөчүнүн кандай киреше булактары болушу мүмкүн?
5. Эмгек акысын маяна, эмгегине жараشا, сарптаган убактысына карай, аралаш түрдө алган кесип ээлеринин ар бирине учтөн мисал келтир.
6. Үй-бүлөлүн чыгашаларын милдеттүү жана эркин сарптарга ажырат.
7. Мугалимдерге кайсы түрдөгү эмгек акы белгиленишин жана анын саны кандайча эсептелишин сүрүштүрүп бил.
8. Энгел мыйзамынын маанисин турмуштук мисалдардын жардамында түшүндүрүп бер. Материалдык жана материалдык эмес чыгашалар салмагынын артып барышын түшүндүрүүгө аракеттен.



Муну эсте сакта!

- Керектөөчүлөрдүн биринчилик — канаттандырылышы зарыл болгон жана экинчилик — канаттандырылышы эркин болгон сарптары болот.
- Базарда керектөөчү төмөнкү эки эрежеге баш иет:
 1. Керектөөчүнүн кирешеси чектелген, ал базарда мүмкүнчүлүгүнүн болушунча өзүн үнөмдүү, рационалдуу тутууга аракеттенет.
 2. Керектөөчүнүн кирешеси чектелген, ал базарда мүмкүнчүлүгүнүн болушунча өзүн үнөмдүү, рационалдуу тутууга аракеттенет товарды сатып алууну, же албастыкты өз алдынча чечет.

12-ТЕМА**МҮЛК ЖАНА МЕНЧИКТЕШТИРУУ**

Мектеп



Турак үй



Автобус



Поликлиника



Дарыкана



Талаа

**АКТИВДЕШТИРУУЧУ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

- Сүрөттөрдө көрсөтүлгөн мүлктөрдүн ээлери кимдер болушу мүмкүн?
- Мүлктүн кандайдыр жеке адамга таандык же таандык эместиги кантип аныкталат?
- Эмне үчүн мектеп көбүнчө мамлекетке таандык болот?
- Мамлекетке таандык жана менчик поликлиникалар эмнеси менен бири-биринен айырмаланат?
- Бири мамлекетке таандык, экинчиси менчик ишканага таандык автобуста транспорттук кызмат көрсөтүүчү айдоочулардын эмгек шарттарынын ортосунда кандай айырма бар деп ойлойсун?

Кандайдыр жеке адамга, үй-бүлөгө таандык түрдүү буюмдар жана үй эмеректери болот. Мисалы, кийим-кече, бут кийим, мебель, маданий тейлөө жана чарба буюмдары, телевизор, муздаткыч, кир жуугуч машина, идиш-аяк жана башкалар. Дагы адамдар завод, фабрика, дүкөн, ашкана сыйктуу ар түрдүү өндүрүштүк, тейлөө ишканалары жана фирмаларга ээлик кылышат.

Бул буюмдар менен эмеректер жалпы аталыш менен **менчик**, деп аталат. Алардын ээлери — **менчик ээси** деп аталат. Менчик ээси жалаң гана жеке адам, же үй-бүлө эмес, ошондой эле фирма, ишканага жана жамааттык бирикмелер да болушу мүмкүн. Мисалы, фирмага өндүрүштүк имараттар, машина-механизмдер, аспап-инструменттер, транспорттук каражаттар жана у.с. таандык болушу мүмкүн. Кандайдыр мүлккө толук ээлик кылуу дегенде, мүлк ээсинин:

- ушул мұлктүн әсси деп билүүсү;
- ушул мұлктөн пайдалануусу;
- ушул мұлкту тескөөсү, б. а. башка бирөөгө сатуусу, алмаштыруусу же белек кылуусу түшүнүлөт.



Менчик — адамдар тарабынан өздөштүрүлгөн жана әэлик кылууга мүмкүн болғон бардық нерселер.

Менчик әсси — мұлккө әэлик кылган адам.

Мұлк обьектілері — бул материалдық жана руханий продукциялар жер жана жер асты байлыктары, имараттар, машиналар, жабдуулар, даяр өнүмдөр, акча, кымбат баалуу кагаздар, көркөм өнөр жана адабият чыгармалары, ойлоп табуулар сыйктуулар.

Мұлккө әэлик кылуучу адамдар – мұлк субъектілер әсептелет. Мұлк субъектілерине жеке адамдар, үй-бүлөлөр, кишилердин жамааты же мамлекет мисал болот.

Мұлктүн өздүк, жамааттық, мамлекеттик жана жеке түрлөрү айырмаланат.

Өздүк мұлк адамдын өзүнүн муктаждыктарын канааттандыруу максатында әэлик кылуучу мұлк. Мисалы, кийим, портфель, көз айнек ж. б.

Адамдардын тобу әэлик кылуучу мұлк болсо коомчулук мұлкү деп атаплат. Мисалы, телевизор, килем, үтүк сыйктуулар үй-бүлөнүн мұлкү.



Экономикалык укук негиздері

Ар бир жеке адам менчик әсси болууга ақылуу.

Өзбекстан Республикасынын Конституциясы. 36-статья.

Экономика илиминде мұлктүн мамлекеттик жана жеке түрлөрү кең үйрөнүлөт.

Жер, жер асты жана жер үстү байлыктары, суу, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү, ошондой эле башка табигый байлыктар жалпы улуттук байлык әсептелет. Алардан ақылдуулук менен пайдалануу керек жана алар мамлекеттин коргоосунда. Мамлекеттик мекеме, ишканы жана уюмдардын менчиктери, мамлекеттик мааниге ээ болғон маданий жана тарыхый байлыктар, эстеликтер, мамлекеттин бюджеттик каражаттары, алтын кору, мамлекеттин валюта фонду жана башка мамлекеттик каражаттар эсебинен жаратылган, же сатып алынган менчиктер мамлекеттик менчики түзөт.

Мамлекеттик менчик болғон мұлк мамлекетке таандык ишканы, мекеме жана уюмдарга чарба жүргүзүү, же башкаруу учүн бириктирип коюлат. Мисалы, мектепке тиешелүү бардық мұлк мамлекеттик менчик болуп, андан пайдалануу укугу мектеп жамаатына, ага әэлик кылуу укугу райондун акимчилигине, аны тескөө укугу болсо мамлекеттин атайын мекемеси әсептелген — Мамлекеттик

активдерди башкаруу комитетине берилген. Мектеп мүлкүнөн, имаратынан билим берүүдөн башка максаттарда пайдалануу үчүн мектептин жетекчилиги мектептин ээси болгон акимчиликтен уруксат алууга тийиш.



Мамлекеттик мүлк — мамлекеттик ишканна жана уюмдарга таандык мүлк.

Базар экономикасында эң маанилүү мүлк – бул жеке менчик.

Жеке менчик айрым кишилерге, үй-бүлөлөргө же кишилердин тобуна таандык мүлк. Бул мүлктүн жеке же жөнөкөй коомчуулук мүлкүнөн айырмасы – бул анын өз ээсине киреше алып келиш өзгөчөлүгү болот.

Жеке менчиктин мүлк ээси бир канча жактар (адамдар, ишканна жана фирмалар) болгондо мүлккө ээлик кылуу укугу ал жактардын ортосунда анык келишимге карай бөлүштүрүлгөн болот.

Жеке менчик мүлкчүлүктүн эң кадимки формасы. Бирок өлкөбүздө эгемендүүлүккө чейин болгон пландуу экономика шартында анын мааниси жоголгон. Базар экономикасы шартында анын мааниси кайра калыбына келүүдө.



Жеке менчик — бир же бир канча жеке жакка таандык болгон жана мүлк ээси тарабынан киреше алуу максатында пайдаланылуучу мүлк.

Буюмдар – бул белгилүү мүлк ээси ээлик кылуучу нерселер, акчалар, кымбат баалуу кагаздар жана мүлктүк укуктар, Мүлктүк укуктар болсо башка бирөөдөн бир нерсени же кызматты алуу укугу болуп, ал да мүлк ээсине таандык болот.

Буюмдарга жеке буюмдар, кыймылдуу жана кыймылсыз буюмдар, ишканна буюмдарын мисал келтирүү мүмкүн.

Мүлк обьектилеринин арасында интелектуалдык мүлк оригиналдыгы менен айырмаланып турат. Интелектуалдык мүлк – бу адамдын ақыл-ишинин өнүмү болуп, ага болгон ээлик укугу мыйзам аркылуу белгилүү бир убакытка ушул адамга белгилеп коюлат, б. а. анын уруксатысыз пайдаланууга тыюу салынат.

Интелектуалдык мүлккө төмөнкүлөрдү мисал кылуу мүмкүн: адабий, көркөм, илимий чыгармалар, үн жаздыруу, радио, телевидение чыгармалары, ачылыштар, ойлоп табуулар, компьютер программалары, товардын белгиси, ноу-хау ж. б.

Менчиктин формасын мамлекеттик менчиктен жеке менчикке өзгөртүү менчиктештириүү деп аталат. Жеке менчикти мамлекеттик менчикке айланыруу болсо национализациялаштыруу деп аталат. Эгемендүүлүктөн мурда республикабыздагы бардык өндүрүштүк каражаттар, завод жана фабрикалар мамлекеттин тескөөсүндө эле. Эгемендүүлүккө жетишкенден кийин базар экономикасы жолун тандадык. Ишканалардын көпчүлүгү менчик мүлккө айлан-

дырылды. Менчиктештируүнүн натыйжасында чакан ишканалар, дүкөндөр, кол өнөрчүлүк устаканалары, турак-жайлар — жеке менчикке айландырылды.

Айрыкча соңку жылдарда өлкөбүздө менчиктештируү кескин ылдамдады. Өзбекстан Республикасынын Менчиктештирилген ишканаларга көмөктөшүү жана атаандаштыкты өнүктүрүү мамлекеттик комитетинин уюштуруулушунун натыйжасында менчиктештируү жарайны системалуу ишке ашырылууда. Мында Өзбекстандагы менчиктештирилген ишканаларды модернизациялоо, заманбап технологиялар менен жабдууга инвесторлордун каржыларын тартуу үчүн жана импорт ордун басуучу, экспорттолуучу өнүмдөрдү өндүрүү, жаңы иш ордуларын уюштуруу менчиктештируүнүн негизги максаты кылып белгиленди.

Өзбекстанда менчиктештируү төмөнкү принциптерге негизделет:

- бардык мамлекеттик объектилер ачык соода аркылуу сатылат;
- менчиктештируү жарайны жөнөкөйлөштүрүлгөн жана тунук;
- бардык инвесторлор сатылуучу объектилер жөнүндө толук маалымат алуусу мүмкүн;
- инвесторлор туруктуу мыйзамчылык аркылуу кепилденет.

Азыркы экономикалык реформалар аркылуу өлкөбүздөгү эң ири ишканалар да менчиктештирилүүдө. Өлкөбүздө ал тургай, жерди менчиктештируү боюнча да иш-чарагалар көрүлүүдө.



Национализациялаштыруу — жеке менчикти мамлекеттик менчикке өткөрүү жарайны.

Менчиктештируү — мамлекеттик менчикти жеке менчикке айландыруу жарайны.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Бардык нерсенин ээси — менчик ээси болуунун эмнеси жакшы?
2. Мүлктүн формаларын санап бер жана мисалдар келтир.
3. Базар экономикасында эң негизги мүлк формасы кайсы?
4. Интелектуалдык мүлк кандай мүлк?
5. Менчиктештируүдөн көздөлгөн негизги максат эмне деп ойлойсун?
6. Өзбекстандагы менчиктештируү жарайны жөнүндө сүйлөп бер.



Муну эсте сакта!

- Акча бардык товар жана кызматтарды айырбаштоо мүмкүн болгон атايын товар.
- Акча адамзаттын эң чоң ачылыштарынан бири.
- Акча мамиле, өлчөө жана чогултуу каражаты.

13-ТЕМА**КИРЕШЕ ЖАНА БАЙЛЫК**

Ишкер Салиеваның көрсөткүчтөрү



2017-жылда 5500 даана аялдар костюмун иштеп чыгарды жана ар бирин 50000 сумдан сатты.

2018-жылда 6200 даана жаңы дизайндағы аялдар костюмун иштеп чыгарды жана 80000 сумдан сатты

**АКТИВДЕШТИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

- Салиева 2017-жылда канча киреше алган, 2018-жылдачы?
- Ал 2018-жылда 2017- жылга Караганда канча көбүрөөк киреше алган?
- Ал кошумча кирешесин эмненин эсебинен алган деп ойлойсун?

Адатта, ар бир адам иш аракети натыйжасында адамдын негизги байлыгы – эмгеги аркылуу белгилүү санда киреше ала баштайды. Адамдын ан-сезими, билими, дилгирлиги, күч-кубаты, кесиптик тажрыйбасы, чебердиги, жөндөмдүүлүгү, ден соолугу жана руханий дүйнөсү анын — *адамдык байлыгын (капиталын)* түзөт. Адам капиталы — бул адамдын экономикалык кадыр-баркын билдирген чоңдук. Адамдын руханий байлыгы — анын көз карашы, кулк-мүнөзү, адеби, маданияты сыйктуу руханий дүйнөсүнө таандык сапаттар адам капиталынын негизги түзүүчүлөрүнөн эсептелет.



Адам капиталы — адамдын ан-сезими, билими, дилгирлиги, күч-кубаты, кесиптик тажрыйбасы, чебердиги, жөндөмдүүлүгү, ден соолугу жана руханий дүйнөсү.

Өлкөдөгү эмгек ресурстары анын бардык жарандардын адамдык капиталынын суммасынан турат. Япония мамлекетинде табигый байлыктар жокко эссе. Бул өлкө жарандарынын адамдык капиталын өнүктүрүү жана өркүндөтүп баруу менен, азыркы күндө ири экономикалык потенциалга, бай капиталдык ресурстарга ээ. Адамдын адамдык байлыгы (капиталы) ага эмгек акы көрүнүшүндөгү киреше алыш келиши жөнүндө өткөн сабакта сүйлөшкөн элек. Адамдын адамдык капиталы канчалык жогору, руханий дүйнөсү канчалык сулуу болсо, ал аркылуу алынган кирешенин саны — эм-

гек акы да ошончолук көп болот. Азыр сен өзүндүн адамдык капиталынды көбөйтүү максатында мектепте окуп жатасың. Андан кийин академик лицей, колледж же университете билим алыш, өзүндүн капиталынды байытасың. Булардын бардыгы, биринчиден, адамдык капиталынды, андан кийин кирешенди көбөйтүүгө багытталган болот.

Кирешелердин ақырындык менен көбөйүп барышы натыйжасында аны чогултуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Алынган кирешенин бир бөлүгү ошол эле учурда сарпалса, бир бөлүгү банкка коюлган акча, сатып алынган баалуу кагаз, завод, фабрика, автомобиль, имарат, турак-жай, жасалгалар көрүнүшүндөгү жеке менчик катарында чогултулат. Бул менчик адамдын *материалдык капиталын түзөт*. Анын адамдык жана материалдык капиталдары болсо анын *байлыгын түзөт*.

Адатта башкаларга караганда көбүрөөк продукцияларга ээ болгон адамды бай деп аташат. Экономикада болсо белгилүү убакыттагы адамдын кирешелеринин чыгашаларынан чоң даражада артык экендиги түшүнүлөт.

Жогоруда айтылгандардын бардыгын жыйынтыктап байлыкка төмөнкүдөй аныктама берүү мүмкүн: Байлык – бул адамда же коомдо акча, өндүрүш каражаттары, буюмдар сыйктуу материалдык продукциялардын жана материалдык эмес продукциялардын муктаждыктарга салыштырмалуу көптүгү. Албетте, биз чыныгы бай адам деп руханий дүйнөсү да кумарланууга татыктуу адамдарды айтабыз.



Материалдык капитал — чогултулган кирешенин материалдык менчиккөе айланган бөлүгү жана акчалай каражаты.

Байлык — адамдын бардык адамдык жана материалдык капиталдарынын суммасы.

Адамдын материалдык капиталын түзгөн менчик заводу менен фабрикалары, ижарага берилген турак-жайы же автомобили, банкка коюлган акчасы, баалуу кагаздары сыйктуу менчиктери ага рента (ижара акы), аманат пайызы, дивиденд жана ишкерчилик пайдасы көрүнүшүндөгү кошумча кирешелерди алыш келет.

Өлкөбүздөгү экономикалык мамилелер, коомдогу социалдык чөйрө кишинин жана бүт коомдун кирешелеринин курамына кескин таасир кылат. Эгемендүүлүккө чейин болгон мезгилде ишкердиктин пайдасы кишилердин кирешелеринин курамында дээрлийк жок эле. Эгемендүүлүктөн кийин адамдын жана бүт коомдун кирешелеринин курамында ишкердиктин кирешеси жана пайдасы эң чоң үлүшкө ээ болуп барууда.

Ар бир адам ар түрдүү жөндөмдүүлүк жана потенциалдын ээси. Ошондуктан, алардын кирешелеринин саны да ар түрдүү болот. Кирешелердин барабарсыздыгы базар экономикасына мүнөздүү өзгөчөлүк болуп, ушул барабарсыздык адамдарды жакшыраак иштөөгө, көбүрөөк киреше алууга түрткү берет.

Кирешелердин ортосундагы айырманын кескин артып кетүүсү да жак-

ши натыйжаларга алып барбайт. Ошондуктан, калктын кирешелеринин ортосундагы кескин айырмалар мамлекет тарабынан жарандардын кирешелерин салыкка тартуу, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жөлөк пулу берүү ж. б. жолдор менен жөнгө салынат.



Ижара акы (рента) — бирөөнүн менчигинен пайдалангандык үчүн төлөнгөн акы.

Аманат пайзызы — аманатка тапшырылган акча каражатынан пайдалангандык үчүн төлөнгөн кошумча акы.

Ишкердүүлүк пайдасы — ишкердик аракети натыйжасында алына турган киреше.



Баалуулуктар!

«Байлык малдын көптүгүндө эмес, балким көңүлдүн токтугунда болот» дейилген хадиске өз мамиленди билдири.

Белгилүү болгондой, базар экономикасы шартында баалар өзгөрүп турат. Адатта түрдүү жылдардагы кирешелер өз ара салыштырылганда алардын ошол жылдардагы санынын номиналдуу мааниси эмес, белгилүү жылга салыштырмалуу мааниси, б. а. реалдуу маанилери салыштырылат. Ошен-тип, *номиналдуу киреше* кирешенин ошол жылдагы баалардагы мааниси. *Реалдуу киреше* болсо — кирешенин белгилүү жылдагы баалардагы салыштырмалуу мааниси болуп эсептелет. Реалдуу киреше номиналдуу кирешени тиешелүү керектөө бааларынын индексине бөлүү менен табылат.

Керектөө бааларынын индекси (КБИ) калк тарабынан сатып алынган белгилүү товар жана кызматтардын белгилүү башталгыч доордогу бааларга салыштырмалуу өзгөрүшүн туюнтайт. Аны ошондой эле каралып жаткан убакыттын ичиндеги баалардын өзгөрүү даражасы деп айтууга да болот. Мисалы, 2018-жылы шарттуу өлкө калкынын орточо номиналдуу кирешени 2017-жылга салыштырмалуу 36,4 пайызга ашкан. Натыйжада 2017-жылы жаран 1 000 000 киреше алган болсо, 2018-жылга келип 1 364 000 сум киреше алган. Бул — жарандын турмуш деңгээли 2018-жылдын аягына келип 2017-жылга салыштырмалуу 1,346 эссе жогорулаганын билдирибейт. Анткени, бул убакыттын ичинде баалар да ашкан. Белгилүү болушунча баалар бул доордо орточо 7,5 пайызга, же 1,075 эсеге арткан. Эгер номиналдуу кирешенин санын баалардын артышынын деңгээлине бөлсөк: $1\ 364\ 000 : 1,075 = 1268837$ сум калктын реалдуу орточо кирешелеринин саны келип чыгат. Демек, 2018-жылдын аягында жарандардын кирешелери 2017-жылга салыштырмалуу болжол менен 1,27 эссе ашкан болот. ($1\ 268\ 837 : 1\ 000\ 000 = 1,27$).



Номиналдуу киреше — белгилүү доордун ичинде өз алдынча жеке адам, же үй-бүлө тарабынан алынган кирешенин саны.

Реалдуу киреше — номиналдуу кирешенин белгилүү жылдагы бааларга салыштырмалуу мааниси.



ФОРМУЛА

$$R_r = \frac{R_n}{I}$$

R_n — номиналдуу киреше;

R_r — реалдуу киреше;

I — керектөө бааларынын индекси же баалардын өзгөрүү даражасы.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

- Адамдын экономикалык кадыр-баркы эмне менен ченелет, деп ойлойсун?
- Адамдын руханий байлыгы дегенде эмнени түшүнөсүн? Анын адамдык капиталы — экономикалык кадыр-баркындагы орду жөнүндө эмне айта аласын?
- Байлык деген эмне? Кандай адамды бай адам деп айтышат?
- Жеке менчиктен алынуучу кирешеге мисалдар келтир.
- Номиналдуу жана реалдуу кирешелердин айырмасын айтып бер.
- Кирешелер барабарсыздыгынын артыкчылык жана кемчилик жактарын айтып бер.



Муну эсте сакта!

- Ар кандай адамда же ишканада кандайдыр өлчөмдө мүлк болот.
- Мүлктүн жеке, коомчулук, мамлекеттик жана жеке менчик түрлөрү айырмаланат.
 - Мамлекеттик мүлк бардык жарандар үчүн кызмат кылат.
 - Базар экономикасында жеке менчик алдыңкы орунда турат.
 - Менчичестириүү аркылуу мүлк чыныгы ээсине тапшырат.



Муну эсте сакта!

- Адамдын экономикалык кадыр-баркы (байлыгы) — анын адамдык жана материалдык капиталдарынын суммасы менен ченелет.
- Эмгек ресурсу — эмгек акы, табигый ресурс — рента, капиталдык ресурс — пайыз (дивиденд), ишкердик — пайда көрүнүшүндө киреше алып келет.
- Номиналдуу киреше азыркы бааларда эсептелсө, реалдуу киреше алынган белгилүү жылдын баасына салыштырмалуу эсептелет.
- Кирешенин реалдуу саны анын жылдар боюнча кандай денгээлде өзгөргөндүгүн аныктоого жардам берет.

14-ТЕМА**ЧОГУЛТУУ ЖАНА КАМСЫЗДАНДЫРУУ**

Озбекстан Улуттук банкы аманаттарынды
18% жылдык пайыз ставкасы менен
көбөйтүрүп берет. Пайыз көлемү ар айда
есептелип, аманатыңа кошулат.



«Ипотека банк» акцияларын сатып
алсан, жылына 20% кошумча киреше –
дивиденд аласын.



Акчанды «Ипотека»
банкына кой. Бул үй куруу
үчүн же сатып алышка
мүмкүндүк берет.



Акчанды
чөнтөгүндө
сакта



Дүкөндөн аудитехника
каражаттарын накталай
акчага же которуу жолу
менен сатып альши мүмкүн.

**АКТИВДЕШТИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

Жогорудагы сүрөттөрдө түрдүү мекемелер акчаңды сактоого, же аны сен
үчүн пайдалуу ишке сарпташың өз кызматтарын сунуш кылып жатат. Алсак,
сенин 200 000 сум акчаң бар жана аны өзүң үчүн кандайдыр пайдалуу ишке
сарптамакчысын.

1. Ар бир сунушту жакшылап үйрөнүп чык жана алардын оң жана терс жактарын
талда.
2. Кайсы бир сунуш көбүрөөк киреше (пайда) алып келет?
3. Ар бир сунуштан алынышы мүмкүн болгон пайданы өзүндүн жана коомдун
көз карашы менен баала.
4. Кайсы бир сунуштун тууралыгына көбүрөөк ишенесин?
5. Чечим кабыл алуу жадыбалын түз, ар бир сунушту өзүңө мақул критерийлер
менен баала жана тандоонун натыйжасын жарыяла. Эмне үчүн дал ушул
чечимге келгинициди негиздеп бер.

Адамдар адатта кирешелерин заматта эле сарптап коюшпайт, анын бир бөлүгүн аманат түрүндө сактап коюшат, б. а. чогултушат. Чогултулган акчага болсо сактоо дейилет. Сактоо келечектеги керектөөлөрду канaatандыруу максатында чогултулган акча каражаттары болуп эсептелет.



Сактоо — келечектеги керектөөлөрду канaatандыруу учун чогултулган акча.

Байлык кандайдыр бир товар-тургун мүлк (үй-жай жана башка имараттар) кымбатбаа метал жана таштар, алардан жасалган буюмдар, зер-зыйнат буюмдары же туурадан туура акча каражаттары көрүнүшүндө топтолушу мүмүкүн. Азыркы заманда акча көрпө арасында же сандыкта сактоо туура чечим эмес, себеби ал акча ээсине эч кандай пайда келтирбейт. Акча туура топтоо жана кишиден анык даражадагы билимди талап кылат.

Акча каражатартын сактоого адистешкен көптөгөн мекемелер бар. Мындей ишканалардын катарына аманат банктары, фонд биржалары, пенсия фонддору, камсыздандыруу компаниялары, карызга (кредит) түрдүү товарларды саткан жана карызга турак-жай куруп, сатуу менен алектенген коомдорду киргизүүгө болот.

Топтолгон акчаларды өздөштүрүү эң туура жолу-були инвестиция, же жаңы ишканаларды жаратуу же барын модеринизация кылуу учун жумшалат. Фонд биржасынан кандайдыр ишкананын акциясын сатып алып, ишкананын жылдык пайдасынан дивиденд көрүнүшүндөгү киреше алышиң мүмкүн. Инвестициялык иш аракеттин өзгөчөлүктөрү ушунда, анда жетишкендик иш аракетинде киреше алуу мүмкүнчүлүгүн берет. Болбосо пайданы, балким өз каражаттарыны да жоготуу эч шексиз.

Аманат деп, акча каражатын сактоо жана көбөйтүү максатында белгилүү кошумча акы — пайыз эсебине банкка куюуга айтылат:

$$\text{Аманат жылдык пайдасы} = \frac{\text{Аманаттын суммасы} \cdot \text{аманат жылдык пайызы}}{100\%}$$



Инвестициялар (анг. Investments) — жаңы ишканалары түзүү, бардыгы модеринизация кылуу, жаңы технология жана техниканы өздөштүрүү, өндүрүү кенитүүгө багытталган каражаттар.

Аманат банкыда бир айга коюлган болсо, ал абалда аманат пайдасыны төмөнкү формула менен эсептеп чыгаруу мүмкүн:

$$\text{Аманат айлык пайдасы}=\text{Аманат жылдык пайдасы : 12}$$

Аманат бир нече айга коюлган болсо ал абалда мындей аманат пайдасыны аманат айлык пайдасы ай санына көбөйтүрүп табылат. Мисалы, аманат 3 айга коюлган болсо бул аманат пайдасын аманат айлык пайдасы 3 кө көбөйтүрүп табылат. Аманатка акча коюу учун банкты тандоодо, негизинен эки критерийге маани берүү зарыл: дараматуулук жана ишенчтүүлүк.



Экономикалык билимдин негиздери

Банкка коюлган аманаттар сыр тутулат жана мурастык укук мыйзам менен кепилденет.

Өзбекстан Республикасы Конституциясы, 36-статья



Аманат — деп, акча каражатын сактоо жана көбөйтүү максатында белгилүү кошумча акы — пайыз эсебине банкка коуюга айтылат.

Аманаттын эң чоң душманы — бул инфляция. Инфляция — бул өлкөдө орточо баалардын токтоосуз жогорулап барышы натыйжасында акчанын кадыр-баркынын төмөндөшү.

Эгерде өлкөдө керектөө товарларынын баасы 3 эсे жогоруласа, демек, калктын аманаттарынын кадыры да ошончо эсे түшөт. Ошондуктан күчтүү кризис учурларында аманатты акча түрүндө сактоо туура эмес. Мында тезирээк келечке жогорку бааларда сатуу оной болгон товарларды сатып алган он.

Керектөөчүлөрдүн акча каражаттары пайдаланылбай бир жерде тургандан көрөктү тийиштүү мекемеде сакталса, аманатчы үчүн гана эмес, мамлекет жана өндүрүүчү фирмалар үчүн да пайдалуу. Анткени бул акча каражаттары өндүрүшкө багытталып, анын көлөмүн көбөйтүүгө алып келет. Мындан мамлекеттин жалпы экономикасына пайдасы тиет. Ошол себептүү фонддор экономикалык өнүгүүнүн негизи болуп кызмат кылат.



Инфляция — өлкөдө орточо баалардын токтоосуз жогорулап барышы натыйжасында акчанын кадыр-баркынын төмөндөш.

Түрдүү күтүлбөгөн жагдайлар натыйжасында пайда болушу мүмкүн болгон финансыйлык көйгөйлөрдөн коргонуу камсыздандыруу деп аталац. Учурда камсыздандыруунун менчикиті камсыздандыруу, жашоону камсыздандыруу, медициналык камсыздандыруу сыйктуу бир нече түрлөрү бар. Камсыздандыруунун мындаи түрлөрүндө камсыздандыруу компанияларына үзгүлтүксүз камсыздандыруу төлөөлөрү төлөнүп турат. Кандайдыр бир кырык натыйжасында туулган финансыйлык көйгөй, жеткирилген зыян, же жоготуунун орду камсыздандыруу компаниясы тарабынан капиталат. Мисалы, турак-жай камсыздандырылса, жыл сайын белгилүү сандагы камсыздандыруу акысы төлөнүп турат. Кандайдыр бир көнүлсүз окуя, мисалы, өрткө байланыштуу турак-жайга зыян жеткенде, көрүлгөн финансыйлык зыян камсыздандыруу компаниясы тарабынан төлөнөт.



Камсыздандыруу — түрдүү күтүлбөгөн жагдайдар натыйжасында пайда болушу мүмкүн болгон финансыйлык көйгөйлөрдөн коргону.



Көнүгүү

2018-жылда комерциялык банктардан бири:

1 ай мөөнөткө - 18 мөөнөткө-21; 3 ай мөөнөткө- 24 жылдык пайыз ставкасы менен кошумча акы төлөнүүсү жарыя кылышы.

1. Банктын жылдык пайыз ставкалары эмне себептен ар түрдүү?
2. Эгер жылдык пайыз ставкасы 24 түзсө, бир айлык пайыз ставкасы канча пайызды түзөт?
3. Банкка коюлган 5000000 сум 1,2,3 ай сакталганда канча сум болуп кайтышын эсепте.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Кишилер эмне себептен акчаларын топтоштурат?
2. Акча фондунаң кандай жолдорун билесин жана алар ичинен кайсы бири сен үчүн макул жана ынгайлую? Эмне үчүн?
3. Акча фондунаң акча ээсинен башка дагы дагы кимдер кызықдар болот?
4. Акча фонду түзүп көргөнсүңбү? Акча топтоо оңойбу же кыйын?
5. Кандай убакытта акча каражаттарыны топтоо пайдасыз, балким болушу мүмкүн? Мындай кырдаалда кандай жол туткан туура?
6. Инфляция эмне? Ал эмне үчүн керек?
7. Камсыздоо эмне үчүн? Ал эмне үчүн керек?



Эсте сакта!

- Керектөөчүлөр кирешелери көбөйгөндө анын бир бөлүгүнү топтоого арекеткүлышат.
- Топтолгон кирешелер көбүнчө материалдык капиталды көбөйтүүгө сарпталат.
- Топтоонун негизиг душманы – бул акчанын кадырсыздануусу-инфляция;
- Фонд келечекте экономикалык өнүгүү негизи эсептелет.

15-ТЕМА**ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЧЕЧИМ КАБЫЛ АЛУУ**

Альтернативдик мүмкүнчүлүктөр (сатып алуу мүмкүн болгон нерселердин аты)	Баалоонун кратерийлери (сатып алуунун максатка ыдайыктуулугу, андан келген пайданын кратерийлери)				
	Акчанын жетиши	Керектөөнүн бар экендигии	Билим алууга пайдасы	Ден соолукка пайдасы	Үйдөгүлөргө макул келиши
1. Велосипед					
2. Костюм-шым					
3. Аудиоплейер					
4. Каратэ секциясы					
5. Англис тили курсу					
6....					

**АКТИВДЕШТИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

- Көйгөй:** алсак,атаң туулган күнүңе 100 00 сум акча берди жана сен эмне сатып алсан экен деп,ойлонуп калдын.
- Альтернативдик чечимдер:** алсак, бул акчага «Чечим кабыл алуунун жадыбалы» деп аталган,жогорудагы жадыбалдын саптарында жазылган төмөнкү альтернативдик нерселерди сатып алышың мүмкүн: 1) досундун велосипедин; 2) өзүңө жаңы костюм-шым; 3) аудиоплейер; 4) 6 ай бою акылуу каратэ секциясына катышшу; 5) 3 ай бою акылуу англий тили курсуна катышшу; 6) өзүңө макул болгон дагы башка нерселер. Жадыбалды дептерине көчүрүп ал жана 6-нерсенин да атын акыркы сапка жаз.
- Баалоонун критерийлери:** ар бир нерсени сатып алуудан көрө турган пайдаң,анын канчалык максатка төп келиши жана керектөөндү канчалык деңгээлде канаттандырганын көрсөткөн критерийлер: «акчанын жетиши»,«керектөөнүн бар экендиги»,«билим алууга пайдасы» сыйктуу критерийлер жадыбалдын биринчи сабында берилген болсун.
- Ар бир альтернативдик чечимди критерийлер боюнча баалоо:** ар бир чечимди берилген критерийлер боюнча баалап.туура келген чакмактарга: эгерде критерийлер боюнча пикир оң болсо «+»,терс болсо «-» белгисин, эгерде оң да,терс да болбосо «0» белгисин, эгерде белгисиз болсо «?» белгисин кой.
- Тандоо:** баалоонун натыйжасы боюнча, кайсы нерсе эң көп оң баа алгандыгын аныкт.

6. Чечиминди жанаша олтурган досуң менен салыштыр. Эмне себептен чечимдер ар түрдүү болуп чыкты?
-

«Бостон» фермер чарбасынын жетекчиси Камал Абдуллаев өзү жашап турган айылда сүттү иштетүү цехин курууну чечти. Ал чечимдердин пайда болуу себептерин өзүбүзчө талдап көрөлүчү. Албетте, ар бир чечимди кабыл алуудан мурда экономикалык жагдай, ресурстардан пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү терең үйрөнүп чыгышкан. жагдай, ресурстардан пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү терең үйрөнүп чыгышкан.

Экономисттердин тили менен айта турган болсок: Эмне өндүрүү керек? кантип өндүрүү керек? ким үчүн өндүрүү керек? деген суроолорго жооп изделген. Башкача айтканда чечим (мүм- күнчүлүктөрдүн ичинен бирин тандоо) экономикалык тараптан эң ылайык чечим болгон. Абдуллаев мындай чечимди кабыл алуудан алдын ар түрдүү алтернатив мүмкүнчүлүктөрдү абдан салыштырып көрдү. Анын алдында консерва заводу, мөмө шербети өндүрүү, этти кайра кайра иштетүү ишканаларыны куруу мүмкүнчүлүктөрү да бар эле. Бирок ал бардык мүмкүнчүлүктөрдү «канча каржы талап кылышы», «продукцияга талап бардыгы», «келтирилген киреше жана пайдасы» «мезгилдүүлүгү» сыйктуу критерийлер боюнча экономикалык анализдеп көрдү. Ушул критерийлер жардамында мүмкүнчүлүктөрдү баалайт жана өзү үчүн эң экономикалык макул болгон чечимди кабыл алат-сүт иштеп чыгаруу ишканасыны курууну тандады. Мындай экономикалык чечим кабыл кылуу боюнча иш бир канча көйгөй, алтернатив мүмкүнчүлүктөр, баалоо, тандоо сыйктуу баскычтарда максатка ашырды.

Ар бир чечимдин баалуулугу жана пайдасы өз алдынча жеке адамга жана коомго тийгизген мааниси менен өлчөнөт. Абдуллаевдин цехти куруу жөнүндөгү чечиминин баалуулугу, аны иштетүүнүн натыйжасында, эң мурда, алган кирешеси жана жасаган ишинен канааттануу сезими съшктуу пайдалуу жагы менен цехти куруу үчүн сарптган каражаттарын жана колдон чыгарылган мүмкүнчүлүктөрүн өз ара салыштыруу аркылуу аныкталат. Экинчи жактан, бул чечимдин социалдык баалуулугу да этибар алынып, ал кошумча жумушчу орундарын жаратуу, адамдардын сүт продукцияларына болгон керектөөлөрүн канааттандыруу сыйктуу коомго тийгизген пайдасы жана коом тарабынан болгон чыгашалар жана жоготулган башка альтернативдик мүмкүнчүлүктөрдү өз ара сальптыруу аркылуу аныкталат. Ошентип, ар бир адам чечим кабыл алып жатканда, жеке жана коомдук көз караштан ээ болгон укугу жана колдон чыгарган

мұмкүнчүлүктөрүн, сөзсүз түрдө, өз ара салыштырыши керек экен.

Камал Абдуллаев сүттү кайра иштетүү ишканасы курууга чечим кылганда бул чечим, албетте, үнөмдүүлүк менен рационалдуу кабыл алынган. Экинчи жактан, бул чечимди ишке ашыргандан кийин алына турган натыйжа жөнүндө ойлоп көрүлгөн. Бул натыйжа, сөзсүз, өзүнүн эң «чоң», максималдык баалуу пайдага ээ болушу менен ажырап турушу керек. Антпесе мындай чечим кабыл алынбайт болчу. Чындал эле, егерде Абдуллаев үчүн сүттү иштетүү цехине караганда консерва заводун куруу көбүрөөк натыйжалуу жана пайдалуу болгондо, ал өз чечимин өзгөртмөк. Ушул сыйктуу мамлекет үчүн коллеждерди куруудан көрө натыйжалуу жана пайдалуураак мұмкүнчүлүк болгондо, ал ошол мұмкүнчүлүкту ишке ашыруу жөнүндө чечим кабыл алмак.

Эми мамлекет көлөмүндөгү бир чечим менен таанышып чыгабыз.

Өзбекстан өкүмөтү 2025-жылга келип пахта таласын экспорт кылууну бүткүл токтотууга жана мамлекетибиздин өзүндө толук кайта иштөөнү жолго коюуга чечим кылды.

2025-жылга келип мамлекетибизде токуучулук продукциялары иштеп чыгаруунун 2,6 жолу, экспорт көлөмү болсо 4,7 жолу ашыруу, же 7,1 млрд АҚШ долларына жеткирүү пландаштырууда.

Пахта талаасы экспорту мамлекетке өтө чоң көлөмдөгү валютасыны алып келет. Бирок экичи тараптан, 1 тонна пахта талаасы экспорт кылуудан түшкөн кирешеге караганда аны кайта иштегендө алынуучу токуучулук продукцияны экспорт кылуу бир нече жолу көп киреше келтириет. Ошону эсепке алган абалда өкмөтүбүз ушундай чечим кабыл алган.

Демек, ар кандай экономикалык чечим ал чакан ишкердик даражасында, мамлекет көлөмүндө кабыл алынган болсун, бул чечим кайсыдыр мааниде, өзүнүн рационалдык жана максималдык белгилери менен ажыралып туруусу зарыл экен.



Тапшырма

Мектепте бир жыл окуун үчүн:

- ата-энен;
- мамлекет болжолдуу канча каржы сарптағанын эсептеп чыккыла.

Мектепте окуундан:

- жеке өзүңө;
- коомго кандай пайда барлыгыны аныкта жана жогоруда аныкталған чыгымдар менен салыштыр. Сен бул чыгымдарды актайсыңбы?



Рационалдуулук — кандайдыр ресурстан үнөмдүү пайдалануу касиети.

Максималдуулук — кандайдыр бир көрсөткүч боюнча эң жакшы макул натыйжага жетишүү.



Баалуулуктар!

«Жети өлчөп – бир кес», «Жумуштун өзүнү эмес-көзүнү бил» деген макалдары кандай түшүнөсүн.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Экономикалык туура чечим кабыл алуунун кандай баскычтарын жана критерийлерин билемесиң? Кандайдыр мисалдын негизинде түшүндүрүп бер.
2. Рационалдуу иш жасаган адам дегенде кандай адамды түшүнөсүн?
3. Кечеки күнүндү эртеден кечке чейин кантип өткөргөнүндү сааттары боюнча корсөт. Күн бою жасаган ишинди үнөмдүү — рационалдуу ўюштурдуңбу? Өткөн күндөн максималдуу пайда алдыбы? Күнүндү өнүмдүү жана жагымдуу өткөрдүңбү?
5. Ушул күндөрдөгү ишмердигиңден өзүңө, үй-бүлөңө жана коомго кандай пайда бар деп ойлойсун?
6. Жеке жана коомдук баалуулугу бири-бирине тескери болгон чечимге мисал келтир жана ага карата өзүндүн иикириңди билдир. Элестет базарга кандайдыр кийим сатып алганга бардык. Ал жерде өзүңө.



Эсте сакта!

- Ар бир адамдын жыргалчылыкта жашашы көбүнese анын туура экономикалык чечим кабыл алышынан көз каранды.
 - Ар бир адам чечим кабыл алыш жатканда ээ боло турган жетишкендиги менен колдон чыгара турган мүмкүнчүлүктөрүн сөзсүз өз ара салыштырууга тиши.
 - Чечим кабыл алуу (чечимди тандоо) жарайндары баскычтары:
 - а) көйгөйдү аныктоо;
 - б) бардык альтернативдик чечимдерди санап чыгуу;
 - в) баалоонун критерийлерин аныктап алуу;
 - г) ар бир чечимди критерийлер боюнча баалап чыгуу;
 - л) баалоонун натыйжасы боюнча эң жакшы чечимди тандоо.

16-ТЕМА**КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮН УКУКТАРЫ****1**

Кардап: Бул көйнөктуү кайра алсаң экен.

Сатуучу: Биз сатылган товарды кайра албайбыз.

2**3****АКТИВДЕШИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

- 1-сүрөттөгү жагдайга пикириңди билдир. Кимди туура? Сатуучунукубу? Кардардыкыбы? Эмне үчүн? Алардын ортосундагы тартышты ким чече алыши мүмкүн?
- 2 жана 3-сүрөттөгү продукциянын этикеткасында кандай маалыматтар берилгендигин аныкта. Бул маалыматтардын кайсы бири сен үчүн маанилүү саналат?
- Реклама турмушунда кандай орун тутат? 2 жана 3 сүрөттөрдөгү кефир товарыны реклама кылуучу болсоң, сен кандай сөздөрдү пайдаланган болор элең?

Ар бирибиз керектөөчү катары катышабыз. Керектөөчү катары кандайдыр товарды сатып алуу учурунда эмнелерге кончул бурууга тийишпиз? Керектөөчү катары кандай укуктарга ээбиз? Ушул жана ушуга окшош суроолорго жоопту Өзбекстан Республикасынын «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндөгү» Мыйзамынан тапсак болот. Төмөн жакта ошол укуктар жөнүндө кыскача маалымат беребиз:

1. Керектөөчүлөр товар жана аны өндүргөн ишкана жөнүндө төмөнкү ишеничтүү жана толук маалыматты алуу укугуна ээ: товардын тиешелүү сапаттык көрсөткүчтөргө ылайык келишин ырастаган документ; товардын керектөө жана өзүнө мүнөздүү касиеттеринин тизмеси; товардын баасы; товар даярдалган дата; товардан пайдалануунун эрежелери менен шарттары; товардын кызмат (же сактоо) мөөнөтүү; өндүрүүчүнүн товардан пайдалануу боюнча кепилдик милдеттенмелери; товарды сактоонун усулдары менен эрежелери.

2. Товар санитариялдык-гигиеналык талаптарына жооп берүүгө, адамдын ден соолугу жана айлана чөйрө үчүн коопсуз болууга тийиш. Өндүрүүчү товардын жалпы кызмат мөөнөтү бую товардын коопсуз болушун камсыздоого тийиш.

3. Керектөөчү кемчиликтүү товарды сатып алган болсо, кааласа төмөнкүлөрдү талап кылууга аkyлуу:

- кемчиликтүү товарды тиешелүү сапатка ээ дал ушундай товарга алмаштыруу;
- башка ушуга окшош товарга, сатып алган баасын тиешелүү эсеп-кысап кылуу жолу менен, алмаштыруу;
- товардын кемчиликтөрин өндүрүүчүгө акысыз ондотуу, же ондотуунун каражаттарын төлөтүү;
- кемчилиги бар товардын баасын тиешелүү өлчөмдө азайтуу;
- жеткирилген зыянды толук көлөмдө каптоо шарты менен кемчиликтүү товарды өндүрүүчүгө кайтаруу.

4. Керектөөчү билүү укуктардан товарды сатып алган күндөн баштап, товардын кемчилиги аныктаңылган төмөнкү мөөнөткө чейин пайдаланышы мүмкүн:

- кепилдик мөөнөтү, же пайдаланууга жарамдуулук мөөнөтү ичинде;
- кепилдик мөөнөтү, же пайдаланууга жарамдуулук мөөнөтү белгилен-бegen товарлар үчүн — 6 ай, козголбос мүлк үчүн — 2 жыл (эгерде келишимде башка узагыраак убакыт белгиленбegen болсо).

5. Керектөөчүнүн талаптары товарды дал ошол өндүрүүчүдөн (сатуучудан) сатып алгандыгын ырастаган тиешелүү документ (мисалы, кассанын чеги, товардын документи) көрсөтүлгөндө гана көрүп чыгылат.

6. Мыйзамда көрсөтүлгөн билүү укуктар бузулганда жана жактар келише албаса, сотко же мамлекеттин башка ыйгарым укуктуу органдарына кайрылса болот.

7. Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо максатында жерлерде коомдук бирикмелерди түзүүгө болот.

Албетте, ар кандай келишим, сатуучу жана керектөөчү ортосундагы келишим да тараптардын ыразылыгы менен ишке ашырылат. Мында керектөөчү күчсүз тарабы деп эсептелет жана анын укуктары бекем корголот. Бирок мыйзамда жекече айтылбаган болсо да, керектөөчүлөр жарандык мыйзамчылыгында келип чыккан катар милдетенмелер да бар. Алар арасында эң негизгилери төмөнкүлөрү: керектөөчүнүн товар (кызмат) үчүн убактыда акы төлөө милдетти; келишимди бекер кылган абалда товарды өз убактында кайтарып берүү милдети; товар өзүнчө, мисалы, атайын буюртма боюнча, атайын өлчөмдө тигилген болсо ал даяр болгондон кийин аны кабыл кылып алуу милдети; сапаттуу товарды алмаштырып берүүнү (башка өлчөмже түскө) кайтарылган товардын керектөө сапаттары, көрүнүшү, этикеткалары бузулбаган абалда сунуштоо мажбурияты.

Реклама массалык маалымат каражаттарында керектөөчүлөргө товар жөнүндө маалымат берүү аркылуу алардын товарга болгон талабын жогору-

латууга каратылган үгүттөө иш-чарасы.

Рекламанын артыкчылыктары: жарнак керектөөчүлөрдүн таламдарын көздөйт, анткени ал керектөөчүлөргө базардагы баа жана жаңылыктар жөнүндө маалымат берет; реклама көбүнчө баалардын төмөндөшүнө алып келет; реклама атаандашууну кызыктырат, мындан керектөөчүлөр менен жалпы коом утушта болот; рекламадан алынган киреше массалык маалымат каражаттарынын чоң бөлүгүн кептайды; реклама керектөөчүлөр талабынын көбөйүшүнө жана мунун натыйжасында экономиканың өсүшүнө алып келет.

Рекламанын кемчиликтери: реклама кээде керектөөчүлөргө туура эмес кабар берип, чаташтырат; жарнак чоң финансыйлык каражаттарды талап кылат, бул болсо товарлардын баасын ашырат; керектөөчүлөрдө анчалык зарыл эмес товарларга акча сарптоо каалоосун пайда кылат; массалык маалымат каражаттары реклама берүүчүлөрдөн көз каранды болуп калат, бул алардын эркиндигин чектейт.



Реклама — массалык маалымат каражаттарында керектөөчүлөргө товар жөнүндө маалымат берүү аркылуу алардын товарга болгон талабын жогорулатууга каратылган үгүттөө иш-чарасы.

Товардын штрих коду өзүнө мүнөздүү маалымат булагы болуп, андан товардын кайсы мамлекетте даярдалгандыгын, кайсы ишкана өндүргөндүгүн жана товар жөнүндө башка маалыматтарды билүүгө болот. 13 сандан турган 8710335230431 штрих кодунун алгачкы эки саны 87 — товардын Нидерландияда даярдалгандыгын, кийинки беш сан 10335 — товарды өндүргөн фирманин ошол мамлекетте каттоодон өткөн номерин билдириет. Кийинки беш сан 23043 — товардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалымат берет. Акыркы сан 1 болсо товар кодунун көзөмөл санынан турат. Товардын штрих кодунун жардамында товардын жасалма, же чыныгы экендигин жөнөкөй арифметикалык эсеп-кысаптар жардамында билип алууга болот.



Товардын штрих коду — товар жөнүндөгү маалыматтарды товардын этикеткасында көрсөткөн сыйыктар тизмегинен жана сандардын удаалаштыгынан турган атайын белги.

Мамлекеттер	Коддор	Мамлекеттер	Коддор
АКШ, Канада	00 – 09	Түркия	869
Франция	30 – 37	Россия	460
Германия	400 – 440	Өзбекстан	46 – 47
Япония	49	Улуу Британия	50



Санаарип технологиялардын өнүгүшү QR-код аттуу ак квадрат ичине жайгашкан кара квадраттар сүрөттөрдөн турат коддун пайда болушуна алыш келди. Мындай сүрөттү соңку учурларда: касса чектеринде, билеттерде, музей жана метролордо, ресторан тамактарында, товар этикеткаларында жана башка нерселерде учратуу мүмкүн.

QR англис тилинде кыскартылган английсче сөз- Quick Response (тез жооп кайтаруу) ну билдирет.

QR –код-бул тийиштүү программалык камсыздоо болгон уюлдуу телефондогу камера аркылуу тез таанып алуучу малыматты берүүчү эки өлчөмдүү штрих-код.

QR-код жөнөкөй штрих кодко караганда анча көп малыматты жеткире алат. Ал ылайык программа сканер жардамында киритилет жана аны жөнөкөй уюлдуу телефон жардамында да окуу мүмкүн.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Керектөөчү укуктарынан кээ бирлерин айтып бергиле. Өндүрүүчү жана сатуучунун кандай укуктары бар? Керектөөчүлөрдүн укуктары коргоого алышып, ага чоң маани берүүсүнүн себеби эмнеде деп ойлойсун?
2. Керектөөчү катары дүкөндөн кандайдыр нерсе сатып алыш жатканында товар жөнүндө кандай маалыматтарды сурал билүүгө укугуң бар?
3. Дүкөндөн кандайдыр нерсе сатып алганында берилген чектин сен үчүн кандай мааниси бар?
4. Рекламанын сага пайдасы барбы? Рекламадан ким көбүрөөк пайда көрөт?
5. Кандайдыр товардын кутусунда берилген маалыматтардын толуктугугуна талдоо жүргүз.
6. Товардын штрихкоду эмне үчүн керек?
7. Товардын QR коду жөнөкөй штрих-коддан эмнеси менен айырмаланат.



Эсте сакта!

- Керектөөчүлөр укуктары Өзбекстан Республикасынын «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо туурасындағы» мыйзамы аркылуу корголот.
- Товардын штрих коду же QR-коду туурасында толук малымат берет.
- Рекламанын оң жана терс тарараптары бар.

III ГЛАВАНЫ КАИТАЛОО ҮЧҮН СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР

A. СУРООЛОР

1. Керектөөчүнүн кандай киреше булактары болушу мүмкүн?
2. Бардык нерсенин ээси — менчик ээси болуунун артыкчылыктары менен кемчиликтерин, оң жана терс жактарын айт.
3. Адамдын экономикалык кадыр-баркы дегенде эмнени түшүнөсүң?
4. Адамдын материалдык жана руханий байлыктары дегенде эмнени түшүнөсүң?
5. Киреш менен байлыктын айырмасын түшүндүр.
6. Кирешелер ар дайым акча түрүндө болобу?
7. Керектөөчүлөр сарптарынын кандай түрлөрү бар?
8. Үй-бүлөлүк бюджет деген эмне?
9. Энгел мыйзамы эмне тууралуу?
10. Кишилер эмне себептен акча каражаттарын топтошот?

B. ТАПШЫРМАЛАР

Ар бир терминге дал келген түшүндүрмөнү таап.

ТЕРМИНДЕР:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Менчиктештируү. | 5. Реалдуу киреше. |
| 2. Материалдык капитал. | 6. Номиналдуу киреше. |
| 3. Ишкердиктин пайдасы. | 7. Фонд. |
| 4. Үй-бүлөлүк бюджет. | |

ТҮШҮНДҮРМӨЛӨР:

- а) ишкердиктин натыйжасында алынган киреше;
- б) үй-бүлөнүн белгилүү доордогу киреше булактары жана сарптары берилген финанссылык планы;
- г) белгилүү бир доор ичинде өз алдынча жеке адам, же үй-бүлө тарабынан алынган кирешенин саны;
- д) келечектеги керектөөлөрдү канатандыруу үчүн сакталган акча;
- е) мамлекеттик менчикти өзүмдүк жеке менчикке айландыруу процесси;
- ж) номиналдуу кирешенин белгилүү доордогу бааларга салыштырмалуу мааниси.

В. ТЕСТТЕР

Берилген суроолорго мааниси жагынан эң туура жана толук жоопту белгиле.

1. Туура эмесин тап.

Керектөөчүлөрдүн киреше булактарына эмнелер кирет.

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| А. Стипендия, пенсия. | В. Камсыздандыруу, сактоо. |
| С. Эмгек акы, дивиденд. | Д. Рента, пайыз. |

2. Төмөнкү жагдайлардын кайсы бириnde менчиктин формасы өзгөрүп жатат?

- | |
|--|
| А. Карыя уулуна короо жайын мураска калтырыды. |
| В. Мамлекеттик мекеме балдар үйүнө компьютер белек кылды. |
| С. Фермер уюун базарга алыш чыгып сатты. |
| Д. Алгыровдун короо жайы конфискацияланып, окуучулар үйүнө айландырылды. |

3. Мүлккө толугу менен ээлик кылуу укугу деген эмне?

- | |
|--|
| А. Аны белек кылуу. |
| В. Аны сатуу же айырбаштоо. |
| С. Андан өзүнүн керектөөлөрүн канаттандыруу үчүн пайдалануу. |
| Д. Жогорудагылардын бардыгы. |

4. Кайсы топтогу кирешелер жалаң материалдық байлыктан пайдалануу аркылуу гана алынат?

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| А. Ижара, пенсия, дивиденд. | В. Рента, пайыз, маяна |
| С. Пайда, пенсия, дивиденд. | Д. Рента, дивиденд, пайыз. |

5. Үй-бүлөлүк бюджетте ...

- | |
|--|
| А. жетишсиздик болбоого тийиш. |
| Б. үй-бүлөлүк сарптар гана белгиленет. |
| С. үй-бүлөлүк кирешелер гана белгиленет. |
| Д. үй-бүлөнүн белгилүү доорго пландаштырылган киреше булактары жана сарптары белгиленет. |

6. Киреше келип чыгат эмгек ресурстары?

- | | |
|-----------------|---------------|
| А. Рента. | В. Пайыздык. |
| С. Айлык акысы. | Д. Пайдалары. |

7. Кирешенин төмөнкү түрлөрүнүн кайсынысы гана мамлекет жардам бере алат?

- | | |
|--------------|------------------------|
| А. Сыйлык. | Б. Жумушсуздук акчасы. |
| В. Дивиденд. | Г. Стипендия. |

ӨЗ АЛДЫНЧА ИШМЕРДҮҮЛҮК ЭКОНОМИКАЛЫК ПРАКТИКА

Райондо пластмасса буюм өндүрүүчү завод курулат. Бул заводдун жакшы иштөөсү үчүн заводдун жетекчилери эмне үчүн, кандай кылып, ким үчүн өндүрүш керек деген суроого жооп табуусу керек болот. Завод жеке менчик болгондугу үчүн бул суроолорго заводдун кожоюндары жана айстери жооп табуулары керек болот.

Айтмакчы, адар бул суроодорго төмөнкүчө жооп табышты:


1. Завод пластмассадан оюнчуктар жана суу куурлары өндүрүш керек.
 2. Заманбап технологиялар негизинде өндүрүш керек.
 3. Район, облус калкы жана экспорт учун.

Завод өндүрүш көлөмүн да белгилеп алуусу зарыл болот. Анткени, заводдун кубатуулугу.

Товарлар	Мүмкүнчүлүктөр					
	A	B	D	E	F	G
Оюнчук (мин даана)	15	14	12	9	5	0
Пластмасса түтүк (мин метр)	0	1	2	3	4	5

Жадыбалда берилген маалыматтар негизинде заводдун күнүмдүк өндүрүш кубаттуулугунун схемасын иштеп чыгабыз. Схемада ар бир иштеп чыгуучу бөлүм боёлуп көрсөтүлөт. Схемада көрүнүп турғандай, завод бир гана оюнчуктан бар болгону 15 мин даана өндүрүп чыгара алат. (А чегит). Завод 1 мин метр куур жана 14 мин даана оюнчук өндүрүп чыгара алыши мүмкүн. (В чекит). Демек, 1 мин метр куур өндүрүш үчүн мин даана оюнчуктан баш тартыш керек

Заводдун өндүрүш көлөмү өндүрүп чыгаруу кубаттуулугун гана белгилей алат. Мисалы, координаталар $(9; 5)$ болгон М чекитти схемада белгилейбиз. М чекит өндүрүш кубаттуулугу тармактан сырткары жатат. Ошондуктан, завод 9 мин даана оюнчуктар жана 5 мин метр түтүк өндүрүп чыгара албайт. Анда координаталары $(3 ; 4)$ болгон N чекитин белгилейбиз. N чекити өндүрүлгөн мүмкүнчүлүктөр тармагында жайлышат. Же, завод кунунө 3 мин даана оюнчук жана 4 мин метр түтүк өндүрө алат.




Активдүү ишкердик бизнес аракетин инновациян, заманбап жандашуу, алдыңкы технология жана башкаруу усулдары негизинде курулган экономикалык багыты.

Шавкат Мирзиёев



IV глава. Талап жана сунуш



17-ТЕМА**ТАЛАП ЖАНА ТАЛАП МЫЙЗАМЫ**

Продукция аты	1-сатуучу	2-сатуучу	3-сатуучу
Лазер күрүчү	13 500	13 000	14 000
Аланга күрүчү	9 000	8 500	10 000
Нокот	7 500	9 000	7 000
Маш	11 000	12 000	12 500
Ловия	8 000	8 500	7 200

**АКТИВДЕШТИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**


Жогорудагы сүрөттө дыйкан базарындагы кулпунай соода катарынын май айындагы абалы сүрөттөлгөн. Аны көнүл коуп карап чык жана төмөнкү суроолорго жооп бер:

- Сатуучулардан кайсы бири кайсы товардан көбүрөөк сатып алууну анализ кылып көр. Эмне себептен мындаи анализ кылганыңды айт?
- Сатуучулардан кайсы бири құн боюу эң көп киреше кылды? Суроого жооп берүүдө продукциянын кайсы бири кожолукта көп иштетилүүсүнө көнүл бур.

Товарга болгон талап кардардын белгилүү бир убакыттын ичинде товарды түрдүү бааларда канчадан сатып алуу жөнүндөгү каалоо жана мүмкүнчүлүктөрүн аныктайт. Талаптын саны деп, кардарлардын белгилүү убакыттын ичинде белгилүү баада сатып алыши мүмкүн болгон товардын санына айтылат.

Баасы (p)	Талап (q)
800	400
700	500
600	600
500	700

Кандайдыр товарга болгон талап, адатта, жадыбал көрүнүшүндө туонтулат. Жадыбалдын негизинде график сыйылса, талап сыйығы алынат. Ал үчүн тегиздикте Op огу вертикальдуу, Oq огу горизонталдуу сыйышат. Op огундагы товардын баасы менен Oq огундагы талаптын саны боюнча тегиздикте аларга дал келген чекиттер табышат. Бул чекиттерди бириктириүүнүн натыйжасында алынган сыйык талап сыйығы деп аталат. Талап сыйығы, адатта, «Д» тамгасы — англ исчесе «demand» (талап) сөзүнүн баш тамгасы менен белгиленет. Талап кәэде ... көрүнүшүндөгү сыйыктуу функция көрүнүшүндө да берилиши мүмкүн.





Талаптын саны — кардарлардын белгилүү убакыттын ичинде белгилүү баада сатып алыши мүмкүн болгон товардын саны.

Талап — товардын баасы менен саны ортосундагы катышта болуп, кардарлардын белгилүү убакыттын ичинде товарды түрдүү бааларда канчадан сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүн аныктайт.

Товарга болгон талап товардын баасына байланыштуу жана байланышы жок факторлордун негизинде өзгөрүп турат. Талаптын баага байланышы жок факторлордун таасиринде өзгөрушүн кийинки сабакта талдайбыз. Бул сабакта товарга болгон талаптын баага гана байланыштуу касиеттери жөнүндө токтолобуз. Бул касиет талап мыйзамында өзүнүн туюнтулушун тапкан: **Башка шарттар өзгөрбөгөн учурда, товардын баасы канчалык төмөн болсо, ага болгон талаптын саны ошончолук көп болот, товардын баасы канчалык жогору болсо, ага болгон талаптын саны ошончолук аз болот.**

Талап мыйзамы талаптын саны баага тескери байланышта экендигин көрсөтөт. Бул касиетти төмөнкү үч фактор боюнча түшүндүрүүгө болот:

1. *Киреше фактору.* Адамдар товарды арзан баада кымбат баадагыга караганда көбүрөөк сатып алганга аракеттенишет, анткени товар баасынын төмөндөшү керектөөчүлөрдүн сатып алуу жөндөмүн ашырат. Мисалы, базарда эттин басы төмөндөсө, адамдар баштап сатып алып жаткан үй-бүлөнүн керектөө себетиндеги нерселерди азыраақ акча сарптап сатып аlyшат. Натыйжада, акчанын бир бөлүгү ашып калат. Бул акчага кошумча санда дагы эт же башка товар сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.

2. *Алмаштыруу фактору.* Кардарлар баасы жогору болгон товарды анын ордун баскан башка арзан товарга алмаштырышат. Мисалы, жайына керектөөлөрүн алма сатып алып канаатандырылат. Анткени бул учурда алманын баасы апельсин же банандын баасын салыштырмалуу кыйла арзан болот. Ошондуктан кымбат апельсин жана банандын ордун алма басат.

Товардын баасынын өзгөрүшү бул эки факторду келтирип чыгарат жана алардын өз ара таасири натыйжасында товарга болгон талаптын саны калыптанат.

Атайын алынган жеке адамдын бир товарга болгон талабы анын бул товар жөнүндөгү кандай жана канчалык толук маалыматка ээ экендигин көп жагынан көз каранды болот. Чындал эле кандайдыр товарга болгон талаптын күчөшү үчүн товардын сапаттуу чыгарылышынын өзү жетиштүү эмес. Мында товардын сапаттуу чыгарылып жаткандыгы жөнүндөгү маалыматтын керектөөчүлөргө жетип барышы маанилүүрөөк саналат.



Практикалык изилдөө

Ушул практикалык изилдөө үчүн маалымат топтоо байга жакын убакытты өз ичине алат. Эң биринчи үй-бүлөндө кандай мөмө жемиштерди көректилишин жана алар, негизинен каерден сатып алышыны аныкта.

Ошондон кийин, ар аптанын бир күнүндө мөмө – жемиш дүкөнүндөгү бааларды жазып бар.

Ошол тизмеге үй-бүлөң тарабынан сатып алынган мөмө – жемиштердин өлчөмүн да жазып бар бай убагында топтолгон маалыматтарды иликтеп чык. Анын үчүн талап графигини чийип ал. График боюнча ар аптада сатып алынган ар бир түрдөгү мөмө – жемиштердин өлчөмүн жана баасын точкалар менен белгиле. Андан соң пайда болгон ийри сыйык боюнча өз пикиринди жазма түрдө баянда.

1. Кайсы айда кайсы продукцияга талап кескин түрдө күчөп (төмөндөп) кетти. Буга эмне себеп болду деп ойлойсун?

2. Кайсы айда кайсы продукциянын баасы эң жогору (төмөн) болду. Бул айда ушул продукцияга талап кандай өзгөрдү. Эмне себептен мындаи болгон деп ойлойсун...

3. Баанын жана талап өлчөмүн эң жогору (төмөн) болгондугуна кандай себептер болушу мүмкүн.


4. Графиктан пайдаланып, кийинки 2-3 ай ичинде ушул продукцияларга талап кандай өзгөрүүсү мүмкүндүгүн божомолдолоп көр. Божомолунду логикалык тараптан негиздөөгө аракет кыл.

5. Изилдөөнү бекемдөө үчүн дагы эмнелер кылуу зарыл деп ойлойсун? Ушундай изилденүүлөрдүн кандай пайдасы бар?



Тапшырма

Англис экономисти Роберт Гиффен кызыктуу экономикалык окуянын күбөсү болгон. XIX кылымда Ирландияда ачарчылык учурунда картошканын баасы жогорулашина карабастан аны керектөө ашкан Жакыр адамдардын негизги тамагы болгон картошканын баасынын жогорулаши алардын реалдуу кирешелерин азайткан. Ошол себептүү адамдар салыштырмалуу кымбат болгон азық-түлүк продукцияларын сатып албастан, алардын ордуна картошка сатып алууга аргасыз болушкан. Дагы кандай товарлар ушундай касиеттерге ээ болушу мүмкүн. Жообунду негизде.



Алишер Навайи
(1441 — 1501)

Улуу даанышман Алишер Навойй чыгармаларында экономикалык маселелерге чоң орун берген. Навоий соода сатық, кол өнөрчүлүк жана дыйканчылыкка чоң көңүл буруп, аларды мамлекет экономикасынын өнүгүүсүнүн негизи деп аныктаган. Алишер Навоий мамлекеттик ишмер, вазир катары малекеттин экономикалык саясатын өнүктүрүүгө чоң салым кошконда Анда ал мамлекет экономика жаатында өнүгүүсүнү жана элди сүйгөн, ал учун күйгөн болуусу зарыл деген пикирди идеологияны алга сүргөн. Навоий өз доорунун ишкери, чоң мүлк ээси да болгон. Ал өз мүлкүнүн чоң бөлүгүн кайрымдуулук иштерине сарптаган.

Алишер Навайинин экономикага болгон көз карашы пикирлери «Хилология», «Бактия», «Махбуб-ул кулуб», «Хотати тойий», «Сади Искандари» чыгармаларында чагылдырылган.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

- Товардын кандайдыр баада сатып алууга болгон каалоонун, керектөөнүн өзү гана талап боло алабы? Качан бул каалоо талапка айланат?
- Талап менен талаптын саны кайсы убакыттын аралыгында каралып жаткандыгынан көз карандабы?
- Талап менен талаптын саны ортосунда кандай айырма бар?
- Талап мыйзамын мисалдардын негизинде түшүндүрүп бер.
- Талаптын саны товардын баасына тескери байланышта экендигин түшүндүргөн үч факторду мисалдар жардамында талда.
- Товарга болгон талаптын саны төмөнкү жадыбалда берилген. Анын негизинде талап сыйыгын түз:

a)

Баа (а), сумда	Талап өлчөмү (ц), тоннада
1000	8
2000	5
4000	2

b)

Баа (а), сумда	Талап өлчөмү (ц), тоннада
800	70
1600	60
2400	50



Муну эсте сакта!

Товардын баасы канчалык төмөн болсо, ага болгон талаптын саны ошончолук жогору болот, товардын баасы канчалык жогору болсо, ага болгон талаптын саны ошончолук аз болот.

18-ТЕМА**ТАЛАПКА ТААСИР ЭТКЕН БАШКА
ФАКТОРЛОР**

	Самса баасы сумда	Сатылган самсалар саны
1-ай	1700	5000
2-ай	1700	5500
3-ай	1700	6000

	Гумма баасы сумда	Сатылган гуммалар саны
1-ай	1500	5000
2-ай	1600	4500
3-ай	1700	4000

**АКТИВДЕШТИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

Товарга болгон талап товардын баасы өзгөрбөгөндө да ар түрдүү факторлорун таасиринде өзгөрүшү мүмкүн. Бул факторлордан бирин төмөнкү мисалда карап көрөбүз:

- I. Мектептин ашканасында түшкү тамакка самса, же гумма сатылат. Самса менен гумма бири-биринин ордун басуучу товарлар катарына кирет. Уч ай бою гумма баасы жогорулады. Самсанын баасы болсо өзгөрүсүз калды. Жогорудагы жадыбалдарда ошол айларда сатылган гумма менен самсанын саны берилген.
1. Жадыбалда көрсөтүлгөн самсанын баасы менен ага болгон талаптын санына көңүл бур. Самсанын баасы өзгөрбөгөнү менен ага болгон талаптын саны эмне себептен өзгөргөн?
2. Бири-биринин ордун баскан товарлардан биринин баасы жогорулашы натыйжасында экинчисине болгон талап кандайча өзгөрөт экен?
- II. Чогуу пайдаланууга арналган товарларга бириктирилген толуктаган товарлар дайынет. Мындай товарлар жуптугуна автомобиль менен бензин мисал боло алат. Автомобилдин баасы жогоруласа, бензинге болгон талап кандайча өзгөрөт? Мындай касиетке ээ болгон дагы кандай товарларды билесин?

Базарда товарга болгон талаптын өзгөрүшүнө баага байланыштуу болбогон башка факторлор да таасирин тийгизет. Бул факторлор төмөнкүлөр:

Керектөөчүлөр каалоосунун жана жыл сезондорунун өзгөрушү. Керектөөчүлөр каалоосунун, жыл сезондорунун өзгөрушү, моданын өзгөрушү натыйжасында товарга болгон талап өсүшү жана, тескерисинче, төмөндөшү да мүмкүн. Мисалы, шаар калкынын жайда пальтого болгон талабы азаят.

Базардагы керектөөчүлөр санынын өзгөрушү. Керектөөчүлөрдүн саны көбөйсө, алардын бир товарга болгон талабы да өсөт жана тескерисинче. Мисалы, шаар калкынын көбөйшү медициналык кызматка болгон талаптын өсүшүнө алып келет.

Керектөөчүлөр кирешелеринин өзгөрушү. Адатта, калктын кирешелеринин көбөйшү менен дээрлик бардык товарларга болгон талап өсөт. Мындей товарлар нормалдуу товарлар деп аталат. Кээ бир товарлар да болуп, аларга болгон талап калктын кирешелеринин азайышы менен өсөт. Мындей товарларды экономисттер төмөнкү категориялуу товарлар деп аташат. Мисалы, калктын кирешелеринин азайышы сапаты төмөн жана эски автомобилдерге болгон талаптын өсүшүнө алып келет.



Нормалдуу товарлар — калктын кирешелеринин көбөйшү менен ага болгон талап көбөйө турган товарлар.

Төмөнкү категориялуу товарлар — калктын кирешелеринин азайышы менен ага болгон талап өсө турган товарлар.

Жакынкы келечекте керектөөчүлөрдүн кирешелери жана товар баасынын өзгөрушүнүн күтүлүшү. Эгерде жакынкы келечекте керектөөчүлөр кирешелеринин жогорулаши күтүлүп жаткан болсо, анда алар ошол учурдагы күндөлүк каражаттарын азыраак чектей башташат жана ошол себептүү көбүрөөк товарлар сатып ала башташат жана тескерисинче.

Эгерде жакынкы келечекте кээ бир товарлар баасынын жогорулушы күтүлүп жаткан болсо, анда керектөөчүлөр бул товрлардан көбүрөөк сатып алыш, запас үчүн камдоого да урунушат.

Өз ара байланышкан товарлар баасынын өзгөрушү. Бир товардын баасынын өзгөрушү экинчи товарга болгон талаптын өзгөрушүнө алыш келиши мүмкүн. Мындей товарлар жубу өз ара байланышкан товарлар деп аталат. Өз ара байланышкан товарларга биз жогоруда сөз кылган бири-бириinin ордун баскан (мисалы, гумма менен самса) жана бири-бириин толуктаган (мисалы, автомобиль менен бензин) товарлар мисал боло алат.




Өз-ара байланыштуу товарлар — биринин наркы өзгөрүүсү экинчисине болгон талаптын өзгөрүүсүнө алып келген товарлар жуптугуна айтылат.

Бири-биринин ордун баскан товарлар — бирдей керектөөлөрдү кандааттандырууга багытталган товарлар жубу.

Бири-бирин толуктаган товарлар — чогуу пайдаланууга арналган товарлардын жубу.

Буга байланыштуу болбогон жогорудагы факторлордун таасиринде талап сыйыгы абалынын өзгөрүшүн иликтеп көрөлү. Баштапкы учурда товарга болгон талаптын саны 1-жадыбал көрүнүшүндө берилген болуп, ага мүнөздүү талап сыйыгы D_0 көрүнүшүндө болсун. Алсак, баага байланыштуу болбогон кандаидыр фактордун таасиринде товарга болгон талап өсүп, 2-жадыбал көрүнүшүн алган болсун. Бул жадыбалдын негизинде талап сыйыгынын баш талгыч жана кийинки абалдарын сыйсак, анда талап сыйыгынын баштапкы D_1 абалдан кийинки абалга өткөндүгүн, башкача айтканда оң жакка жылганын аныктасак болот. Куду ушул сыйктуу бир фактордун таасиринде товарга болгон талаптын 3-жадыбалдагыдай төмөндөшү натыйжасында талап сыйыгынын баштапкы D_0 абалдан сол жакка жылып, D_2 абалга өтүшүн көрүшүбүз мүмкүн.



1- жадыбал

Баа, сумда	Баштапкы абалдагы талап елчөмү, тоннада
400	400
600	300
800	200

2- жадыбал

Баа, сумда	1-абалдагы талап елчөмү, тоннада
400	500
600	400
800	300

3- жадыбал

Баа, сумда	2-абалдагы талап елчөмү, тоннада
400	300
600	200
800	100



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

- Товарга болгон талап кандаидыр факторлордун таасиринде өзгөрүшү мүмкүн?
- Товарга болгон талап сыйыгынын томөнкү факторлорун таасиринде өзгөрүшүн аныкта: а) калктын санынын өсүшү; б) керектөөчүлөр кирешелеринин төмөндөшү; в) товардын ордун баскан товардын баасынын төмөндөшү; г) толуктаган товар баасынын жогорулаши; л) товар баасынын жогорулашынын күтүлүшү; е) керектөөчүлөр кирешеси жогорулашынын күтүлүшү.



Практикалык изилдөө

Төмөнкү учурда товарга болгон талаптын кандай даражада жана эмне себептен өзгөрүүсүн түшүндүрүп бер?

- I. Товардын аты. Кымбат баадагы футбол тобу. Баасы 140 000 сум
 1. Бардык керектөөчүлөрдүн түшүмү 20% га өстү.
 2. Футбол майданындан пайдалануу акысы эки эсеге өстү .
 3. Футбол боюнча дүйнө чемпионаты оюндары телевидение аркылуу көрсөтүлө баштады.
 4. Шаарда бир канча теннис корттору курулуп пайдаланууга берилди.
 5. Жай жаан-чачындуу келди.

- II. Товардын аты: Арзан баадагы футбол тобу. Баасы 30 000сум
 1. Бардык керектөөчүлөрдүн түшүмү 20% га өст.
 2. Футбол майданыдан пайдалануу акысы эки эсеге өстү.
 3. Футбол боюнча дүйнө чемпионаты оюндары телевидение аркылуу көрсөтүлө баштады
 4. Шаарда бир канча теннис корттору курулуп пайдаланууга берилди.
 5. Жай жаан-чачындуу келди.

- III. Товардын аты. Велосипед. Баасы 850 000 сум
 1. Бардык керектөөчүлөрдүн түшүмү 10% га азайды.
 2. Шаардык транспорттон пайдалануу баасы 30% га ашты.
 3. Жаштар ортосунда роликтүү конькиде учуу үрп-адатка айлана баштады.
 4. Телевидение аркылуу велосипеддин рекламасы тынымсыз көрсөтүлө баштады.
 5. Азық- түлүктүн баасы абдан ашып кетти.

Жогорудагы абалдын ар бириnde талап чиймеси кайсы жакка жылышын көрсөтүп бер.




Муну эсте сакта!

Товарга болгон талап баага көз каранды болбогон төмөнкүдөй факторлордун негизинде өзгөрүшү мүмкүн: 1) керектөөчүлөрдүн эстетикасы жана жыл сезондорунун өзгөрүшү; 2) базардагы керектөөчүлөр санынын өзгөрүшү; 3) керектөөчүлөр санынын өзгөрүшү; 4) өз ара жакын товарлар баасынын өзгөрүшү; 5) жакынкы келечекте керектөөчүлөр кирешелеринин жана товар баасы өзгөрүшүнүн күтүлүшү.

19-ТЕМА**СУНУШ ЖАНА СУНУШ МЫЙЗАМЫ**

Күрүч баасы (р) сумда	Күрүч сунуш көлөмү (q), тоннада
8 800	8
8 600	7
8 400	6
8 200	5
8 000	4
7 800	3

**АКТИВДЕШТИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

Андижан дыйкан базарында күрүчтүн баасы 8600 сум. Фергана дыйкан 7200 сум.

- Дыйкандар кайсы базарга көбүрөөк күрүч алып барып сатууну каалашат? Эмне үчүн?
- Эмне себептен өндүрүүчүлөр товардын баасы көтөрүлгөндө, аны көбүрөөк өндүрүп сатууга ийкемдүү болушат?
- Күрүчтүн баасы менен сунуштун саны жөнүндөгү маалыматтар берилген жадыбалдын негизинде тиешелүү чекиттерди координаталар тегиздигинде белгиле жана аларды туташтыр. Алынган сыйыкты экономисттер сунуш сыйыгы деп аташат.

Мурдагы эки сабакта товардын сатылуу көлөмүн кардартардын көз карашынан талдаган болчубуз. Эми товардын сатылуу көлөмүн сатуучулардын көз карашынан карап чыгабыз.

Товардын сунушу же сунуш сатуучулардын белгилүү бир убакыттын ичинде товарды түрдүү бааларда канчадан сатууга болгон каалоо жана мүмкүнчүлүктөрүн аныктайт. Сунуштун саны деп, сатуучулардын белгилүү убакыттын ичинде белгилүү баада сатышы мүмкүн болгон товардын санына айтылат. Сунуш дегенде өзгөчө, менчик сунушту (сатуучунун сунушун ж.с. сунуштун жалпы көлөмүн (базардагы бардык сатуучулардын жалпы сунушу) кароо мүмкүн. Бирок экономика илиминде, негизинен, анык товарга болгон жалпы сунуш чоңдугу үйрөнүлөт.

Кандайдыр товар сунушу жадыбал көрүнүшүндө туюнтулат. Жадыбал негизинде график сзылса, сунуш сзыгы пайда болот. Сунуш сзыгы «S» тамга англ исче «suppy» (сунуш) сөзүнүн баш тамгасы менен белгиленет. Сунуш базарда $p=aq+b$, ($a \geq 0$) сзыктуу функция көрүнүшүндө да берилиши мүмкүн.

Товардын сунуш саны анын баасынан көз каранды жана көз каранды эмес факторлордун таасиринде өзгөрүп турат. Сунуштун баага гана байланыштуу касиети сунуш мыйзамында өзүнүн маанисин тапкан: **Башка шарттар өзгөрбөгөн учурда товардын баасы канчалык төмөн болсо, анын сунуш саны ошончолук аз болот, ал эми товардын баасы канчалык жогору болсо, анын сунуш саны ошончолук көп болот.**

Сунуш мыйзамы сунуш санынын баага салыштырмалуу туура байланышкандыгын көрсөтөт, башкача айтканда баа жогорулаганда, сунуш саны да жогорулайт. Талап түшүнчөсү сунуш көлөмүнүн өзгөрүшү иштеп чыгуучунун түрү маалыматтардан кабарларга көп каралат.




Сунуш — товардын баасы менен сунуштун саны ортосундагы мамиле болуп, сатуучулардын белгилүү убакыттын ичинде товарды түрдүү бааларда канча санда сатышы мүмкүн экендиги жөнүндөгү каалоо жана мүмкүнчүлүктөрүн аныктайт.


Сунуштун саны — сатуучулардын белгилүү убакыттын ичинде белгилүү баада сатышы мүмкүн болгон товардын саны.

Адам Смит өзүнүн илимий изилдөөсүндө экономикалык абал эркиндигине өнүгүү фактору катары караган. Анын пикиринче, ар бир базар катышуучусу базарда өз таламдарын коргойт. Жеке таламдары аны жогору даражадагы пайда келтириүүчү ишмердүүлүккө үндөйт. Ушул максатта ал көбүрөөк продукция өндүрүүгө жана аны үчүн азыраак каражат сартоого арекет кылат. Натыйжада сапаттуу жана арзан товарлар жана тейлөө кызматы базарга чыгарылат жана базардын талабын ашырат. Мындай болсо кардарларга жана бүткүл коомчулукка чоң пайда келтирилет.

Баа (p)	Талап (q)
800	700
700	600
600	500
500	400



Бул жарайанды кайсыдыр мамлекет же жак башкарат. Катышуучулардын базардагы эркин иш-аракетин талап жана сунуш шайкештире. Талап жана сунушту Адам Смит базардын «көрүнбөс колу» деп атаган жана ушул «көрүнбөс кол» базардагы мамилелерди шайкештире жана катышуучулар иш аракетини башкарып турат деп айтып өткөн.





Тапшырма

1. Өзүн билген дыйкан базарында сатылып жаткан бир айыл чарба продукциясын танда. Бул базар боюнча ушул мезгилде ошол продукцияларга болгон сунушту чамалап сунуш жадыбалы түз. Ал продукция сунушуна кандай факторлор таасир қылышы мүмкүндүгүн жана ал факторлор таасиринде сунуш кандай өзгөрүшүн аныкта.

2. Товар сунушу төмөнкү жадыбалдар көрүнүшүндө берилген. Анын негизинде сунуш чиймесини түз.

Баа (p), сумда	Сунуш өлчөмү (q), тоннада
800	40
1600	50
2400	60
3200	70

Баа (p), сумда	Сунуш өлчөмү (q), тоннада
1000	100
2000	150
3000	200
4000	250



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

- Сунуш түшүнүгүн маанисин мисалдар жардамында түшүндүр.
- Сунуш өлчөмү эмне?
- Сунуш ийри сыйыгын сзызууда кандай маалыматтар керек болот?
- 2016-жылы Өзбекстанда картошка көп естүүрүлүп базарларда анын баасы кыйла арзан болду. 2012-жылы күзүнө келип болсо, картошканын баасы аябай кымбаттап кетти. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсун?
- Эгерде жүгөрү баасынын жакынкы келечекте жогорулаши күтүлүп жаткан болсо, анда анын базардагы сунуш саны кандайча өзгөрөт?
- Сунуш мыйзамын мисалдар жардамында түшүндүрүп бер?
- Адам Смит тарабынан базардын «көрүнбөс колу» түшүнүгү кандай экономикалык жарайндарга карата иштетилет? Бул түшүнүктүн мазмуну эмнеде?




Муну эсте сакта!

- Товардын баасы канчалык төмөн болсо, анын сунуш саны ошончолук аз болот, ал эми товардын баасы канчалык жогору болсо, анын сунуш саны ошончолук көп болот.
- Базарды үйрөнүүдө талап түшүнүгү менен бир убакта сунуш түшүнчөсү да өтө зарыл.
- Талап жана сунушту А. Смит базарды «көрүнбөс кол» деп атаган жана базар ошол «көрүнбөс кол» аркылуу башкарылууда.

20-ТЕМА**СУНУШКА ТААСИР КӨРСӨТКӨН
БАШКА ФАКТОРЛОР**

Чайнектин баасы (p), сумда	Чайнектин сунуш саны (q), мин даана
30 000	10
40 000	30
50 000	60

**АКТИВДЕШТИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

- Чыны буюмдар базарындағы чайнектин сунушу жогорудагы жадыбалда берилген. Жадыбалдан пайдаланып, чыны буюмдардын сунушсызыгын түз.
- Арзан чыны чийки заты өлкөбүздө өндүрүлчү болду. Мындей жагдай чыны буюмдар базарында кандай өзгөрүүгө алып келет? Эми чайнек көп өндүрүлөбү, же азбы? Чайнектин сунушсызыгы кандайча өзгөрөт? Бул өзгөрүүнү график түрүндө көрсөт.
- Базарга чоң санда Кытайда иштелген арзан чайнектер алыш келинди жана көптөгөн сатуучулар аларды сата башташты. Мындей жагдай чыны буюмдар базарында кандай өзгөрүүгө алып келет? Чайнектин сунушсызыгы кандайча өзгөрөт? Бул өзгөрүштү график түрүндө көрсөт.

Товардын сунушу товардын баасынан көз каранды эмес төмөнкүдөй факторлордун негизинде да өзгөрүшү мүмкүн:

1. Ресурстар бааларынын өзгөрүшү. Эгерде ресурстардын баасы жогоруласа товар өндүргөндөрдүн сарптары көбөйөт. Баштап алар белгилүү сандагы акчаларын сарптап, белгилүү санда товар өндүрүп жаткан болушса,

Эми бил акчага мурдагыдан азыраак товар өндүрө алышат. Ушундайча базарда товар сунушу азаят.

2. Өндүрүү технологиясынын өзгөрүшү. Технологиянын өзгөрүшү, адатта, товарды өндүрүү үчүн сарпталган каражаттарды азайтат, ал эми онүмдүүлүктү болсо жогорулатат. Ошол себептен товардын сунушу көбөйт.


3. Мамлекет тарабынан өндүрүүчүлөргө салынган салыктардын жана артыкчылыктардын өзгөртүрүлүшү. Салыктар көбөйсө, товарга сарпталган каражаттар да көбөйт. Ошол себептүү товардын сунушу азаят жана тескерисинче.

4. Баа өзгөрүшүнүн күтүлүшү. Эгерде базарда товар баасынын жогорулашы күтүлүп жаткан болсо, анда сатуучулар товарларын азыр арзан баада саткандан, кийинчөрөк кымбат баада сатканды каалашат. Натыйжада товардын сунушу азаят жана тескерисинче.

5. Базардагы сатуучулар санынын өзгөрүшү.

Мында товардын сунушу да өзгөрөт.

6. Пайда алуунун башка булактары. Көпчүлүк товар иштеп чыгаруу менен канаттанбайт. Алар башка түрдөгү товарлар иштеп чыгарды жана пайда алышты. Ушул пайданын бир бөлүгүнү сарп кылууну да сунуштун өсүүсүнө алып келет же тескерисинче инвестициянын чоң бөлүгү башка товарлар иштеп чыгарууда сарптап жиберилиши сунуштун төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн.




7. Башка товарлар баасы. Көбүнчө башка товарлар баасынын өзгөрүүсү да көрүлүп жаткан товардын сунушуна таасир этүүсү мүмкүн. Бул факторлордун таасиринде эгерде сунуш көбөйсө, сунуш сызыгы (S_0) оң жакка жылат (S_1), эгерде сунуш азайса, сунуш сызыгы сол жакка жылат (S_2).

Базарда талап көптөгөн факторлор таасиринде өзгөрүүсү мүмкүн. Талаптын өзгөрүүсүнө базардагы сунуштун өзгөрүүсү менен жооп берилет. Ал үчүн кимдердин четтөн аралашуусу же пландаштыруусу шарт эмес. Ал үчүн базар катышуучуларынын таламдарын көздөп ишмердүүлүк көрсөтүүсү жетиштүү.

Бул жерде базар катышуучулары дегенде бир гана фирмалар эмес, балким өндүрүштө жоопкөр болгон ишчилер да көздө тутулат. Фирмалар талабы пайданы көздөсө, ишчилердин таламы чоңураак иш акы алуу болуп саналат. Ушундай таламдар сунуштун өзгөрүү механизмин аракетке келиртүүчү күч болуп саналат.

Базарда сунуштун талап даражасына байланыштуу өзгөрүү механизмини кандайдыр мисал жардамында көргөзмөлүү түрдө түшүндүрүү мүмкүн.



Бирок бул жарайн базарда жаңы фирмалар кирип бааны өз «табигый» дара-жасына түшүргөнүңө чейин уланат.



ТАПШЫРМА


Классташтарыңа сабактан бош убакта иштөө мүмкүнчүлүгү бар экендигин айт. 4 saat жумуш үчүн кандай эмгек акы белгиленгенде, алар бул жумушка макул экендиктерин, башкача айтканда жумушчу күчтөрүнүн наркын аныктап, сунуш жадыбалын жана сунуш сызыгын түз. Жадыбал түзүп жатканда кандайдыр маянага макул болгон жумушчунун андан да көп маянага иштеши мүмкүндүгүн эсепке ал.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

- Сунушка таасир кылган, баадан көз каранды эмес кандай факторлорду билесиң? Алардын сунушка таасири мисалдар жардамында түшүндүр.
- Макарондун сунуш сызыгы жыл башындағы жагдайга салыштырмалуу: а) солго; б) онго жылса, бул эмнени билдириет? Бул өзгөрүш жогоруда келтирилген 5 фактордун кайсыларынын таасиринде пайда болушу мүмкүн?
- «Лаззат» кондитердик фабрикасына заманбап технологиялык жабдуулар орнотулду. Бул кондитердик товарлардын сунушуна кандайча таасир көрсөтөт?

4. Мамлекет тарабынан кандайдыр товарды өндүрүүгө артыкчылык берилip, салыктар азайтырышса, бул товардын сунушу кандайча өзгөрөт?
5. Талаптын өзгөрүүсүнө базар кандай өзгөрөт?
6. Сунуштун талап көлөмүнө караштуу түрдө өзгөрүшүнө кандай усул таасир этет?
7. Саябан (Зонтик) жана көз айнектер сунуштарынын өзгөрүү механизми сүрөттөлгөн схеманы түшүндүрүп бер.



Улуу ойчул мамлекеттик ишмер жана окумуштуу Захириддин Мухаммад Бабурдун экономика жана социалдык тармактарда жүзөгө ашырган иштери жана билдирген ой-пикирлери батыштын көптөгөн окумуштууларынын алкышына татыктуу болгон. Бабур, айныksa салык жана акча саясаты тармагында иштерди жүзөгө ашырган. Анын эркиндештируү Бабурдун дайыма көңүлүндө болгон. Бабур жана Бабурийлер доорунда тышкы соода же башка мамлекеттер менен экономикалык карым-катнаштар күчтөүлгөн жана чоң иштер жүзөгө ашырылды. Бабурдун экономикалык көз караштары анын чыгармалары «Бабурнама»да жана «Мубайин», «Закот жөнүндөгү чоң китеп» чыгармаларында өз таасын тапкан. Бабурдун экономика тармагындағы иштери анын кийинки муундары, айныksa, Хумаюн (1508-1556) жана Акбаршах (1542-1605) доорунда улантылган.



МУНУ ЭСТЕ САКТА!

- Товардын сунуш баасына байланыштуу болбогон себептер да өзгөрүүсү мүмкүн.
- Талап өзгөрүүсүнө базар сунушунун өзгөрүүсү менен жооп берет. Буга четтөн кимдир аралашуусу шарт эмес.
- Товар сунушунун өзгөрүшүнө: ресурс бааларынын өзгөрүүсү; иштеп чыгаруу технологияларынын өзгөрүүсү; мамлекет тарабынан иштеп чыгаруучуларга салынган салыктар жана артыкчылыктардын өзгөрүшү; базарда сатуучулар санынын өзгөрүшү; баа өзгөрүлүшүнүн күтүлүшү; пайда алуунун башка булактары; башка товарлар бааларынын өзгөрүүсү таасир этүүсү мүмкүн.
- Талап жана сунушту А. Смит базардын «көрүнбөс колу» деп атаган жана базарды ошол «көрүнбөс кол» башкарып турат, деп айтып өткөн.

21-ТЕМА**ТОВАРДЫН БАЗАРДЫК БААСЫ**

Ар күнү эртең менен Ташкент шаарынын «Хислат» мааласинде шаарга жакын жердеги чарбалардан алып келинген сүт жана сүт продукцияларынын базарчасы иш жүргүзөт. Сүт саткандар жана аны сатып алган эл менен суроо-жооп өткөрүүнүн атыйжасында бир күндүк жеке талап менен жеке сунуштун төмөнкү жадыбал көрүнүшүндө экендиги аныкталды.

Сүт баасы, сумда	Сатып алуучулардын жеке талаптары өлчөмү, литрде										Сүткө болгон күндүк талап өлчөмү, литрде
	Абдуллаев	Бурханов	Давронов	Эргашев	Фармонов	Гуламов	Хайдаров	Илхомов	Жураев	Камолов	
4 000	2	4	3	6	3	5	2	4	3	4	
4 200	2	3	3	6	2	4	1	4	3	3	
4 400	0	2	2	4	0	1	0	3	3	3	
4 600	0	2	2	3	0	1	0	3	2	2	

Сүт баасы сумда	Сатуучулардын жеке суроолору өлчөмү, литрде			Базар боюнча сүткө болгон күндүк суралыч өлчөмү, литрде
	1- сатуучу	2- сатуучу	3- сатуучу	
4 000	0	10	10	
4 200	6	15	10	
4 400	11	20	15	
4 600	16	25	20	

**АКТИВДЕШТИРҮҮЧУ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

- Берилген жадыбал боюнча базарчадагы күндүк сүткө болгон талап менен сунушту аныктап, ақыркы мамычаларды толтур.
- Сүттүн баасы 4000 сум болгондо базарчадагы талап менен сунуштун саны канчаны түзөт?
- Эгерде мамлекет тарабынан сүттүн баасы 4000 сум кылып туруктуу белгиленсө, кандай жагдай пайда болот? Канча литр сүт жетпей калат?
- Сүттүн баасы 4 400 сум болгондо базарча боюнча талап менен сунуштун

- саны канчаны түзөт?
- Эгерде сүттүн баасы 4 400 сум кылыш туруктуу белгиленсө, кандай жагдай пайда болот? Канча литр сүт ашып калат?
 - Сүттүн баасы 4 200 сум болгондо базарчадагы талап менен сунуштун саны канчаны түзөт?
 - Бул учурда ар эки жак сатуучу жана карыдарларды кангааттандыруучу баа, сенин оюнча, канча сум болуусу керек деп ойлойсун?


Товардын базардык баасы кандайча аныкталат? Базар экономикасы шартында товардын базардык баасы ага болгон талап менен сунуш санынын өз ара катышына карай аныкталат.

Белгилүү болгондой, кандайдыр товарга болгон базардын талабы базардагы бардык кардарлардын жалпы пикири болуп, товардын баасы түрдүүчө болгондо аны сатып алуу каалоосун жана мүмкүнчүлүктөрүн туюннат. Куду ушуга окшош товардын базардагы сунушу базардагы бардык сатуучулардын жалпы пикири болуп, товардын баасы түрдүүчө болгондо аны сатуу каалоосун жана мүмкүнчүлүктөрүн туюннат. Анда эки жактын тең — кардарлар менен сатуучулардын пикири жана каалоолору качан үстү-үстүнөн түшүшүн иликтел көрөлү. Алсак, күрүчтүн базардагы талап жана сунушу төмөнкү жадыбалда берилген болсун. Жадыбалдын негизинде талап жана сунуш сзыктарын бир координаталар тегиздигинде сызсак, төмөнкү чиймени алабыз.

Алынган кайчыга окшош сүрөттөлүш американлык белгилүү окумуштуу экономист Альфред Маршаллдын урматына «Маршалл кайчысы» деп аталат.

Күрүчтүн баасы 8 600 сум болгондо күрүчкө болгон талап менен сунуштун саны өз ара барабар болуп, 4 тоннаны түзөт. Мындай жагдайда сатуучулар тарабынан сунушталган 4 тонна күрүчтүн бардыгы 8600 сум баада кардарлар тарабынан сатып алынат жана мындай жагдай кардарлар үчүн да, сатуучулар үчүн да макул келет.

Күрүчтүн баасы (p), сумда	Күрүчкө болгон талаптын саны (q_D), т	Күрүчтүн сунуш саны (q_S), т
9 000	0	8
8 800	2	6
8 600	4	4
8 400	6	2



Товарга болгон талап менен сунуштун саны барабар болгон учурдагы товардын баасы *тең салмактуу баа*, же *товардын базардык баасы* деп аталат. Базардык баага дал келген талаптын (же сунуштун) саны тең салмактуулук саны деп аталат. Жогоруда көрүлгөн базардагы күрүчтүн тең салмактуу баасы, башкача айтканда базардык баасы 8 600 сумду, тең салмактуулук саны болсо 4 тоннаны түзөт. Талап жана сунуш сзыктарынын кесилишүү чекити (М чекити) *тең салмактуулук чекити* деп аталат. М чекитинин кординатасы тең салмактуу бааны, абсциссасы болсо тең салмактуулук санын билдирет.



Тең салмактуулук саны — товардын базардык тең салмактуу баасына дал келген талаптын (же сунуштун) саны.

Товардын базардык (тең салмактуу) баасы — базарда товардын талап саны сунуш санына барабар болгондогу баасы.

Алсак, базарда туруктуу баа 8 400 сум белгиленген болсун. Анда базарда күрүчкө болгон талаптын саны 6 тоннаны, сунуш болсо 2 тоннаны түзөт. Демек, сунуш кылынган 2 тонна күрүч бат эле сатылып, кардарлардын дагы 4 тонналык талабы канаатандырылбай калат, башкача айтканда продукциянын жетишсиздиги пайда болот. Базардагы мындай жагдайга жетишсиз базар жагдайы дейилет.

Тескерисинче, базарда күрүчтүн баасы 8 800 сум белгиленген болсо, күрүчкө болгон талаптын саны 2 тоннаны, сунуш болсо 6 тоннаны түзөт. Натыйжада, сунушталган күрүчтүн 2 тоннасы гана сатып алынып, 4 тоннасы ашып калат. Базардагы мындай жагдайга толук базар жагдайы дейилет. Көрүнүп тургандай, жогорудагы эки учурда тең базарда салмактуулук жок. Ошол себептүү базарда баалардын жогорудан мындай туруктуу белгилениши максатка ылайыктуу эмес. Эгерде базарда ар дайым бир түрдүү баалардагы талапка ээ товарлар өлчөмү ушундай баадагы сунуш кылынып жаткан товарлар өлчөмүнө барабар болсо базардын бул көрүнүшү базар тең салмактуулугу деп аталат. Мындай базар экономика илиминде тең салмактуу базар деп жүрүтүлөт.



Туруктуу баалар — базарда мамлекет тарабынан туруктуу белгиленген, базардын баасынан айырмаланган баа.

Жетишсиз базар — товардын сунуш саны ага болгон талаптын санынан төмөн болгон базар.

Жетиштүү базар — товар сунуш саны ага болгон талаптын санынан жогору болгон базар.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

- Талап жана сунуш базарда өз ара кандай тең салмактуулукта болот?
- «Маршал кайчысы» деп эмнеге шарттуу ат берилган?
- Жетишиз базар жагдайын түшүндүр жана ал качан пайда болот?
- Тең салмактуулук өлчөмү эмне
- Толук базар жагдайын түшүндүр жана ал качан пайда болот?
- Товардын базардык же тең салмактуу баасы деп эмнеге айтылат жана ал кандайча аныкталат?
- Базардагы кандай жарайын «тең салмактуу базар» деп жүргүзүлөт?



Көнүгүү

Товарга болгон талап жана сунуш жадыбалда берилген.


1. Алардын негизинде талап жана сунуш сзыктарын түз.

2. Чиймеден товардын базардык баасы менен тең салмактуулук санын аныкта.

3. Мындай жагдайда базарда канча сумдук товар сатылышын эсепте.

Товардын баасы (p), сумда	Товарга болгон талаптын саны (q_D), данада	Товардын сунуш саны (q_S), т
400	200	20
500	150	60
600	100	100
700	50	140

- Көнүгүүдө сүрөттөлгөн жагдайда товардын баасы 400 сум кылыш белгиленсе, базарда кандай жагдай пайда болот? Баа 700 сум кылыш белгиленсечи?



Алфред
Маршалл
(1842—1924)

Алфред Маршаллдын эң негиги экономикалык идеясы сунуш жана талаптын өз-ара таасири базар баасынын калыптанышына алып келет деген ойдо болду.

Маршалл сунуш жана талапка жаңыча назар менен кайрай алды. Ал сунуш менен талап базар баасынын калыптандыруу жолунда бирдикте аракет кылууну көрө билди ал экономикалык теорияга математиканы йрөнд. жана "Маршалл кайчысы" деп аталган графикти сүрөттөдү.

"Көп убактарда базарда сатуу үчүн канчалык көп нерселер келтирилсө, алардын өз кардарын ала турган баасы ошончолук төмөн болот"

(Алфред Маршалл)

22-ТЕМА**ТАЛАП ЖАНА СУНУШ МЫЙЗАМДАРЫНА
ТИЕШЕЛҮҮ ПРАКТИКАЛЫК КӨНҮГҮҮЛӨР**

1. Тен салмактуу бааны талап жана сунуш жадыбалы аркылуу аныктоо. Алсак, товардын базардагы талап жана сунушу төмөнкү жалпы жадыбал аркылуу берилген болсун:


Товардын баасы (p) сумда	Товарга болгон талаптын саны (q_D), даана	Товардын сунуш саны (q_S), даана
1 200	0	8
900	2	6
600	4	4
300	6	2

Жадыбалдан товардын тең салмактуу баасын аныктоо үчүн талап менен сунуш тун саны барабар болгон сапты табуу жетиштүү. Биз көрүп жаткан жадыбалда бул үчүнчү сап болуп, товардын баасы 600 сум болгондо, талап менен сунуштун саны бирдей болуп жатат. Демек, 600 сум товардын базардык, башкача айтканда тең салмактуу баасы болуп, мында товардын тең салмактуулук саны 10 даананы түзүүдө.

Эгерде мамлекет тарабынан товардын баасы туруктуу 300 сум кылыш белгиленсе, анда сунушталган 2 бирдик товардын бардыгы кардарлар тарабынан бат эле сатып алышып, базарда $6-2=4$ бирдик товарга жетишиздик пайда болот.

2. Тен салмактуу бааны талап жана сунуш жадыбалдарынын жардамында талап жана сунуш сызыктарын түзүү аркылуу аныктоо.

Жогорудагы жадыбалдын негизинде талап сызыгында жаткан чекиттерди аныктайбыз. Талап жадыбалынын биринчи сабындагы 1200 жана 0 сандарына талап сызыгынын $(0; 1200)$ чекити, экинчи сабындагы 900 жана 2 сандарына талап сызыгынын $B(2; 900)$ чекити, үчүнчү сабындагы 600 жана 4 сандарына талап сызыгынын $C(4; 600)$ чекити тертүнчү сабындагы 300 жана 6 сандарына талап сызыгынын $D(6; 300)$ чекити дал келет. Бул чекиттердин координата тегиздигиндеги ордуларын белгилейбиз. Аларды туташтырып, талап сызыгын алабыз. Сунуш сызыгы да куду ушуга окшош түзүлөт. Эгерде бул графиктер бир координата тегиздигинде түзүлсө, сүрөттөгү фигура алынат. Бул графиктердин кесилишүү чекити тең



салмактуулук чекити болуп эсептелет. Биздин мисалда бул М чекитинен турат. Бул чекиттин биринчи координатасы (абсциссасы) тең салмактуулук санын, экинчи координатасы (ординатасы) тең салмактуу бааны билдириет. Бул жерде товардын базардык баасы, башкача айтканда тең салмактуу баасы 600 сумду, ал эми тең салмактуулук саны болсо 4 бирдикти түзөт.

3. Талап жана сунуш функциялары жардамында тең салмактуу баасы аныктоо.

Айтсак, базарда товарга болгон талап жана анын сунушу $q_d = 400 - p$ жана $q_s = 2p + 100$ функциялар көрүнүшүндө берилген. Бул жерде, p -товар баасы (сумда); q_d -товарга болгон талап өлчөмү (мин даанада); q_s -товар сунушу өлчөмүнүн (мин даанада). Товардын тең салмактуулук баасын жана тең салмактуулук өлчөмүн тап.

Чыгаруу. Тең салмактуулук баасы болуусу үчүн

$$q_d = q_s \Rightarrow 400 - p = 2p + 100 \Rightarrow 3p = 300, p = 100 \Rightarrow q = 400 - p = 300.$$

Демек, товардын тең салмактуулук баасы 100 сум, тең салмактуулук өлчөмү эссе 300 даанага барабар.



Көнүгүүлөр

1. Төмөндө берилген талап менен сунуш жадыбалдары негизинде талап жана сунуш графиктөрүн көрүп жана да товардын базар баасын аныкта. Базарда ушул товар баасы 1800 сум кылыш катуу белгиленсө, кандай абал жүзөгө келет? 1000 сум кылыш белгиленсөчү?

Товар баасы сумда (p)	Сунуш өлчөмү тоннада (q_s)
2 200	2 000
1 800	1 500
1 400	1 000
1 000	500

Товар баасы сумда (p)	Талап өлчөмү тоннада (q_d)
2 200	0
1 800	500
1 400	1 000
1 000	1 500

2. Базарда товарга болгон талап: $q_d = -4p + 800$, сунуш болсо $q_s = p + 100$ функциялары менен берилген. Товардын базардагы тең салмактуу баасын жана тең салмактуулук санын тап.

3. Базарда товарга болгон сунуш $q_s = 2p + 4000$ функция менен берилген. Талап функциясы $q_d = kp + 30000$ жана товардын аралык басы 10 000 сум болсо, сунуш жана талап чиймелерин сыйз.

23-ТЕМА**ТАЛАП ЖАНА СУНУШТУН ӨЗГӨРҮШҮНҮН
БАЗАР БААСЫНА ТААСИРИ****АКТИВДЕШТИРҮҮЧУ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**


Откөн сабактарда товарга болгон талап жана анын сунушу негизинде базарда товардын баасы кандайча калыптынышын иликтеген элек. Эми талап, же сунуш баадан көз каранды эмес факторлордун таасиринде өзгөргөндө, товардын базардык баасы жана тең салмактуулук саны кандайча өзгөрүшүн иликтөөгө алабыз. Иликтөөнү төмөнкү жагдайлардын негизинде жүргүзөбүз.

1-жагдай. Калктын «Matiz» жецил автомобилин сатып алууга болгон талабы жана машина базарындагы ушул маркадагы автомобилдердин сунуш сыйыктары 1-чиймеде берилген. Алсак, мамлекет калкынын кирешелери ашкан болсун:


1. Калктын кирешелеринин көбөйүшү таасиринде бул автомобильге болгон талап кандай өзгөрөт?
2. Мунун натыйжасында талап сыйыгы кайсы жакка карай жылат? Талап сыйыгынын кийинки көрүнүшүн сыз.
3. Чиймeden автомобильдин жаңы тең салмактуу баасын белгиле. Автомобилдин баасы жогоруладыбы, же төмөндөдүбү?
4. Чийме боюнча калктын автомобильди сатып алуу көлөмүнүн чоңойгонун, же азайганын аныкта.
5. Жогорудагы пикирлердин негизинде калктын кирешесинин өзгөрүшү натыйжасында товардын базардык баасы жана тең салмактуулук санынын өзгөрүшү жөнүндө жыйынтык чыгар.

2-жагдай. Эрте жаздагы пальто болгон талап жана сунуш сыйыктары 2-чиймеде берилген болсун.

1. Жаз келиши менен пальто болгон талап кандайча өзгөрөт?
2. Мунун натыйжасында талап сыйыгы кайсы жакка карай жылат? Талап сыйыгынын кийинки көрүнүшүн сыз.
3. Чиймeden пальтонун жаңы тең салмактуу баасын белгиле. Пальтонун баасы жогоруладыбы, же төмөндөдүбү?
4. Чийме боюнча калктын пальтону сатып алуу көлөмүнүн чоңойгонун, же азайганын аныкта.
5. Жогорудагы пикирлер негизинде жыл сезондорунун өзгөрүшү натыйжасында товардын базардык баасы жана тең салмактуулук санынын өзгөрүшү жөнүндө жыйынтык чыгар.




1-чийме



2-чийме


3-жагдай. Салыктар жогорулабастан мурда товарга болгон талап жана сунуш сзыктыры 3-чиймеде берилген.

1. Товар өндүрүүчүлөргө карата салыктардын жогорулаши товардын сунушуна таасирин тийгизеби, же талабынабы?
2. Салыктын жогорулаши натыйжасында товардын сунушу кандайча өзгөрөт?
3. Мунун натыйжасында сунуш сзыгы кайсы жакка карай жылат? Талап сзыгынын кийинки көрүнүшүн сыйз.
4. Чиймeden товардын жаңы тен салмактуу баасын белгиле. Товардын баасы жогоруладыбы, же төмөндөдүбү?
5. Чийме боюнча товар өндүрүүчүлөргө карата салыктардын жогорулаши натыйжасында тен салмактуулук санынын, башкача айтканда сатып алуу көлөмүнүн чоңойгонун, же азайганын аныкта.
6. Жогорудагы пикирлердин негизинде товар өндүрүүчүлөргө карата салыктардын жогорулаши натыйжасында товардын базардык баасы жана тен салмактуулук санынын өзгөрүшү жөнүндө жыйынтык чыгар.



4-жагдай. Базарда Хива килемдеринин башталгыч абалдагы талап жана сунуш сзыктыры 4-чиймеде берилген.



1. Килем фабрикасында өнүмдүүлүгү жогору болгон жаңы технологияга негизделген токуу станогунун орнотулушу талапка таасирин тийгизеби, же сунушкабы?
2. Мунун натыйжасында товардын сунушу чоңоёбу, же азаябы?
3. Мында сунуш сзыгы башталгыч абалдан кайсы жакка жылат? Сунуш сзыгынын кийинки көрүнүшүн сыйз.
4. Чиймeden товардын жаңы тен салмактуу баасын белгиле. Товардын баасы жогоруладыбы, же төмөндөдүбү?
5. Жаңы технологияны колдонуунун натыйжасында тен салмактуулук санынын чоңойгонун, же азайганын аныкта.
6. Жаңы технологияны колдонуунун натыйжасында товардын тен салмактуу баасы жана санынын өзгөрүшү жөнүндө жыйынтык чыгар.



КӨНҮГҮҮ

1. Берилген жадыбалда түркүн-түмөн товарлар базарындағы жагдайлар сүрөттөлгөн. Ошол маалыматтардын негизинде талап жана сунуш сзыктырынын абалы кандайча өзгөрүшүн аныкта жана жадыбалдын үчүнчү мамычасына сыйз.

Көрсөтүлгөн факторлордун таасириnde тең салмактуу баа жана тең салмактуулук санынын чоңоюшун, же азайышын жадыбалдын төртүнчү мамычасына дал келген стрелкалар менен көрсөт.

Товар базары	Жагдай	Чиймелер	Тең салмактуу баа жана өлчөмдүн өзгөрүшү
Үлгү: Балмұздак	Көптөгөн фирмалар балмұздак иштеп чыгарууга киришти		P↓ Q↑
Тери куртка	Теринин баасы ашты		P Q
Дептер	Окуучулардын жайкы каникулу башталды		P Q
Трамвай транспорт кызматы	Бензиндин баасы ашты		P Q
Чыны идиштер	Чыны заводдору жаңы, өнүмдүү технологияны колдоно баштады		P Q

2. Төмөнкү факторлор талап жана сунуштун кайсы бирине таасирин тийгизишин аныктап, алардын таасириндеги товардын базардык баасы кандайча өзгөрүшүн талда жана чийменин жардамында негиздеп көрсөт:
а) калктын санынын өсүшү; б) ресурстардын баасынын өзгөрүшү; в) көректөөчүлөрдүн кирешелеринин азайышы; г) товардын ордун баскан товар баасынын төмөндөшү; д) мамлекет тарабынан өндүрүүчүлөргө карата салыктар менен артыкчылыктардын өзгөртүрүлүшү; е) толуктоочу товар баасынын жогорулаши; ж) товар баасынын жогорулашынын күтүлүшү; з) базардагы сатуучулар санынын өзгөрүшү.
3. Жогоруда келтирилген б) жана г) факторлор товарга болгон талап жана сунушка бир убакыттын өзүндө таасир кылса, товардын базар баасы кандай өзгөрүшүнү иликте жана чийме жардымында негиздеп бер.

IV БАПТЫ КАЙТАЛОО ҮЧҮН СУРОО ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР

A. СУРООЛОР

1. Товарды бир баада сатып алууга болгон каалоонун, керектөөнүн өзү гана талап боло алабы? Качан бул каалоо талапка айланат?
2. Талап өлчөмүнүн товар баасына тескери болгондугун түшүндүр жана мисалдар жардамында талда.
3. Талап жана талап өлчөмү ортосунда кандай айырмачылык бар?
4. Товарга болгон талап кандай факторлор таасиринде өзгөрүшү мүмкүн?
5. Бири-биринин ордун басуучу жана толтуруучу товарлар жубуна экиден мисал келтир жана жообунду негизде.
6. Сунуш түшүнүгүнүн маанисин мисалдар жардамында түшүндүр.
7. Сунуш өлчөмү кандай факторлор таасиринде өзгөрүшү мүмкүн? Мисалдар келтир.
8. Жетишсиз жана тоюнган базар абалдары кандай пайда болот?
9. Товардын базар жана тең салмактуулук баасы кандай аныкталат?
10. Талап жана сунуш өзгөрүсүнүн базар баасына таасирин түшүндүр.

B. ТАПШЫРМАЛАР

Төмөндө алгач терминдердин аттары, соң алардын түшүндүрмөлөрү берилген. Ар бир терминге туура келген түшүндүрмөнү тап.

ТЕРМИНДЕР:

- | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. Талап өлчөмү. | 4. Сунуш өлчөмү. | 6. Сунуш. |
| 2. Талап. | 5. Товардын базар баасы. | 7. Тоюнган базар. |
| 3. Жетишсиз базар. | баасы. | 8. Тең салмактуу өлчөм. |

ТҮШҮНДҮРМӨЛӨР:

- а) белгилүү убакыт ичинде сатуучулардын белгилүү баада сатуулары мүмкүн болгон товардын өлчөмү;
- б) белгилүү убакыт ичинде кардарлардын белгилүү баада сатып алуулары мүмкүн болгон товар өлчөмү;
- в) базарда товардын тең салмактуу баада сатылуу өлчөмү;
- г) белгилүү бир убакыт ичинде кардарлардын белгилүү баада сатып алуусу мүмкүн болгон товар өлчөмү;
- д) товардын сунуш өлчөмүнүн ага болгон талап өлчөмүнөн төмөн болгон базар;
- е) белгилүү бир убакыт ичинде сатуучулардын товарды түрдүү бааларда канчадан сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүн аныктай турган, товардын баасы жана өлчөмү ортосундагы мамиле;
- ж) товардын сунуш өлчөмүнүн ага болгон талап өлчөмүнөн жогору болгон базар;
- з) талап өлчөмүнүн сунуш өлчөмүнө барабар болгондогу баа;

C. ТЕСТТЕР

Берилген суроого мазмуну жагынан эң туура жана толук жоопту белгиле.

- 1. Базарда бензиндин баасы 3 эссе көтөрүлсө, анда автомобилдердин баасы...**
 - А. көтөрүлөт.
 - Б. көтөрүлүшү да көтөрүлбөстүгү да мүмкүн.
 - С. өзгөрбөйт.
 - Д. төмөндөйт.

- 2. Товар өндүрүү үчүн зарыл боло турган ресурстардын баасы өзгөргөндө...**
 - А. сунуш өлчөмү өзгөрөт.
 - Б. талап өлчөмү өзгөрөт.
 - С. товарга болгон талап өзгөрөт.
 - Д. товардын сунушу өзгөрөт.

- 3. Товарга болгон талап жана сунуштун бир убакыттын ичинде азайышы эмнеге алыш келет?**
 - А. Төң салмактуу баанын төмөндөшүнө.
 - Б. Төң салмактуу баанын көтөрүлүшүнө.
 - С. Төң салмактуу өлчөмдүн көбөйшүнө.
 - Д. Төң салмактуу бааны да, тен салмактуу өлчөмдүн да азайышына.

- 4. Товардын баасы көтөрүлгөндө...**
 - А. сунуш өлчөмү көбөйөт.
 - Б. сунуш өлчөмү азаят.
 - С. сунуш көбөйөт.
 - Д. сунуш азаят.

- 5. Төмөнкү факторлордан кайсы бири талапка таасир этпейт?**
 - А. Товарды керектөөчу калктын санынын өзгөрүшү.
 - Б. Керектөөчүлөрдүн кирешелеринин өзгөрүшү.
 - С. Базарга товардын көп өлчөмдө келтирилиши.
 - Д. Товардын баасын көтөрүлүшүн күтүлүшү.

- 6. Балмұздакка болгон талап сыйығынын сол тарапка жылыши кайсы фактор таасиринде пайда болушу мүмкүн?**
 - А. Калктын кирешесинин өсүшү.
 - Б. Балмұздак баасынын азайышы.
 - С. Балмұздак сунушунун азайышы.
 - Д. Кыш мезгилиинин келиши.

- 8. Сунуш өлчөмү — бул белгилүү убакыт ичинде...**
 - А. кардарлардын белгилүү баада сатып алышы мүмкүн болгон товар өлчөмү.
 - Б. сатуучулардын өндүрушү мүмкүн болгон товар өлчөмү.
 - С. сатуучулардын белгилүү баада сатуулары мүмкүн болгон товар өлчөмү.
 - Д. сатуучулар тарабынан базарга келтирилген жалпы товар өлчөмү.

Базар экономикасынын талабы ушундай, ресурс жана мүмкүнчүлүктөрдөн пайдалануу мүмкүнчүлүгү, башкача айтканда иш- аракет майданы баарына барабар болуусу керек. Жеке бийлиkke эч ким ақылуу эмес.

Шавкат Мирзиёев



V глава. Атаандашуу жана базар экономикисы



24-ТЕМА**АТААНДАШТЫҚ**

«Кафолат-сервис» устаканасы



АКТИВДЕШТИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР

Айталы, сен «Кафолат-сервис» устаканасынын ээсисиң. Шаарчада сенин ишканандан башка дагы автомобилдерге техникалык кызмат көрсөтүүчү «Автосервис», жана «Авто-Уста» өзүмдүк ишканалары да ишмердик жүргүзөт. Ортоңордо дайыма атаандашуу болуп, ар бир ишкана көбүрөөк кардарларга ар түрдүү ыңгайлуулуктарды сунуш кылат.

Төмөндө келтирилген жагдайларда сен өз беделинди сактап калуу үчүн кандай жол туткан болор элең? Чечиминди негизде.

1-жагдай. «Автосервис» кичи устаканасы кардарларды өзүнө тартуу үчүн автомобильге кызмат көрсөтүү акысын 10% га түшүрдү. (Бул абал экономикада баалар жагынан атаандашуу, деп аталат).

2-жагдай. «Авто-Уста» ишканасы жергиликтүү радио жана телевидение аркылуу өз реклама жана жарыяларын баштап жиберди.

3-жагдай. Жакында шаарчада «УзДЭУавто» орток ишканасы жаңы техникалык кызмат түйүнүн ачты. Бул ишканалар ортосунда кардарлар үчүн күрөш — атаандашууну күчөтүп жиберди. «УзДЭУавто» орток ишканасынын түйүнүндө орнотулган жаны станоктор эмгек өндүрүмдүүлүгүн жана ремонттоо сапатын ашырды. Түйүнде кардарларга 6 айлык кепилденген кызмат көрсөтүү жарыяланды.

Ресурстардын жетишпестиги натыйжасында базар катышуучуларынын кызыкчылыктары өз ара кагылышат жана алардын ортосунда өз ара күрөш — атаандашуу пайда болот. Ар бир сатуучу көбүрөөк товар сатыш, көбүрөөк пайда алуудан кызыкчылык көрөт. Алардын бул кызыкчылыктары базарда кагылышат жана сатуучулар ортосунда атаандашуу пайда болот. Өндүрүүчүлөр чийки заттар жана башка ресурстарды мүмкүн болушунча арзан сатып алууга

аракеттенишет. Алардын кардар катарындагы бул кызыкчылыктары ресурстар базарында өз ара кагылышат. Натыйжада, өндүрүүчүлөр ортосунда күрөш — атаандашуу пайда болот.

Атаандашууну башкача *конкуренция*, деп да аташат. Конкуренция сөзү болсо латынча «concurrentia» сөзүнөн келип чыккан болуп, «кагылышуу», деген маанини билдириет. Атаандашуу экономикалык ишмердикти сактап калуу максатында сатуучу жана өндүрүүчүлөрдү бар болгон мүмкүнчүлүктөрүн ишке салууга, кардарларды өзүнө тартуу үчүн түрдүү рекламалардан пайдаланууга чакырат. Атаандашуу чойрөсүнүн пайда болушу үчүн төмөнкү шарттар болушу керек:

- базарда өндүрүүчү фирмалар жана кардарлардын көп болушу;
- фирмалар белгилүү бир товар өндүрүүгө адистешкен болушу;
- товардын базар баасына эч кайсы фирманин таасир өткөзө албастыгы;
- башка атаандашчу фирмалардын базарга кириши үчүн эч кандай тоскоолдуктардын болбустугу.

Базардагы атаандаштык белгилүү мыйзам жана эрежелер аркылуу тартипке салынат. Ушул максатта мамлекет атайын мыйзамдар кабыл кылат, эрежелер иштетип чыгат. Орнотулган мыйзам жана эрежелер негизинде алып барылып жаткан атаандаштык таза атаандаштык, орнотулган мыйзам жана эрежелерге терс алып барылуучу атаандаштык болсо адилетсиздик атаандаштык деп жүргүзүлөт.



Атаандашуу — базар катышуучулары таламдарынын кагылышуусунан пайда болгон өз ара күрөш.

Базарда атаандашуучу өз атандашын жөнүү үчүн түрдүү усулдардан пайдаланат. Баа ортосундагы атаандашуу атандашуучуулуктун эң негизги түрү. Мында бир фирма өз товарына экинчи фирмага карата төмөн баа белгилөө менен ошол продукцияга ээ болуп башка фирмалардан көбүрөөк продукция сатууга умтулат. Баасыз атаандашууда болсо фирма продукциясы сапатыны жакшылайт, күчтүү реклама кылуу аркылуу баа менен байланыштуу болбогон факторлор аркылуу базардын башка катышуучулары менен атаандашат.



Баалар аркылуу атаандашуу — товардын баасын төмөндөтүү, же жогорулатуу аркылуу атаандаштарга таасирин тийгизүү.

Бааларсыз атаандашуу — товардын баасын өзгөртпөстөн анын сапатын жакшыртуу, рекламаны күчтөтүү сыйктуу факторлор аркылуу атаандаштарга таасирин тийгизүү.

Бир товардын сатуучулары кардарларды өзүнө тартуу жана көбүрөөк пайда алуу максатында өз ара атаандашышат. Мындей атаандашуу, айрыкча товардын сунуш өлчөмү ага болгон талап өлчөмүнөн көп болгондо аныгыраак

белгилүү болот. Базарда ушул товарлардан керегинен көп өлчөмдө сунуш кылышат. Товарлар текчелерде өтпөй туруп калат. Бул абалда сатуучулар товарлардын баасын түшүрүү, рекламаны күчөйтүү, товардын сапаты, дизайнны жана кардарларга соода кызмат көрсөтүүнү жакшылоо сыйктуу жолдор менен өз ара атаандашышат. Сатуучулар өз ара атаандашышканда товардын баасы түшөт. Мындай атаандашуудан кардарлар жана жалпысынан алганда бардык керектөөчүлөр кызыкчылык көрүшөт.

Кардарлар да белгилүү товарды сатып алуу үчүн өз ара атаандашышат. Мындай атаандашуу, айрыкча товардын сунуш өлчөмү ага болгон талап өлчөмүнөн аз болгондо айкыныраак көрүнөт. Базарда товардын аз өлчөмдө сунуш кылышы товар жетишсиздигин пайда кылат. Товарды сатып алуу үчүн кардарлар кезек күтүп калышат. Кезектердин пайда болушу болсо кардарлардын өз ара атаандаштыгынан дарек берет. Мындай атаандашуу таасиринде баалар көтөрүлөт, товардын сапаты түшөт, кызмат көрсөтүү болсо начарлайт.



БУЛ ЖӨНҮНДӨ ОЙЛОП КӨР!

1997-жылда АКШ юстиция министрлигинин жанындагы антимонополия комитети белгилүү Microsoft фирмасын эркин атаандашуу эрежелерин бузгандыкта айыпташ сотко берди. Фирма дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде колдонулуп жаткан Windows-95 операцион системасына өзүнүн жаны компьютер программаларын бекем байлап койду. Себеби, башка фирмалардын программалары да алардан сапаты жагынан калышпайт болчу. Муну менен Microsoft фирмасы атаандашуунун кайсы принципин бузган, деп ойлойсун?

«Ким ашты» соодасы – сатуучу же атайын ортомчу фирма тарабынан уюштурулган соода оюну. «Ким ашты» соодасында эмне, каerde, качан, кандай башталгыч баада сатылышы кардарларга алдындан жарыяланат. Товарды сатып алуу ниети болгон кардарлар аукционго катышуу төлөмүн төлөгөндөн кийин, жарыя кылышкан күнү белгиленген жайда алар катышуусунда аукцион башталат. Аукциончу ар бир аукционго коюлган товар анын көлөмүн жана башталгыч баасын жарыялайт. Ошондон кийин, кардарлар аларга мурдатан берилген номерди көтөрүп товарды жорору баада сатып алуу ниети бардыгын үн чыгарып айтат. Аукциончу ар бир бааны үн чыгарып үч жолу айтып санай баштайт. Бул убакта кимдир дагы

да жогорураак бааны айтса, саноо дагы башкадан баштайд. Соода эн жогору баада сатып алмакчы болгон жеке кардар аныкталганга чейин улантылат.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Атаандашуу экономикага терс таасир көрсөтөт, анткени атаандашуу себептүү көп фирмалар сынат, бардыгынын тынчы бузулат, бир тегиз жүрүп жаткан ишмердик өзгөрөт, фирмалар бири-бирине душман болуп калышат, жалпысынан айтканда, көбүрөөк пайда алуу максатында адамдар эмнелерге кол урушпайт. Сен бул пикирге эмне дейсисى?
2. Эмне себептен, базар экономикасы шартында атаандашуусуз экономика өнүкпөйт?
3. Төмөнкүлөр өз тармактарындагы атаандаштары менен кандай жолдор менен атаандашышат: а) эт Жетиштирип жаткан фермердик чарбалар; б) эркектер көйнөгүн сатып жаткан фабрика; в) ар түрдүү кызматтар көрсөтүп жаткан банктар.
4. Өндуруүчүлөр (сатуучулар) ортосундагы атаандашуу натыйжасында керектөөчүлөр кандай пайда көрүшөт? Мисалдарда түшүндүр.
5. Атаандашуу жарайында сатуучулар товардын баасын эмненин эсебине төмөндөтүшөт?
6. Чыныгы эмес (митаамдык) атаандашуу усулдарына мисаддар келтир.
7. Борборлошкон пландуу экономикада эмне үчүн атаандашууга зарылдык болбойт?
8. «Ким ашты» соодасын кандай атаандашуу түрүнө киритүү мүмкүн?



Муну эсте сакта!

- Базар катышуучуларынын өз кызыкчылыктары үчүн өз ара күрөшү базарда атаандашуу чөйрөсү пайда болушуна алып келет.
- Атаандашуусуз базар экономикасынын болушу мүмкүн эмес.
- Сатуучулар ортосундагы атаандашуу товар баасынын төмөндөшүнө, кардарлар ортосундагы атаандашуу болсо товар баасынын көтөрүлүшүнө алып келет.



Тапшырма

Өзүң билген базарда сатуучулар ортосундагы атаандашууну күзөт жана күзөтүүлөрүндүн натыйжасын классташтарың менен пикир алмаштыр.

25-ТЕМА**МОНОПОЛИЯ ЖАНА
МОНОПОЛДОШКОН БАЗАР****АКТИВДЕШТИРИУУЧУ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

Сен шаардагы бардык автобус парктарын бириктирип, шаар боюнча жалгыз «Асилбек» өзүмдүк транспорт фирмасын түздүн. Ушундай жол менен фирмандын шаар калкына автобус транспорту кызматы көрсөтүү боюнча жеке монополист беделине ээ болуп калды. (Монополия – грекчеде «жалгыз сатамын», деген маанини билдириет).

Сен бул фирманнын ээси катарында төмөндө келтирилген жагдайларда кандай чечимди тандаган болоор элең? Өз чечимиңди негиздеп бер.

1-жагдай. Шаар айланы-чөйрөнү коргоо комитетинин пикири боюнча, автобус билети баасынын жогору кылып белгилениши, шаарда өздүк транспорт каражаттарынын көбөйүшүнө алыш келет. Бул болсо шаар баасынын дагы да булганышына себеп болот. Ошол себептүү сенден жол акысын азайтууну сурап жатат. Сенин бул суроого жообун кандай болот?

2-жагдай. Автобус айдоочуларынан бири сени менен атандашууга бел байлады. Ал эски бир автобус сатып алыш, жүргүнчүлөрү эң көп багытта кызмат көрсөтө баштады. Анын бул аракетине сен кандай жооп берген болоор элең?

3-жагдай. Сенин атыңа көптөгөн арыз каттары келе баштады. Аларда автобустар кечигип аракеттенип жаткандыгы, кызмат сапатынын төмөндүгү жана ал даалай ыңгайсыздыктар келтирип жатканы, жалданган айдоочулар жүргүнчүлөр менен жакшы мамиледе болбой жатканы жөнүндө айтылган. Сен арыз каттарына жооп иретинде кандай чараларды көргөн болоор элең?

Мурдагы темада атаандашуу жана пайда болушу үчүн зарыл шарттар жөнүндө сүйлөшкөн болчубуз.

Өркүндөгөн атаандашуу базарына мисал иретинде айыл чарба продукцияларын саткан базарларды, күндөлүк керектөө товарларын саткан чекене соода дүкөндөрүн көрсөтүүгө болот. Бул базарларда товардын белгилүү түрү абдан көп

сатуучулар тарабын сатылат. Ал жерде баа эркин болуп, эч кандай сатуучу баанын үстүнөн көзөмөл жүргүзө албайт. Ошондой эле бул базарларга кириүүдө тоскоол жок жана каалаган учурда каалаган сатуучу бул жерде өз ишин баштаса болот.



Өркүндөгөн атаандашуу базары — белгилүү товардын түрү абдан көп сатуучулар тарабынан сатылган, башка сатуучулардын кириши оңой жана баалар эркин болгон базар.

Адатта, кемден-кем базарлар өркүндөгөн атаандашуу базары касиеттерине ээ болушат. Базарлар кандайдыр деңгээлде монополиялашкан болот.



Монополия (грекчеде «жалгыз өзүмсатамын» деген маанини билдириет) — белгилүү товардын түрү жалгыз сатуучу тарабынан сатылган, башка сатуучулардын кириши өтө кыйын болгон базар абалы.

Базарлар монополдошуу даражасы боюнча, төмөнкү удаалаштыкта жайгашкан төрт түргө бөлүнөт:



Монополиялык атаандашуу базары деп бири-бирине окшош, бир түрдүү товарлар абдан көп сатуучулар тарабынан сатылган, башка сатуучулардын кириши оңой жана сатуучулар тарабынан товардын баасына белгилүү көзөмөл орнотууга мүмкүн болгон базарга айтылат. Мынтай базардын түрүнө мисал иретинде тейлөө кызматтары базарын, жалпы тамактануу түйүндөрүн, бут кийим базарлары сыйктууларды көрсөтүүгө болот.

Олигополия — бир топ ири фирмалардын монополиялык базары. Бул базарда баалар бир топ фирмалар тарабынан көзөмөлгө алынат жана ага башка сатуучулардын киришине белгилүү тоскоолдуктар болот. Республикасыздагы уюлдуу телефон байланышы кызматы, суусундуктар базары, балмұздак базары сыйктуу базарлар олигополияга мисал боло алат.

Өркүндөгөн монополиялык базарларда монополист — сатуучу баанын үстүнөн толук көзөмөл жүргүзөт. Кардарлардын тандоо мүмкүнчүлүктөрү жок болгондуктан, алар товарды монополист белгилеген баада сатып алууга аргасыз болот. Монополист базарда жалгыз бийлик жүргүзгөндүкгөн, аны товардын сапаты, өндүрүшкө жаңы технологияларды колдонуу, аны өркүндөтүү сыйктуу көйгөйлөр ойлондурбайт. Кыскасы, монополиялык базардын болушу керектөөчү кардарлардын чөнтөгүнө зыян жеткирип гана калbastan, ошондой эле экономиканын өнүгүшүнө да тоскоол болот.



Монополиялык атаандашуу базары — бир түрдөгү товарлар абдан көп сатуучулар тарабынан сатылган, башка сатуучулардын кириши учун оной жана сатуучулар тарабынан товардын баасына белгилүү көзөмөл жүргүзүүтө мүмкүн болгон базар.

Олигополия — бир топ ири фирмалардын монополиялык базары.

Мамлекеттик мааниге ээ болгон кээ бир өндүрүү тармактары атайын монополдоштурулган болот. Мындай монопол ишканалар жана тармактар — табигый монополиялар, деп аталат. Табигый монополияларга, темир жол кызматы, багыттар боюнча жүрө турган автомобилдерде жүргүнчү ташуу кызматы жана авиация транспорту, телефон-телеграф байланышы, электр энергетика тармагы, газ жана суу камсыздоо кызматы сыйктуу бир канча ишканаларды мисал кылыш келтирүүгө болот. Табигый монополиялар мамлекет тарабынан тартипке салынып турат. Алар учун баалардын эң жогору даражасы белгиленип, баалардын көтөрүлүшү жана кызматтардын азайып кетишине мамлекет тарабынан жол коюлбайт.



БИЛЕСИНЦИ?

Өзбекстанда 2018-жылдын натыйжалары боюнча 140 табигый монополия бардыгы расмий жарыяланды. Бул 2017-жылдагыга караганда мындай монополиялар 8 ге азайганын билдириет.

Табигый монополия абалы- бул белгилүү тармак же багыттын ушундай атаандашуу болбогон абалы, анда керектөөчүлөрдүн талаптары атаандашуу бар болгондогуга караганда жакшыраак тейленет.

Бирок азыркы реформалар натыйжасында кээ бир ири компаниялар, мисалы табигый монополия статусундагы ишканалар да ыкчамдаштырылып жатат жана бираз менчиктештирилип жатат. Мисалы, Өзбекстан Республикасы Президентинин указына көрө «Өзбекстан аба жолдору» авиа-компаниясын бир канча компанияларга бөлүп жиберүүгө чечим кылынды.



Табигый монополия — мамлекеттик мааниге ээ болгон кээ бир өндүрүү же кызмат көрсөтүү багыттары жана тармактарынын атайын монополдоштурулгандыгы.

Олкөбүздө Өзбекстан Республикасы Монополияга карши күрөшүү комитети түзүлгөн. Анын милдети экономикадагы монополияны жокко чыгаруу, ишкердүүлүк жана атаандашууну колдоп-кубаттоодон турат.

Республикабызда атаандашууга шарттар түзүү жана монополияларга карши күрөшүү базар реформаларынын маанилүү жактары болуп эсептелет.

Атаандашууну өнүктүрүүгө каратылаган Президент указдары, өкмөттүн чечимдери чыгарылган жана мыйзамдар кабыл алынган. Негазинен, «Монополистик ишмердикти чектөө жөнүндөгү» мыйзамга ылайыктуу базарда сатуучу фирмаларды:

- атайын товарлардын жетишсиздигин пайда кылуу;
- баалар үстүнөн өз көзөмөлүн орнотушу;
- башка атаандашчу фирмалардын базарга кирип келишине тоскоолдук кылуу сыйктуу ишмердиктерине тыюу салынган.

Бул мыйзамды бузгандар үчүн атаандашына жеткирген зыянын каптоо, айып төлөө жана адилетсиз жол менен табылган пайдадан ажыратуу сыйктуу экономикалык жазалар белгиленген.экономикалык жазалар белгиленген.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Монополистик атаандашуу базары өркүндөгөн атаандашуу базарынан кайсы касиеттери менен айырмаланат?
2. Монополиянын олигаполиядан айырмасы эмнеде?
3. Эмне үчүн базарда монополия пайда болот?
4. Монополиянын кандай экономикалык зыяндары бар?
5. Монополияга каршы мыйзамдуулук эмне үчүн пайда болгон?
6. Табигый монополияларга мисалдар келтир.
7. Республикабыздын базар экономикасына өтүшүндө монополияга каршы мыйзамдардын кандай мааниси бар?
8. Сенин оюнча кайсы тармактарда мамлекет монополиясы сактап калынганы, кайсы тармактарда монополиянын таптакыр болбогону макул? Эмне үчүн?
9. Төмөндө санап өтүлгөн багыттардын кайсы бириде монополия, олигополия, монопол атаандаштык жана таза атаандаштык бар болуусу мүмкүн: а) самолёт куруучулук б) минералдык суу өндүрүү д) бут кийими өндүрүү е) автомобил куруучулук ф) кондитер продукциялары өндүрүү г) уюлдуу байланышы кызматы х) нан даярдан сатуу.



Муну эстө сакта!

- Таза атаандаштык базарында соодагерлер көп жана базарга жаны соодагерлер киүүсүнө эч кандай тоскоолдук болбойт.
- Монополия шартында базарда соодагерлердин базарга киүүсү үчүн жасалма тоскоолдуктар болот.
- Монополиялаштыруу даражасына карап базарлар таза атаандаштык базары монополистик атаандаштык базары, олигополистик базар, таза монополиялык базарлар түрүнө бөлүнөт.

26-ТЕМА**БАЗАР ЭКОНОМИКАСЫ****Эркин экономикалык ишмердик****АКТИВДЕШТИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

Жогорудагы чиймeden пайдаланып, төмөнкү суроолорго жооп берүүгө аракет жаса:

- а) базар экономикасында өзүмдүк мүлкчүлүк жана эркин экономикалык ишмердиктин мааниси кандай? б) Базар экономикасы шартында, базар катышуучуларынын экономикалык кызыкчылыкка, пайда алууга болгон умтуулусу, каалоосу канчалык маанилүү болот? в) атаандашуунун базар экономикасы шартындагы орду эмнеде? г) эмне себептен базар экономикасы монополияны жокко чыгарат?

Базар экономикасы шартында «Эмне өндүрүү керек?», «Кандай өндүрүү керек?», «Ким үчүн өндүрүү керек?» — деген суроолорго, негизинен базар жооп берет. Ошол себептүү бул системаны базар экономикасы, деп аташат.

Базар экономикасының эң негизги өзгөчөлүктөрүнөн бири — бул өзүмдүк мүлкчүлүк жана ага негизделген эркин экономикалык ишмердик. Базар экономикасы шартында ар түрдүү мүлк формалары: өзүмдүк, коомдук жана мамлекеттик мүлктөр бар болуп, алар төң укуктуу өнүгөт. Өндүрүү каражаттарынын көпчүлүк бөлүгү өзүмдүк жеке адамдар колунда болуп, алар өз экономикалык ишмердүүлүктөрүн өз алдынча, эркин түрдө алып барышат. Бул системада ал өндүрүүчү же ал керектөөчү болушуна карабастан, алар

тарабынан экономикалык чечим базар мамилелери жана мыйзамдарынан келип чыгып гана тандалат. Баа эркин болуп, ал товарга болгон талап жана сунуштун өз ара мамилеси аркылуу калыптанат.

Базар экономикасынын дагы бир маанилүү өзгөчөлүктөрүнөн бири — базар катышуучуларынын экономикалык кызыкчылыкка, пайда алууга болгон умтулуу, кызыгуусу. Ар бир жарандагы көбүрөөк пайда алууга болгон умтулуу, анын экономикалык жана ишкердүүлүк ишмердигин кызыктырат, жаңылыкка үндөйт. Бул болсо, ақыр аягында, өндүрүүчүлөр жана керектөөчүлөр ортосунда атаандашууну келтирип чыгарат. Атаандашуу — базар экономикасынын эң маанилүү өзгөчөлүктөрүнөн бири эсептелет. Ошого ылайыктуу, базар экономикасы монополияны кабыл албайт. Анткени мындай монополия бар жерде эркин экономикалык ишмердик жана атаандашуу боло албайт.



Базар экономикасы — жеке мүлкчүлүккө негизделген, бардык экономикалык чечимдер базар механизмдери жардамында аныкталуучу экономикалык система.

Жогоруда келтирилген касиеттер негизинде базар мамилелери калыптанат, базар экономикасы колдонулушу үчүн шарттар жаратылат жана экономика базар мамилелери негизинде өнүгөт.

ХХ кылымга келип борборлошкон пландуу экономикага негизделген бир канча мамлекеттер пайда болду. Натыйжада, учурдагы эки тизим ортосунда атаандаштык, өз ара мелдеш пайда болду. Базар экономикасы коом турмушундагы өзгөрүүлөргү жооп иретинде, оң касиеттерди өзүндө тез калыптандырып, бул өзгөрүүлөргө тездик менен ылайыкташа алды жана бул болсо экономикалык өнүгүүнүн өрчүшүнө пайдубал болду. Пландуу экономика болсо өзүнүн формасыздыгы, өзгөрүүлөргө тез ылайыкташа албастыгы себептүү коомдун экономикалык өнүгүүсүнө тоскоол болуп, аны «муунтуп» баштады. ХХ кылым ақырларына келип, базар экономикасына таянган мамлекеттер экономикасы гүлдөп-жайнап, экономикалык өнүгүүдө ылдамдал кетиши. Борборлошкон пландуу экономика өкүм сүргөн мамлекеттер экономикасы кризиске учурап, дүйнө өнүгүүсүнөн артта калып кетти. Азыркы күнгө келип, бул мамлекеттерде да базар экономикасына өтүү тарыхый жана экономикалык зарыл болуп калды.

Базар экономикасы да бир катар кемчиликтерден четте эмес, албетте. Адамзаттын тарыхы буга күбөлүк берип турат. Базар экономикасы мамлекеттин экономикага аралашуусуна макул болбогон абалда, коом өто бай жана өто жакырларга ажырашына, мүлктүн азчылыктын колунда топтолушуна,

чиң-чиң монополистик ишканалардын пайда болушуна жана коомдогу социалдык жана экономикалык тең салмактуулуктун туруксуздугуна негиз салат. Базар экономикасынын инфляция менен жумушсуздукка каршы өндүрүмдүү күрөшө албастыгы белгилүү болуп калды. Булардын бардыгына кандайдыр бир даражада чек коюучу күчкө, мамлекеттин экономиканы тартинке салып турлу ишмердигине керектөө пайда болду. Мамлекеттин экономикалык турмушка аралашуусуна оң абал катарында табылды. Мамлекетке коомдо экономикалык мыйзам-эрежелердин аракетте болушу үчүн зарыл болгон шарттар жаратуу, алардын аткарылышын көзөмөлдөө, экономиканы тартипке салып турруу, базар системасын коргоо, сыйктуу милдеттер жүктөлдү. Мамлекет базар экономикасы шартында экономиканын негазги катышуучуларынын бирине айланды. Базар экономикасынын логикалык уландысы болгон аралаш экономикага жол ачылды.

Аралаш экономика коом мүчөлөрүнүн аз камсыздалган бөлүгүн социалдык коргоого, массалык жыргалчылыкты камсыздоого багытталгандыгы менен ажыралып турат. Мамлекетибизде болуп жаткан базар экономикасына өтүү жарайны дегенде, биз дал ушул сапаттарга ээ болгон социалдык багыттагы базар экономикасына, башкача айтканда аралаш экономикага өтүүнү түшүнөбүз.



**Жон Меранд
Кейнс**

(1883 — 1946)

Экономика илиминде түп бурулуш жасаган мамлекеттин экономикасы бир темпте өнүгүү ролун негиздеп берген белгилүү англис окумуштуусу.

Кейнс экономикалык кыйынчылык жүзөгө келген учурда мамлекет кийгилишүүсүз абалда оңдоо мүмкүн эместигин далилдеп берген. Ал өзүнүн «Иш менен камсыздоо, пайыздар жана акчалардын жалпы теориясы» китебинде экономикага талап менен сунуш теңдигине жеткен убакта да жумушсуздук болушун, жумушсуздукту азайтуу жана жаңы жумуш орундарын жаратуу үчүн мамлекет тарабынан талапты көбөйтүү боюнча иш-чаралар көрүлүшү зарыл экендигин далилдеген.

Бул көз караш Адам Смиттин «Базар мамлекеттин кийгилишүүсүз да талап жана сунуш (көрүнбөс кол) бирдей ишмердик көрсөтө алат» деген сунушуна көп жагынан карама-каршы. Бирок, азыркы заманда да Кейнстин бул идеясы өзүнүн орчундуу экендигин жоготпогон. Ошондуктан да Кейнсти экономикага XX кылымга карай жол ачкан теориячы деп айтышат.



Көнүгүү

Мындаicha айтканда, сен мебел фабрикасынын директорусун. Сен үчүн борборлошкон пландуу экономика, базар экономикасы, аралаш экономикалардан кайсы биринде ишмердик жүргүзүү жөнүл болот эле. Кайсы шартта өз ишине кызыгуун күчтүү болор эле? Жообуңду далилде.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Базар экономикасы системасы — «Эмне?» «Кандай?» «Ким үчүн?» деген суроолорго кантит жооп беришин түшүндүрүп бер. Базар экономикасынын негизги өзгөчөлүктөрүн сана.
2. Эркин экономикалык ишмердик, дегенде эмнени түшүнөсүн?
3. Базар экономикасында өзүмдүк мүлкүүлүктүн ролу эмнеде?
4. Эмне себептен монополия базар экономикасына карама-каршы келет?
5. Эмне үчүн дүйнөнүн дээрлик бардык элдери базар экономикасын тандады?
6. Өркүндөгөн базар экономикасынын болушу мүмкүнбү? Эмне үчүн?
7. Аралаш экономика шартындагы мамлекеттердин ролу эмнелерден турушу керек, деп ойлойсун? Эмне үчүн?
8. Өркүндөгөн базар экономикасынын колунан келбей турган экономикалык көйгөйлөрдү сана. Бул көйгөйлөрдү чечүүнүн кандай жолдору бар?
9. Өзүн билген ишкер иш-арекети мисалында базар экономикасынын негизги касиеттерин түшүнтүрүп берүүгө арекет жаса.
10. Базар экономикасы жана аралаш экономиканын абзелдик жана кемчилик тараптарын өз ара салыштыр.



Муну эсте сакта!

- Базар экономикасы шартында Эмне? Кандай? Ким үчүн? Өндүрүш керек деген экономиканын үч маанилүү суроосуна, негизинен базар жооп берет
- Базар экономикасынын негизги касиеттери төмөндөгүдөй а) эркин экономикалык ишмердик; б) жеке мүлкүүлүк; д) эркин баалар; е) Экономикалык таламдар жана пайда алууга болгон умтулуу; ф) монополияны чөтке кагуу; с) атаандаштык.
- Аралаш экономика экономикалык тизимдердин бардык оң жактарыны өзүнө алган чарба жүргүзүү тизими болуп, аны башкача социалдык багытталган базар экономикасы деп да аташат.

27-ТЕМА

**ӨЗБЕКСТАН БАЗАР
ЭКОНОМИКАСЫНА КАРАЙ**

2017-2021- жылдарда Өзбекстанды өнүктүрүүнүн 5 актуал багыты боюнча арекеттер стратегиясы

I. Мамлекет жана коом куруулушу системасын өркүндөтүүнүн актуал багыттары

II. Мыйзам устөмдүгүн камсыздоо жана сот-укук системасын мындан ары реформалоонун актуал багыттары

III. Экономиканы өнүктүрүү жана либералдаштыруунун актуал багыттары



IV. Социалдык тармакты өнүктүрүүнүн актуал багыттары

V. Коопсуздук, улуттар ара татуулук жана диндик боорукердикти камсыздоо жана терең ойлонгон, өз ара кызықдар жана практикалык тышкы саясат тармагындагы актуал багыттары



АКТИВДЕШТИРҮҮЧУ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР

Арекеттер стратегиясынын ар бир актуал багытынын текстин үйрөнүп чык. Үйрөнгөндөрүү негизинде:

1. Глобалдашуу шартында эл аралык көлөмдө атаандаштык күчөп, дүйнө базарындагы экономикалык мамилелер татаалдашып бараткандыгын эсепке алган абалда Арекеттер стратегиясынын кабыл алышынын зарылчылыгы жөнүндө өз пикириңди билдири.
2. III актуал багыт – экономиканы өнүктүрүү жана либералдаштыруу боюнча аткарыла турган иштердин маанилүүлүгү жана орчуундуулугу боюнча пикириңди баянда.
3. Арекеттер стратегиясынын IV актуал багытын аткаруу үчүн алгач III актуал багытты аткаруу маанилүүлүгүн негизде. Мында социалдык тармакты өнүктүрүү ар дайым чоң каржыларды талап этүүсүн эсепке ал.
4. Арекеттер стратегиясынын I, II, V актуал багыттарын ийгиликтүү аткаруу үчүн да III актуал багыттын ийгилигинин маанилүү экендин негиздеп берүүгө арекет жаса.

1991-жылы республикабыз эгемендүүлүккө ээ болуп, мурунку союздуң эзүүсүнөн кутулду. Эми элибиздин алдынча эгемендүүлүктүн негизин бекемдөө, азат жана эркин жарандык коомун куруудай өтө жоопкерчиликтүү милдет турган болчу. Бул милдетти аткаруунун бирден-бир жолу бул базар экономикасына өтүү эле. Базар экономикасына өтүүдө Өзбекстандын улуттук, өзүнө ылайык өзгөчөлүктөрүн өзүндө чагылдырган базар экономикасына өтүүнүн беш принциби негиз кылыш алынды.

Төмөндө ушул принциптерди келтиребиз:

1. Экономиканын саясаттан үстөмдүгү.
2. Мамлекет — башкы реформачы.
3. Мыйзамдар жана аларды колдонуунун үстөмдүгү.
4. Активдүү социалдык саясат жүргүзүү.
5. Базар экономикасына баскычма-баскыч өтүү.

Ушул принциптерден келип чыгып, республикабызда ушул өткөн кыска убакыт ичинде дүйнөлүк өтө курч өзгөрүүлөр жүзөгө ашырылды. Республикасында базар мамилелерине негизделген улуггүк экономиканын негиздери жаратылды. Буга мисал катары, мүлкүлүк, айыл чарбасы, финансы-кредит, тышкы экономикалык байланыштар жана социалдык тармактардагы жүзөгө ашырылган реформаларды келтирүү мүмкүн. Бул реформалар мамлекетибизде базар мамилелерин калыптандыруу үчүн пайдубал болуп кызмат кылды. Тактап айтканда:

Мүлкүлүктуу реформалоо тармагында кээ бир мамлекеттик мүлктөр менчиктештирилип, жамаат же өзүмдүк мүлккө айландырылды.

Айыл чарбасындагы реформалар адамдарга жерден акысыз пайдалануу укугуунун берилиши, өздүк короолор үчүн жер аянттарынын кеңейтирилиши, фермер жана дыйкан чарбаларынын түзүлүшү менен жүзөгө ашырылды.

Финансы-кредит тармагындағы реформалар республикабыз өз валутасын мамилелеге киргизилиши, бир катар соода банктарынын ачылышы, баалуу кагаздар базарынын түзүлүшү менен жүзөгө ашырылды.

Тышкы экономикалык байланыштардагы реформалар республикабызындын тышкы экономикалык байланыштарын эркиндөтүүгө каратылган.

Социалдык тармагындағы реформалар өтүү доорунда пайда боло турган кымбатчылыктан калкты коргоого каратылган.

Акыркы эки жыл Өзбекстан экономикасы үчүн түп реформалар башталышы доору болду. Мамлекетибиз экономикасында бар болгон, бирок пайдаланылбай жаткан чоң мүмкүнчүлүктөрдү ишке салуу орчундуу милдет болуп коюлду. Бул үчүн мурдагы жылдарда жол коюлган ката жана кемчиликтөрди моюндан, экономикалык реформаларды аткарууга ылдамдык менен киришилди. Бул реформалар натыйжасында кыска доор ичинде мамлекетибиз экономикасында төмөнкү өзгөрүүлөр аткарылды:

- мамлекеттин экономикалық көрсөткүчтөрү жөнгө салынды. Башкача айтканда, жылдык экономикалық осүүнүн 8% дан ашык деп көрсөтүлүшү реалдуу эмес, чындыктан алыс деп моюндалды жана реалдуу экономикалық көрсөткүчтөр келтирилди. Бул көрсөткүчтөрдүн ачыктыгы камсыздалды;

- мурунку доордо Өзбекстанга таандык болгон глобалдык системадан ажыралып, жекеленишке каратылган экономикалық саясаттан жүз бурулду жана экономикабызды дүйнө глобалдуу экономикалық системасына интеграциялоо боюнча ылдам арекеттер баштап жиберилди;

- экономикага мамлекет аралашуусуну минималдаштыруу боюнча чараптар көрүлө башталды;

- валюта базарын либералдаштыруу боюнча системалуу иштер аткарылды. Натыйжада кыска убакыт ичинде валютаны эркин конвертациялоо жолго коюлуды;

- ишкердик иш-арекетин кубаттоо жана ишкердик иш-арекетине бар болгон тоскоолдорду алып таштоо боюнча системалуу чараптар белгиленди

- бажыкана төлөөлөрү сезилерлүү даражада азайтырылды;

- тышкы экономикалық иш-арекет боюнча тоскоолдуктар алыш ташталды;

- чет мамлекеттер, эң алгач кошуна мамлекеттер менен экономикалык байланыштарды жакшылоо боюнча кескин чараптар көрүлдү;

- түп салык реформалары баштап жиберилди;

- акча мамилеси тармагында реформалар натыйжасында нак жана нак эмес акча арасындагы айырма жок кылынды.

Ошондой эле, банк тармагындагы, административдик тармактагы, атаандаштык чөйрөсүн жакшылоо тармагындагы, мамлекет заказдарынын базардагы орду боюнча реформаларга да түрткү берилди.

Жогоруда саналган жана дагы бир катар башка багыттардагы реформаларды системалуу түрдө аткаруу максатында Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев тарабынан 2017-2021- жылдарда Өзбекстанды өнүктүрүүнүн беш актуал багыты боюнча арекеттер стратегиясы алга сүрүлдү.

Арекеттер стратегиясына кирген беш актуал багыттан негизгиси деп 3-актуал багыт – Экономиканы өнүктүрүү жана либералдаштыруунун актуал багыттарын кароо мүмкүн. Себеби бекем экономикалық негиз, пайдубал бар болсо гана башка төрт актуал багыттарды ийгиликтүү аткаруу мүмкүн болот.

Экономикалық реформаларды аткаруу учурунда мамлекетибиз тарабынан төмөнкү милдеттерге жекече көңүл бурулууда:

- экономика тармактарына инвестициялар көлөмүн кескин арттыруу. Чет эл инвестицияларын жекече кецири алыш кириүү;

- мамлекет компанияларын башкаруу системасын түптөн реформалоо;

- мамлекет мүлкүн менчиктештириүү боюнча жаңыча жандашууга негиз-

делген иш-арекетти жолго коюу;

- баалуу кагаздар базарын реформалоо;
- аграр тармактагы реформаларды дагы да жандандыруу;
- банк-кредит, салык, бажыкана тармактарыдагы реформаларды улантуу;
- санаариптик экономика тармагын өнүктүрүү;
- экономикадагы инновациялардын, заманбап технологиялардын ролун күчөтүү.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Арекеттер стратегиясынын актуалдуу багыттарын санап бер.
2. Арекеттер стратегиясынын III бөлүмүндөгү багыттардын калган 4 бөлүмдөрдөгү багыттар менен кандай байланыштуулугу бар?
3. Арекеттер стратегиясынын орчуундуулугу эмнеде?
4. Арекеттер стратегиясынын мааниси тууралуу эмне билесиң?
5. Арекеттер стратегиясынын аткаруу учурунда мамлекетибиз тарабынан кандай милдеттерге эң чоң көңүл бурулууда?
6. Арекеттер стратегиясынын ийгиликтүү аткарылуусу сенин үй-бүлөң тынчтыгы, бейпилдиги жана бакыт-таалайлуулугу үчүн канчалык маанилүү экендиги жөнүндө пикириңди билдири.



Муну эсте сакта!

- Арекеттер стратегиясы мамлекетибиз турмушундагы бардык тармактарды курчап алат.
- Арекеттер стратегиясы 5 бөлүм (багыт)гө бөлүнгөн.
- Андагы III бөлүм (багыт) экономикалык тармакты өнүктүрүү жана либералдаштырууга арналган.
- Экономикалык тармактын өнүгүүсү мамлекетибиз турмушунун бардык тармактары өнүгүшү үчүн пайдубал болуп кызмат кылат.



Тапшырма

«Арекеттер стратегиясы турмушубузда» темасында реферат даярда. Рефератты даярдоо учурунда арекеттер стратегиясын көңүл коюп үйрөнүп чык. Анын ар бир багыты өзүбүз, жакындарыбыз жана айланадагылардын өмүрүнө, турмушуна, эмгек иш-арекетине кандай жана канчалык таасир откөрүшү мүмкүндүгүн баянда.

V ГЛАВАНЫ КАЙТАЛОО ҮЧҮН СУРОО ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР

A. СУРООЛОР

1. Эмне себептен базар экономикасы шартында атаандашуусуз экономика өнүкпөйт?
2. Өндүрүүчүлөр (сатуучулар) ортосундагы атаандашуу натыйжасында керектөөчүлөр кандай пайда көрүшөт? Мисалдарда түшүндүр.
3. Монополиянын кандай экономикалык зыяндары бар?
4. Экономикада монополиялардын бар болушу дайыма да жаман натыйжаларга алыш келеби?
5. Өзбекстан эмне себептен базар экономикасына өтүү жолун тандады?
6. Базар экономикасына өтүүнүн беш принциби жөнүндө сүйлөп бер?
7. Базар экономикасына өтүүдө мамлекеттин ролу эмнелерде көрүнөт?
8. Мамлекетибизде алыш барылып жаткан социалдык саясаттын түпкү мааниси эмнеде?
9. Откөн убакыт ичинде республикабзыда базар экономикасына өтүү боюнча кандай иштер жүзөгө ашырылды?

B. ТАПШЫРМАЛАР

Ар бир терминге туура келүүчү түшүнүктүү тап.

ТЕРМИНДЕР:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Базар экономикасы. | 6. Монополия. |
| 2. Атаандашуу. | 7. Олигополия. |
| 3. Бааларсыз атаандашуу. | 8. Өркүндөгөн атаандашуу базары. |
| 4. Баалар жагынан атаандашуу. | 9. Экономикалык система. |
| 5. АРАЛАШ ЭКОНОМИКА. | |

ТҮШҮНДҮРМӨЛӨР:

- а) базар экономикасы борборлошкон пландуу экономиканын алгылыктуу жактарын өзүндө топтоштурган экономикалык система;
- б) өзүмдүк мүлкүүчүлүккө негизделген, бардык экономикалык продукттар базар механизми жардамында бөлүштүрүлө турган экономикалык система;
- в) коом (мамлекет) экономикалык турмушун уюштуруу формасы (механизми);
- г) белгилүү товардын түрү жеке сатуучу тарабынан сатыла турган, башка

- сатуучулардын кириши өтө кыйын болгон базар;
- д) белгилүү товардын түрү өтө көп сатуучулар тарабынан сатыла турган, башка сатуучулардын кириши оной жана баалар эркин болгон базар;
- е) товардын баасын өзгөртүрбөстөн анын сапатын жакшыртуу, рекламаны күчөйтүрүү сыйктуу факторлор аркылуу атаандашчыларга таасир тийгизүү;
- ж) бир канча ири ишканалар жана фирмалардын монополиясынан турган базар:
- з) товардын баасын төмөндөтүү же жогорулатуу жардамында атаандашчуларга таасир өткөрүү;
- и) базардын катышуучулары кызыкчылыктарынын кагылышуусунан пайда боло турган оз ара күрөш.

Д. ТЕСТТЕР

- 1. Туура эмесин тап. Өркүндөгөн атаандашуу базарында...**
 - А. сатуучу товардын баасын өзү каалагандай өзгөртүрө албайт.
 - Б. сатуучулар ортосунда атаандашуу бар болот.
 - С. сатуучу товардын баасын каалагандай өзгөртүрө алат.
 - Д. сатуучулардын санынын кескин көбөйүп кетиши товарлар баасынын азайышына алып келет.
- 2. Олигополистик базарда...**
 - А. сатуучу жалгыз болот.
 - Б. товарлар ар түрдүү болот.
 - С. бааны, негизинен, ири жана күчтүүрөөк фирмалар белгилейт.
 - Д. атаандашуу болбойт.
- 3. Монополиялык атаандашуу базарында...**
 - А. бир түрдүү товарлар сатылат.
 - Б. монополист сатуучулар көп болот.
 - С. сатуучу бирөө болот.
 - Д. кардар бирөө болот.
- 4. Сатуучулардын атаандаштыгы натыйжасында...**
 - А. товардын баасы көтерүлөт. В. товардын түрлөрү көбөйбөйт.
 - С. товардын баасы түшөт. Д. товардын сапаты түшүп кетет.
- 5. Товарга болгон талаптын өлчөмү сунуш өлчөмүнөн жогору болгондо, кимдер ортосунда атаандашуу пайда болот?**
 - А. Кардарлар.
 - Б. Сатуучулар.
 - С. Сатуучулар менен кардарлар.
 - Д. Өндүрүүчүлөр менен кардарлар.

6. Сатуучулар ортосундагы атаандашуу натыйжасында товарлар...

- А. сапаты начарлайт, баасы көтөрүлөт.
- Б. баасы өзгөрбөйт, сапаты начарлайт.
- С. түрү көбөйүшү мүмкүн.
- Д. баасы төмөндөйт, сапаты болсо жакшыланат.

7. Туура эмесин тап...

- А. базар экономикасында монополия болбойт.
- Б. мамлекет монополияларга таасир тийгизе алат.
- С. мамлекет монополиясы да бар болушу мүмкүн.
- Д. түрдүү чектөөлөр натыйжасында да монополия пайда болушу мүмкүн.

8. Туура эмесин тап...

- А. сатуучулар атаандаштыгы натыйжасында баа төмөндөйт.
- Б. кызмат көрсөтүү тармагында атаандашуу болбойт.
- С. кардар менен кардар атаандашыши мүмкүн.
- Д. кардарлар атаандаштыгы натыйжасында баа көтөрүлөт.

9. Кайсы катарда базарлардын аттары монополдошуу даражасынын осушу тартибинде жайгаштырылган?

- А. Өркүндөгөн атаандашуу, олигополия, монополиялык атаандашуу, монополия.
- Б. Өркүндөгөн атаандашуу, монополиялык атаандашуу, монополия, олигополия.
- С. Өркүндөгөн атаандашуу, монополиялык атаандашуу, олигополия, монополия.
- Д. Монополиялык атаандашуу, монополист, олигополия, өркүндөгөн атаандашуу.

10. Атаандашуу чөйрөсүнүн болушу үчүн кандай шарттар болушу керек?

- А. Сатуучулар жана кардарлардын көп болушу.
- Б. Товардын баасына эч кайсы фирма таасир өткөрө албастыгы.
- С. Базарга кириүгө эч кандай тосуктардын болбостугу.
- Д. Жогорудагы шарттардын бардыгы.

11. Төмөндөгү өзгөчөлүктөрдүн кайсы бири базар экономикасына таандык эмес?

- А. Ишкердүүлүк.
- Б. Өзүмдүк мүлкчүлүк.
- С. Монополияны кубаттоо.
- Д. Атаандашу.

*Салык жүгүн азайтуу, салык администраторлугун
өркүндөтүү экономиканы өнүктүрүүнүн эң маанилүү
факторлорунан бири.*

Шавкат Мирзиёев

VI ГЛАВА. САЛЫК СИСТЕМАСЫ



28-ТЕМА**САЛЫКТАР ЖАНА АЛАРДЫН ТҮРЛӨРҮ****АКТИВДЕШТИРҮҮЧ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

1. Салыктар мамлекеттик казынага өндүрүлчү, мыйзамда көрсөтүлгөн милдеттүү төлөм экендиги белгилүү. Өлкөбүздүн жарандары салык төлөөчү иретинде мамлекетке кандай салыктарды төлөйт?
2. Салыктарды төлөө милдеттүү экендиги, туурабы же туура эмес?
3. Салык төлөөлөрүү аларды төлөгөндөргө кандай көрүнүштө кайтып келет?
4. Салыктардын өз убагында төлөнүшүнөн бириңи кезекте кимге пайда: мамлекеткеби, же салык төлөөчүлөргөбү?

Салык — жаран, фирма жана ишканалардан мамлекеттик бюджетке өндүрүлгөн, мыйзамда көрсөтүлгөн милдеттүү төлөм. Салыктар мамлекеттик бюджеттин негизги киреше булагы эсептелет.



Салык — жаран, фирма жана ишканалардан мамлекеттик бюджетке өндүрүлгөн, мыйзамда көрсөтүлгөн милдеттүү төлөм.

Мамлекетте салыктарды киргизүүдөн максат:

— социалдык товар жана кызметтарды өндүрүүнү акча менен камсыздоо;

- калктын кирешелерин кайра бөлүштүрүү;
- кээ бир өндүрүш тармактарын колдоп-кубаттоо.

Мамлекет коом алдындағы бир топ социалдық милдеттерди өзүнө алғандыктан, ага чоң сандагы акча каражаттары зарыл болот. Мамлекет көрсөткөн кызматтары үчүн өзүнүн жарандары, фирмалар жана ишканалардан салык көрүнүшүндөгү төлөмдөр алат. Демек, мамлекеттин жараны катары ар бирибиз көрсөтүлүп жаткан медициналык кызмат, билим берүү, коргоо кызматы, коомдук тартипти сактоо сыйктуу кызматтар үчүн мамлекетке салык көрүнүшүндө акы төлөйбүз.

Экинчи жактан, мамлекет айрым фирма жана ишканалар төлөгөн салыктын санын азайтып, аларга артыкчылык бериши мүмкүн. Бул ишканаларды ишке кызыктырып, өндүрүлчү продукция көлөмүнүн өсүшүнө алыш келет. Демек, салыктар жардамында мамлекет ишканалардын экономиялык ишаракетин колдоого алат.

Ошондой эле, мамлекет калктын кем каржыланган катмарынан азырак, байырактарынан көбүрөөк салык өндүрүп, калк кирешелеринин кайра бөлүштүрүлүшүнө салымын кошушу мүмкүн.

Салыктар жана башка милдеттүү төлөмдөр мамлекеттик бюджетке, же мамлекеттин максаттуу фонддоруна түшөт. Бул каражаттар билим берүү, саламаттыкты сактоо, укукту коргоо системалары, мамлекеттик башкаруу органдарынын керектөөлөрүнө, пенсия жана башка төлөмдөрдү ишке ашырууга багытталат.

Мамлекетибизде салык жана башка милдеттүү төлөөлөр Өзбекстан Республикасы Салык кодекси деп аталуучу укуктук документ негизинде белгиленет. Салык жана башка милдеттүү төлөөлөрдү белгилөө, ишке ашыруу, эсептөө, мамлекет казынасына жана максаттуу фондуларга төлөөгө тиешелүү мамилелер Өзбекстан Республикасынын Салык кодекси негизинде ишке ашырылат.

Салык кодекси салыкка тартуу туурасындагы бардык мыйзам документтеринин негизин пайда кылат жана салык мамилелерини тартипке салып турат.



Экономикалык укук негиздері

Салыктар жана башка милдеттүү төлөөлөр ушул кодекс менен белгиленет, өзгөртүрүлөт же бекер кылышат.

Өзбекстан Республикасынын Салык кодекси, 2-берене

Салык мамилелерине тиешелүү бардык расмий документтер Салык кодексине каршы болбостугу зарыл. Өзбекстанда азыркы күнгө чейин салык ставкаларыны белгилөө Салык кодексине эмес, балким Өзбекстан Республикасы

Президентинин токтому аркылуу ар жылы жекече белгилеп келинди. Мындан тышкary түрдүү мыйзам асты документтер аркылуу жөнөкөйлөштүрүлгөн салыкка тартуучу арекет түрлөрү, акцизге тартылуучу товарлар сыйктуу тизме бекитилип турулар эле. Ошону үчүн да салык кодексинен башка айрым укуктук документтер да салык мыйзамчылыгынын зарыл курамдык бөлүгү деп айтту керек.

Салык саясатын өркүндөтүү концепсиясынын кабыл кылышыныш мамлекетибиз салык системасында чоң өзгөрүүлөргө себеп болду 2019-жылышынын башынан Өзбекстан салык мыйзамчылыгына ондогон өзгөрүүлөр күчкө кирди. Бул өзгөрүүлөргө себеп мамлекетибиз өз өнүгүүсүнүн жаңы – этапка өткөндүгүндө. Азыркы доордо жаңыча заманбап талаптарга жаңы «Салык кодекси» жооп берет.

Мамлекетибиздеги учурдагы салык мыйзамчылыгы негизинде жарандар жана ишканалар тарабынан төлөнө турган салык түрлөрүнө төмөнкүлөр кирет: пайда салыгы, киреше салыгы, акциз салыгы, мал-мүлк салыгы, жер салыгы, кошулган баа салыгы, табыгый ресурстардан пайдалангандык үчүн төлөнө турган салык жана башкалар.

Салыктардан тышкary салыктарга тенденширилген айрым милдеттүү төлөөлөр бар аларды төлөө да салык төлөөчүлөр үчүн милдеттүү. Аларга төмөнкүлөр кирет: социалдык төлөө, жарандардын бюджеттен тышкary фондуларды камсыздоо төлөөлөрү, бюджеттен тышкary сугурта төлөмдерүү милдеттүү ажыратмалар, мамлекеттик бажы, бажыкана төлөөлөрү, түрдүү жыйымдар ж. б.

Салыктар тике жана кыйыр салык түрлөрүнө бөлүнөт. Жарандар менен ишканалардан тикеден-тике мамлекеттик казнага өндүрүлгөн салыктар тике салыктар деп аталат. Ишкананын кирешесинен алынган салык, жер салыгы, киреше салыгы сыйктуулар тике салыктар катарына кирет.



Тике салык — жарандар менен ишканалардан мамлекеттик казнага өндүрүлгөн салык.

Жарандар тарабынан тикеден-тике мамлекетке эмес, баштап белгилүү товарды саткан ишканаларга төлөнгөн, андан кийин ошол ишканалар тарабынан мамлекетке өткөрүлгөн салыктар кыйыр салыктар деп аталат. Кыйыр салыктарга наркка кошулган салык, акциз салыгы сыйктуулар кирет.

Мамлекет жарандарынан, киреше, мүлк жана жер салыктарын өндүрөт.



Кыйыр салык — жарандар тарабынан баштап белгилүү товар саткан ишканаларга төлөнгөн, андан кийин ишкана тарабынан мамлекетке откөрүлгөн салык.

Айта кетчу нерсе, кээ бир салыктар тикеден-тике мамлекеттин казынасына келип түшөт. Мындай салыктар мамлекеттик салыктар деп аталат. Мамлекеттик салыктарга наркка кошулган салык, акциз салыгы, ишканалардын кирешесинен алынган салыктар жана жарандардан алынган киреше салыгы сяктулар кирет.

Салыктын жергиликтүү бийлик, область, район башкаруу органдарынын тескөөсүнө берилген түрүнө жергиликтүү салыктар дейиilet. Мындай салыктарга жер салыгы, мүлк салыгы сяктуу салыктар, бир топ жыйымдар жана салыктан тышкary кээ бир милдеттүү төлөмдөр кирет.



БИЛЕСИНБИ?

Өлкөбүздө эки жана андан көп киреше булагына ээ болгон жеке адамдар ар жылы 1-апрелге чейин өткөн жыл үчүн салык декларациясын толтуруп, салык инспекцияларына тапшырууга тийиш. Декларацияда өткөн жылдагы бардык кирешелер жана андан төлөнгөн салыктын саны көрсөтөлөт.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Салыктарды киргизүүдөн максат эмне?
2. Салыктар жардамында калктын кирешелери кантип кайра бөлүштүрүлөт?
3. Ишканалардан кандай салыктар алынат? Жарандарданчы?
4. Тике жана кыйыр салыктардын бирин-биринен айырмасы эмнеде?
5. Салыктарды толук жана өз убагында төлөө шартпы?
6. Ар бир салык төлөөчү кирешеси таза болушу үчүн эң мурда эмне кылышы керек деп ойлойсун?
7. Мамлекет салыктан топтолгон каржыларды кандай максаттарга бағытталат?



Муну эсте тут!

- Мемлекеттик бюджеттин негизги түшүмү эсептелген салыктарсыз, мамлекет өз милдеттерин толук аткара албайт.
- Салыктар мамлекет тарабынан жарандар, фирмалардан милдеттүү түрдө өндүрүлөт. Салыктардын тике жана кыйыр түрлөрү бар.

29-ТЕМА**САЛЫККА ТАРТУУ НЕГИЗДЕРИ****АКТИВДЕШТИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

1. Сүрөттөгүлөрдөн салык төлөөсү керек болгон жактарды ажратып көрсөт.
2. Сүрөттөрдөгү нерселерден кайсылары үчүн анын ээси салык төлөшү керек деп ойлойсуз?
3. Салык төлөшү керек болгон жана салык төлөбөстүгү керек болгон адам бир-бириден эмнеси менен айырмаланышы керек деп ойлойсун?
4. Жыйналган салыктардан алды менен пайда көрүүчү кишилерди жогорудагы сүрөттөрдөн көрсөткүлө жана мындай деп ойлошуң себебин түшүндүр.

Салык жөнүндөгү бардык мыйзамдык документтер төмөнкү принциптерге негизделет:

– *милдеттүүлүк*, бул принциптин негизинде салыктар бардык жарандар үчүн милдеттүү төлөө саналат;

- аныктык принциби боюнча салык жана башка милдеттүү төлөөлөрдү качан, канча санда жана кандай тартипте төлөө түшүнүктүү берилген болууга тийиш;
- адилеттүүлүк принцибинин негизинде салык төлөө жалпы иш болуп, салык системасында артыкчылыктарды белгилөө социалдык адилеттүүлүк принцибине төп келет жана жеке адамды кемсингүүгө жол коюлбайт;
- бирдиктүүлүк принциби боюнча салык системасы Өзбекстан Республикасынын бүткүл аймагында бардык салык төлөөчүлөргө карата бирдей эсептелет;
- ашкерелик принциби боюнча салык салуу маселелерин жөнгө салган ар кандай нормативдик-укуктук документ басма сөз беттеринде жарыяланууга тийиш;
- салык төлөөчүнүн тууралыгы принциби боюнча салыкка тиешелүү документтерде аныкталган ар кандай катта салык төлөөчүнүн пайдасына чечилет.



Салык субъекттери — салык төлөөчүлөр жана салык өндүрүүчүлөр.

Салык объекти — салык төлөнүшү керек болгон киреше, мүлк же товар.

Ар кандай салыкка тартыла турган объект түрүнө мамлекет тарабынан жекече салык түрүндө төлөнүшү керек болгон өлчөм белгиленет. Бу өлчөм салык ставкасы деп жүрүтүлөт.

Салык ставкасы, туруктуу – акча бирдигинде, салыштырмалуу – пайыздарда берилиши мүмкүн. Мисалы, мурунку жылдарда автотранспорт ээлери сатып алган ар бир литр бензин үчүн анык өлчөмдө белгиленген салык төлөшкөн. кошумча салыгы болсо бардык жаратылган кошумча нарк баасынын 20 пайзызы өлчөмүндө, б. а. салыштырмалуу ставкада белгиленген.

Салык ставкалары салыкка тартылган киреше объектинин санына карай: пропорциялаш, прогрессивдүү, регрессивдүү түрлөргө бөлүнөт.

Пропорциялаш салык ставкасында салыкка тартылган объект кандай болушуна карабастан бирдей үлүштө салык төлөнөт. Мисалы, 2019-жылы 1-январдан баштап ишканы мүлкүнүн наркы көп же аз болушуна карабастан өндүрүлгөн мүлк салыгынын ставкасы 2 % ды түзөт.



Салык ставкасы — салык объектинин ар бир бирдиги үчүн мамлекет тарабынан белгиленген норма.

Прогрессивдүү салык ставкасында киреше объекти көбөйүшү менен салыктын ставкасы да жогорулап отурат. Бул салык ставкасы 2019-жылга чейин мамлекетибизде бир гана жеке жактар кирешелерден өндөрүлгөн салыкка колдонулар эле. 2019-жылы 1-январдан баштап бул салык ставкасы да өзгөрбөс 12 % ставкасыга алмаштырылат.

Регрессивдүү салык ставкасында болсо кирешенин жогорулашы менен салык ставкасы азайып барат.

Салык төлөөчү дегенде бир гана кишилер – жарандар же ишканаларды да түшүнүү мүмкүн. Балким алардын ар биринен жекече өндүрүлөт. Жарандар жана ишканалар төлөй турган салыктар бири-биринен айырмаланат.

Төмөндө алар төлөй турган салыктар түрлөрүн келтиреңиз.

Мамлекет жарандардан, же жеке жактардан киреше салыгы, мүлк салыгы жана жер салыгы өндүрүлөт.

Ишканалардан, же юридикалык жактардан алына турган салык түрлөрүнө: ишканы пайдасы (кирешеси) на төлөнө турган салык, акциз салыгы, ишканы мүлктөн төлөнө турган салык, жер салыгы, кошулган баа салыгы, табигый ресурстардан пайдалангандык үчүн төлөнө турган салык жана башкалар кирет. Республикабыз мыйзамдарына ылайык түзүлгөн ишканалар, фирмалар, иштеп чыгаруу жана кызмат көрсөтүү мекеме юридикалык жактар эсептелет.



БИЛЕСИНГИ?

Өзбекстан Республикасынын 24-декабр 2018-жыл «Салык жана бюджет» саясатынын 2019-жылга болжолдонгон негизги багыттары кабыл алынгандыгы тууралуу Өзбекстан Республикасынын айрым мыйзам документтерине өзгөртүү жана кошумчалар «киритүү туурасында»гы мыйзам негизинде «Салык кодекси»нин ондогон беренесине өзгөртүүлөр жана кошумчалар киритилди, бир нече берене алып ташталды.



Жеке адам — Өзбекстан Республикасынын жарандары, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы болбогон адамдар.

Юридикалык жак — Өзбекстан Республикасынын мыйзамдары боюнча түзүлгөн ишканалар, фирмалар, өндүрүш жана тейлөө мекемелери.



Амир Темур

(1336 — 1405)

Жаангер Амир Темур өз салтанатында abdan эффективдүү салык системасын калыптандырган. Ал журттагы салык саясаты адилеттүү болушуна abdan көңүл бурган. «Темурдун насааттарында» салык жөнүндө мындай жазат: «Хиражды жыйноо учурунда эки вазир дайындалсын. Бири чогулган мал-мүлктүү жазып, элдин абалын текшерип турсун, бажы алуучулар аларга зулум кылышып, алардын абалына зыян тийгизбесин. Вилаяттарда чогулган бардык мал-мүлктүү киреше дептерине жазышы керек. Ал эми экинчи вазир чыгаша дептерине жазып, чогулган мал-мүлктөрдү сыпахтардын айлыгына бөлүштүрөсүн»

Амир Темурдун мамлекеттик казынасында эсеп-кысап иштери так жолго коюлган.

Бул азыркы замандагы бюджет саясатына abdan окшоп кетет.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

1. Мамлекетибиздин салык мыйзамчылыгы документтери эмнеге негизделет?
2. Салыкка тартуунун негизги принциптерин түшүндүр.
3. Салык салуу субъекти менен объектинин айырмаларын айт.
4. Салык ставкасы деген эмне жана ал кандай көрүнүштөрдө колдонулат?
5. Салык ставкасынын түрлөрүн айт жана аларга мисалдар келтир.



Муну эсте сакта!

- Өлкөбүздөгү салык системасы милдеттүүлүк, аныктык, адилеттүүлүк, бирдиктүүлүк ашкерелик жана салык төлөөчүнүн тууралыгы принциптерине негизделет.
- Салык ставкалары салыкка тартылган киреше объектинин өзгөчөлөгүнө карай пропорциялаш, прогрессивдүү, регрессивдүү түрдө белгиленет.

30-ТЕМА**САЛЫК ТӨЛӨӨЧҮЛӨРДҮН
УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ****АКТИВДЕШТИРҮҮЧҮ СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР**

- 1-2 жана 4-5-сүрөттөрдө көрсөтүлгөн жарандардын салык төлөөчү катары кандай укуктары жана милдеттери болушу мүмкүндүгүн божомолдоп көр?
- 4-сүрөттө көрсөтүлгөн ишкердин салык төлөөчү катары укуктары бузулса, ал кимге кайрылыши мүмкүн деп ойлойсуз?
- 2-сүрөттөгү куруучулардын жана 5 сүрөттөгү тигүүчүнүн милдеттери менен 1-жана 4 сүрөттөгү ишкерлердин милдеттери ортосундагы кандай айырма болушу мүмкүн? Укуктары ортосундачы?
- Салык төлөөчүлөрдүн укуктары ким тарабынан кепилденет?
- Салык төлөөчүнүн милдеттерини аткарышынын 3-6- сүрөттөрдөгү жактар турмушу менен кандай байланышы бар деп билесиң?

Салык төлөөчүлөр бир топ укук жана милдеттерге ээ. Алардын укук жана милдеттери аракеттеги Салык кодекси, Өзбекстан Республикасынын «Мамлекеттик салык кызматы жөнүндөгү» мыйзам жана башка укуктук документтерде белгилеп коюлган.

Мамлекет салык төлөөчүлөрдүн укуктарын мыйзам жардамында кепилдеп, алардын кызыкчылыктарын коргоо менен бирге салык ситетасында болушу

мүмкүн болгон адилетсиздиктердин алдын алат.

Салык төлөөчүлөрдүн өз укуктарын билиши болсо аларга өздөрүнүн таламдарын коргоо үчүн өбөлгө түзөт. Алардын укуктары мамлекет тарабынан кепилденет.

Салык төлөөчүлөрдүн негизги укуктары төмөнкүлөр:

- салыкка тиешелүү маселелер боюнча салык органдарынан керектүү кеңеш жана маалымат алуу;

- мамлекет тарабынан белгиленген салык артыкчылыктарынан пайдалануу;

- белгиленгендөн көп төлөнгөн салыктарды кайтаруу боюнча салык органдарына кайрылуу;

- салык органдарынан өзүнүн бюджет алдында карызы бар, же жок экендиги жөнүндө керектүү маалымат алуу;

- салык төлөөчү катары өзүнүн укуктары бузулган учурда тиешелүү жерлерге даттануу;

- салыкчы төлөнүшү керек болгон салык жыйымдарын эсептөөдө катага жол койсо, ошол каталарды өз алдынча оңдоо.

Жогоруда аталган укуктардын кепилдениши салык төлөөчүнүн эртеңки күнгө ишеним менен иш жргүзүшүнө мүмкүнчүлүк түзөт. Натыйжада анын иш-аракетинен мамлекет жана жалпы коом пайда көрөт.

Ар бир жеке адам, же юридикалык жак салык төлөөчү катары коомдун жана мамлекеттин алдында бир топ милдеттерди өзүнө алууга жана аларды аткарууга тийиш. Анткени салык төлөөчүлөр милдеттерин аткарышып, салык төлөмдөрүн өз убагында ишке ашырса, мындан жалпы коомго пайда.

Салык төлөөчүнүн милдеттерин төмөнкүлөр түзөт:

- салык төлөөчү жеке адам же юридикалык жак болушуна карабастан белгиленген мөөнөттө салык органдарынан каттоодон өтүшү;

- ишкананын дареги өзгөргөн учурда жергиликтүү салык органдарын бул жөнүндө өз убагында кабардар кылуу;

- салыктын мыйзам боюнча белгиленген санын өз убагында төлөө;

- салык төлөөчү жеке адам кирешелери жөнүндөгү декларацияны, юридикалык жак болсо салыктар боюнча керектүү эсеп-кысаптарды жергиликтүү салык органдарына өз убагында бериши;

- салык боюнча артыкчылыктардан пайдаланган учурда бул артыкчылыктарга ээлик укугун ырастаган документтерди жергиликтүү салык органдарына өз убагында бериши; – салык мыйзамдары бузулган учурда салык органдарынын ошол бузулуштарды калыбына келтирүү боюнча талаптарын аткаруу.

Салык төлөөчүнүн жогоруда көрсөтүлгөн милдеттерди аткарыши салык системасында мыйзамсыздык жагдайлары болушунун алдын алат. Анын милдеттерин билиши жана аны аткарыши салык өндүрүүчү – мамлекет үчүн гана эмес, өзү үчүн да өтө маанилүү. Анткени мууну менен анын көңүлсүз жагдайга түшүп калышынын алды алынат жана тынч ишкердик жүргүзүшү үчүн шарт түзүлөт.

Салык төлөөчүлөр жогоруда келтирилген милдеттенмеге ишке ашпаган учурда, салык мыйзамчылыгында көздө тутулган тартипте жоопкерчиликке тартылат.

Салыкка тиешелүү укук бузуучулук бир нече түр натыйжаларга алып келиши мүмкүн:

Салыктарды жана милдеттүү төлөөлөрдү өз убагында төлөө ар бир жаран жана ишкана үчүн ыйык милдет. Тартиптүү салык төлөөчүнү мамлекет жана коом урмат кылат жана ар жактан колдоп кубаттайт. Бирок ушундай жеке жана юридикалык жактар да болот, алар өз милдеттерине жоопкерчилиksиз жандашат. Бул болсо өз кезегинде салыкка тартуу тармагындағы укук бузуучулуктарга алып келет. Мисалы, соодадагы түшүмдү бекитүү (азайтып көрсөтүү), киреше кылышынбаган төлөөлөрдү сактоо сыйктуу укук бузуучулар бир нече категориядагы укук бузуучулар деп каралуусу мүмкүн.

- а) салык укук бузуучулугу катары;
- б) административдик укук бузуучулугу катары;
- в) кылмыш катары
- г) жарандык-укуктук кыймыл-арекет катары

Мында укук бузуучулуктун көлөмү, биринчи жолу же кайтадан ишке ашырылгандыгы сыйктуу абалдарга көңүл бурулат.

Бул укукбузуучулуктар үчүн жаза белгилениши менен бир мезгилде жашырылган (азайтырылган) салык өлчөмү да, анык өндүрүлөт.

Айрым кездерде укук бузуучу өз эрки менен зыяндарды капитанда, ал жоопкерликтен азат кылышы мүмкүн.



Экономикалык укуктун негиздери

Жеке жактардын салыкка тиешелүү укук бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчилиги он алты жаштан баштап пайда болот.

Озбекстан Республикасынын Салык кодекси, 107-берене



Тарыхка назар

Улув бабабыз Алишер Навайи карапайым адамдарга салык төлөөдөн баш тартпастыкты кеңеш берген жана мындай иш-аракет «өз шериктерине зиян келтириүү менен барабар», деген. Алишер Навайинин салык жөнүндөгү, бажы-хираж төлөө жөнүндөгү ойлору эгемендүү мамлекетибиздин салык системасы жөнүндөгү билимдердин тарыхый негиздерин билип алууга жардам берери бышык.

Амир Темур өз экономикалык караштарында салык маселесине өзгөчө маани берген. Жаангер өз доорунда салык саясатын элдин кызыкчылыгынан келип чыккан түрдө ишке ашырган. Ал эгерде калк салык системасы аркылуу жакырланып кетсе, мамлекет да натыйжада жакырланып барат, калктын бай-бакубат жашашы үчүн адилеттүү салык системасы зарыл, деп эсептеген.



БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР!

- Салык төлөөчүнүн кандай укуктары бар?
- Бул укуктар ким тарабынан жана кандайча кепилденет?
- Мамлекет салык төлөөчүнүн укуктарын кепилдешинин себеби эмнеде деп ойлойсун?
- Салык төлөөчүнүн өзүнүн укуктарын билиши ага кандай пайда берет?
- Салык төлөөчөнүн милдеттерин айтып бер.
- Салык төлөөчүнүн милдеттери чындан аткарылышынан кимдер таламдуу?
- Салык төлөө боюнча укук бузуучулук үчүн кандай жаза чарапалары колдонулушу мүмкүн?



Буңу эсте сакта!

- Мамлекетибиз мыйзамчылыгы салык төлөөчү укуктарын коргойт.
- Салык төлөөчүнүн өз милдеттерин аткаруудан бүтүн коом таламдуу.
- Салык төлөөчү өз укуктары жана милдеттерин билүүсү жана аларга амал кылуусу зарыл.
- Салык төлөө боюнча укук бузарлык үчүн жаза бар.

VI ГЛАВАНЫ КАЙТАЛОО ҮЧҮН СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР

A. СУРООЛОР

1. Салык жана башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөө салык төлөөчү катары ар бир жеке адам үчүн карыз да, парыз да экендин кандайча түшүндүрөсүң?
2. Салык төлөөнүн сооптуу иш экендин негизде.
3. Милдеттүү төлөмдөрдүн кандай түрлөрүн билесиң?
4. Салыктар жана башка милдеттүү төлөмдөрдөн түшкөн каражаттар кандай максаттарда иштетилет?
5. Залкар бабабыз Алишер Наваийнин салык жөнүндө айткандарын түшүндүр.
6. Салык кодекси жөнүндө эмнелерди билесиң?
7. Салыкка тартуунун негизги принциптерин айтып бер.
8. Салык төлөөнүн өзүнө мүнөздүү жактары эмнеде?
9. Салык төлөөчүнүн негизги укуктары жана милдеттери жөнүндө айтып бер.
10. Мамлекеттик жана жергилиттүү салыктардын бири-биринен айырмасы эмнеде?
11. Жаангер бабабыз Амир Темурдун салык жөнүндөгү көз караштарын түшүндүр.
12. Салык төлөөчү жеке адам менен юридикалык жактын айырмасын түшүндүрүп бер.
13. Салыктардын кандай түрү бар?
14. Түз жана кайыр салыктарга мисалдар келтиргиле. Алардын бири-биринен айырмасы эмнеде?

B. ТАПШЫРМАЛАР

Ар бир терминге дал келген түшүндүрмөнү тап.

ТЕРМИНДЕР:

- | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. Салык. | 4. Юридикалык жак. | 7. Салык ставкасы. |
| 2. Салык кодекси. | 5. Салык объекти. | 8. Салык төлөөчүлөр. |
| 3. Жеке адам. | 6. Салык субъекттери. | 9. Ыйгарым укуктуу органдар. |

ТҮШҮНДҮРМӨЛӨР:

- а) салык төлөнүшү керек болгон киреше, мүлк же товар;
- б) Өзбекстан Республикасынын жарандары, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы болбогон адамдар;
- в) салыкка тартуу жөнүндөгү бардык мыйзам документтеринин негизини

- түзгөн жана салык мамилелерин жөнгө салган документ;
- г) салык төлөөчүлөр жана ыйгарым укуктуу органдар;
- д) жаран, фирма жана ишканалардан мамлекеттин казынасына өндүрүлгөн, мыйзамда көрсөтүлгөн милдеттүү төлөм;
- е) салык жана башка милдеттүү төлөмдөрдү ишке ашыруу милдетин алган ар кандай жеке адам жана юридикалык жак;
- ж) Өзбекстан Республикасынын мыйзамдары боюнча түзүлгөн, өзүнүн мүлкү менен сотто доочу же жооп берүүчү боло алган уюм;
- з) мамлекет тарабынан мыйзамдын негизинде салык жана башка милдеттүү төлөмдөрдү өндүрүү милдetti коюлган жана ыйгарым укугу берилген мамлекеттик органдар жана уюмдар;
- и) салык объективинин ар бир бирдиги үчүн мамлекет тарабынан белгилеп коюлган норма.

Д. ТЕСТТЕР

Берилген суроого мазмуну жагынан эң туура жана толук жоопту белгиле.

- 1. Төлөнгөн салыктар кайда барып түшөт?**
- А. Пенсия фондуна.
В. Мамлекеттик бюджетке.
С. Ишканалардын эсебине.
Д. Фонддорго.
- 2. Салыктардан түшкөн каражаттар кайсы тармактарга багытталат?**
- А. Билим берүү.
В. Мамлекеттик башкаруу органдары.
С. Саламаттыкты сактоо.
Д. Бардык жооптор туура.
- 3. Салык төлөмдөрүн киргизүү, салык ставкаларын белгилөө жана салык төлөө менен байланыштуу башка мамилелер кайсы мыйзамдык документтин негизинде ишке ашырылат?**
- А. Жарандык кодекси.
В. Салык кодекси.
С. Конституция.
Д. Салык комитетинин токтомдору.
- 4. Тикеден-тике мамлекеттик казынага келип түшкөн салыктар кандай аталат?**
- А. Тике салыктар.
В. Кыйыр салыктар.

- С. Мамлекеттик салыктар.
Д. Жергиликтүү салыктар.
- 5. Өлкөбүздө откон жылы эки жана андан көп киреше булагына ээ болгон жарандар үстүбүздөгү жылдын кайсы датасына чейин салык декларацияларын толтуруп, салык инспекцияларына тапшырууга тийиш?**
- А. 1-январга чейин.
Б. 1-мартка чейин.
С. 1-апрелге чейин.
Д. 31-декабрга чейин.
- 6. Кайсы жоопто салык төлөөчүлөрдүн укуктарынан бири келтирилген?**
- А. Салык артыкчылыктарынан пайда лануу.
Б. Салык органдарынан каттоодон өтүү.
С. Салыктарды өз убагында төлөө.
Д. Салык декларациясын өз убагында толтуруу.
- 7. Кайсы жоопто жалаң мамлекеттик салыктар көрсөтүлгөн?**
- А. Юридикалык жактан алынган пайда салыгы, акциз салыгы.
Б. Жеке адамдардан алынган киреше салыгы, наркка кошулган салык.
С. Жер асты жана жер үстү ресурстарынан пайдалангандык үчүн салыктар.
Д. Бардык жооптор туура.
- 8. Кайсы жоопто жалаң жергиликтүү салыктар көрсөтүлгөн?**
- А. Мүлк салыгы жана акциз салыгы.
Б. Жер салыгы жана наркка кошулган салык.
С. Мүлк салыгы жана жер салыгы.
Д. Наркка кошулган салык жана акциз салыгы.
- 9. Эгерде калк салык системасы айынан жакырлашса, мамлекет да жакырлашып барат, калктын бакубат жашашы үчүн адилеттүү салык системасы зарыл, деп эсептеген улуу бабабыз ким?**
- А. Алишер Навоий.
Б. Амир Темур.
С. Мырза Улукбек.
Д. Захириддин Мухаммад Бабур.
- 10. Кайсы жоопто юридикалык жак статусуна ээ салык төлөөчү гана көрсөтүлгөн?**
- А. Республикасыздагы ишканалар жана Өзбекстандын жарандары.
Б. Чет өлкөлүк ишканалар жана чет өлкөнүн жараны.
С. Өзбекстандын жарандары жана чет өлкөнүн жарандары.

Д. Республикасында ишканалар жана чет өлкөлүк ишканалар.

11. Өзбекстан Республикасында салык ставкасынын кандай түрлөрү колдонулат?

- А. Прогрессив.
- Б. Пропорциялаш.
- С. Тике жана кыйыр.
- Д. Жогорудагылардын бардыгы.

12. Кайсы жоопто салык мамилелеринин субъекттери көрсөтүлгөн?

- А. Салык төлөөчүлөр жана ыйгарым укуктуу органдар.
- Б. Чет өлкөлүк жарандар.
- С. Мамлекеттин жарандары жана ишканалар.
- Д. Пенсионерлер жана жумушчулар.

13. Кайсы жоопто тике салыктар гана көрсөтүлгөн?

- А. Акциз жана жер салыгы.
- Б. Наркка кошулган салык жана киреше салыгы.
- С. Акциз жана наркка кошулган салык.
- Д. Киреше жана мұлк салыгы.

14. Кайсы жоопто тұз салыктар келтирилген?

- А. Акциз жана жер салыгы .
- Б. Наркка кошулган салык жана киреше салыгы.
- С. Акциз жана наркка кошулган салыгы.
- Д. Киреше жана мұлк салыгы.

15. Кайсы жоопто салык мамилелеринин субъекттери эсептелген ыйгарымдуу органдар берилген?

- А. Мамлекет салык кызматы органдары.
- Б. Бажыкана органдары.
- С. Финансылык органдар.
- Д. Жогорудагы бардык жооптор.

БИЛИМИНДИ СЫНАП КӨР

**8-класс боюнча өтүлгөндөрдү кайталоо үчүн тест суроолору
(жыйынтыктоочу көзөмөл ишинин үлгүсү)**

- 1. Тандоонун алтернативдик наркы – бул ...**
 - А. мүмкүнчүлүктөр ичинен пайдалуулук жагынан экинчи орунда турганы.
 - Б. тандалган мүмкүнчүлүктүн өзү.
 - С. тандоо натыйжасында баш тартылган мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгы.
 - Д. тандоо натыйжасында баш тартылган, эң чоң пайдага ээ болгон мүмкүнчүлүк.
- 2. Туура жоопту тап. Адам керектөөлөрү ...**
 - А. чектелген, анткени адам чектелген убакыт аралыгында жашайт.
 - В. чексиз, анткени адам каалоо-тилектеринин чеги жок.
 - С. чектелген, анткени ресурстар чектелген.
 - Д. чексиз, анткени биз жашаган мейкиндиктин чеги жок.
- 3. Экономиканы эмне үчүн үйрөнөбүз?**
 - А. Экономиканы билген адам үнөмдүү болот.
 - В. Экономиканы билген адам мыкты ишкер болот.
 - С. Экономиканы мыкты билген адам ақылмандык менен экономикалык чечим кабыл алат.
 - Д. Жогорудагылардын бардыгы туура.
- 4. Туура эмес сүйлөмдү аныкта.**
 - А. Бардык экономикалык системалар тандоо көйгөйүнө туш келет.
 - В. Адам руханий керектөөлөрүсүз толук турмуш кечире албайт.
 - С. Адам чексиз мейкиндикте жашайт, ошол себептүү экономикалык ресурстардын да чеги жок.
 - Д. Адам керектөөлөрүнүн чеги жок.
- 5. Экономиканын негизги көйгөйү — бул ...**
 - А. табигый ресурстардын чектелгендиги.
 - В. адам керектөөлөрүнүн чексиздиги.
 - С. адамдын керектөөлөрүн канаттандыруу.
 - Д. адамдын чексиз керектөөлөрүн канаттандыруу үчүн зарыл ресурстардын чектелгендиги.
- 6. Өндүрүш факторлору — бул ...**
 - А. эмгекти бөлүштүрүү жана адистешүү.
 - В. имарат, курулуштар, аспап-инструменттер жана станоктор гана.

- С. жумушчулардын тажрыйбасы жана технология гана.
Д. табигый фактор, эмгек фактору, капитал жана ишкердик факторлору.

7. Кайсы аныктама жалпыраак берилген?

Эмгектин өнүмдүүлүгү — бул ...

- А. бир ресурс бирдигинен пайдаланып өндүрүлгөн продукциянын саны.
 - Б. убакыт бирдиги ичинде өндүрүлгөн товардын саны.
 - С. бир жумушчу өндүргөн продукциянын көлөмү.
 - Д. бир жумушчу өндүргөн продукциянын акчадагы наркы.

8. Эмгекти бөлүштүрүү ...

- А. баалардын жогорулашына алып келет.
В. эмгектин өнүмдүүлүгүн азайтат.
С. кирешелерди бирдей бөлүштүрүү мүмкүнчүлүгүн түзөт.
Д. эмгектин өнүмдүүлүгүн жогорулатат.

9. Эмгектин өнүмдүүлүгүнө эмне таасирин тийгизет?

- А. Технологияларды колдонуу.
 - Б. Адистешүү.
 - С. Жумушчулардын кесиптик тажрыйбалары.
 - Д. Жогорудагылардын бардыгы.

10. Төмөнкү касиеттердин кайсы бири борборлошкон пландуу экономикага мунөздүү эмес?

- А. Пландуу өндүрүш.
Б. Дайындалган баалар.
С. Буйрукчулдук.
Д. Эркин баалар.

11. Базар экономикасы деген эмнө?

- А. Базар мамилелери эрежелеринин негизинде башкарылган экономика.
 - Б. Үй-бүлөлүк чарба жүргүзүүдө базар мамилелерин эсепке алуу.
 - С. Сатуучу менен кардардын ортосундагы бааны базар тарабынан белгилениш экономикасы.
 - Д. Адамдардын ортосундагы эркин экономикалык байланыш, мамиле.

12. «Эмнени, кантып жана ким үчүн өндүрүү керек?» деген көйгөй каерде болот?

- А. Салттык экономикада гана.
 - В. Борборлошкон пландуу экономикада гана.
 - С. Базар экономикасында гана.
 - Д. Ар кандай экономикалык системада.

- 13. Эгерде өндүрүүчү бардык ресурстарын ишке салса, көп дегенде 100 даана A товар жана 200 даана B товар өндүрөт. Кантит A товардан 120 даана өндүрүүгө болот?**
- A. Буга жетишүүгө болбайт.
 - B. Катуу үнөмдөөнүн натыжасында.
 - C . В товарды өндүрүүнү азайтуунун эсебинен.
 - D. Кошумча капитал сарптап гана.
- 14. АРАЛАШ ЭКОНОМИКА КАЙСЫ ЭКОНОМИКАЛЫК СИСТЕМАЛАРДЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИН ӨЗҮНДӨ КАМТЫЙТ?**
- A. Борборлошкон жана салттык экономиканын гана.
 - B. Салттык жана базар экономикасынын гана.
 - C. Бардык экономикалык системалардын.
 - D. Борборлошкон жана базар экономикасынын.
- 15. КОРСӨТҮЛГӨН ӨНДҮРҮШТҮ УЮШТУРУУДА ЭМГЕКТИ БӨЛҮШТҮРҮҮ ИШКЕ АШЫРЫЛГАНБЫ?**
- A. Бир фабрика ашканы мебелдерин, экинчиси болсо жатакана үчүн жумшак мебель өндүрөт.
 - B .Бир фирма компьютер, экинчиси болсо принтер өндүрөт.
 - C. Бир боёкчу дубалды боёого даярдайт, экинчиси дубалды боёйт.
 - D. Бразилия кофе, Индия чай өндүрөт.
- 16. БАЗАР — БУЛ ...**
- A. сатуучу менен кардар жолугушкан жер.
 - B. товар менен кызматтарды айырбаштоо жери.
 - C. өндүрүүнү керектөө менен байланыштырган каражат.
 - D. туура жооп жок.
- 17. Товардын баасы – бул ...**
- A. сатуучу товар үчүн алмакчы болгон акчанын саны.
 - B. кардар товар үчүн төлөмөкчү болгон акчанын саны.
 - C. товарды өндүрүү үчүн кеткен жалпы сарптын саны.
 - D. сатуучу товарды сатууга жана кардар аны алуу үчүн төлөөгө макул болгон акчанын саны.
- 18. АКЧА КАНДАЙ КАСИЕТТЕРГЕ ЭЭ БОЛУУГА ТИЙИШ?**
- A. Ыңгайлуу жана чакан.
 - B. Чыдамдуу жана туруктуу.
 - C. Сейрек кездешүүчү жана колдо жасоо кыйын.
 - D. Жогорудагылардын бардыгы.

19 Товар өндүрүү үчүн зарыл ресурстардын баасы өзгөргөндө ...

- А. сунуш саны өзгөрт.
- Б. талап да, сунуш да өзгөрбөйт.
- С. товарга болгон талап өзгөрт.
- Д. товардын сунушу өзгөрт.

20. Төмөнкү факторлордон кайсы бири талапка таасир этпейт?

- А. Товарды керектеген калк санынын өзгөрүшү.
- Б. Керектөөчүлөрдүн кирешелеринин өзгөрүшү.
- С. Базарга товардын көп санда алыш келиниши.
- Д. Товар баасынын жогорулашынын күтүлүшү.

21. Сунуш саны — бул белгилүү убакыт бою ...

- А. кардарлар белгилүү баада сатып алышы мүмкүн болгон товардын саны.
- В. сатуучулар өндүрүшү мүмкүн болгон товардын саны.
- С. сатуучулар белгилүү баада сатышы мүмкүн болгон товардын саны.
- Д. сатуучулар тарабынан базарга алыш келинген бардык товардын саны.

22. Товарга болгон талаптын саны анын сунуш санынан көп болсо, базарда...

- А. товар сатылбастан чогулуп калат.
- Б. товардын жетишсиздиги пайда болот.
- С. төң салмақтуулук пайда болот.
- Д. сатуучулардын ортосунда атаандашуу пайда болот.

23. Атаандашуу натыйжасында товарларды...

- А. сапаты начарлайт, баасы жогорулайт.
- Б. баасы өзгөрбөйт, сапаты начарлайт.
- С. түрү көбөйүшү мүмкүн.
- Д. баасы төмөндөшү, сапаты болсо жакшырышы мүмкүн.

24. Төмөнкү касиеттерден кайсы бири базар экономикасына мүнөздүү эмес?

- А. Ишкердик.
- В. Жеке менчик.
- С. Монополияны кубаттоо.
- Д. Атаандашуу.

25. «Экономиканын саясаттан үстөмдүгү» принциби...

- А. мамлекеттин башкы реформатор болушу керектигин билдириет.
- В. мыйзам жана мыйзамдарга баш ийүү нүн үстөмдүк кылышын билдириет.
- С. ички жана тышкы экономикалык мамилелерди идеологиядан оолактатуу зарылдыгын билдириет.

Д. күчтүү социалдык саясат жүргүзүү боюнча таасирдүү иш-чаралар көрүлүшүн билдириет.

26. Экономика боюнча алгачкы китең ким тарабынан жазылган?

- | | |
|---------------|-------------------------|
| А. Адам Смит. | Б. Аристотель (Арасту). |
| С. Ксенофонт. | Д. Альфред Маршалл. |

27. Товарга болгон талап жана сунуш төмөнкү жадыбал көрүнүшүндө берилген. Товардын төң салмактуу баасын (сум), санын (даана) жана сатылыш көлөмүн аныкта.

Товар баасы	400	800	1200	1600
Талап өлчөмү	15	10	5	0
Сунуш өлчөмү	8	10	14	20

- A. 400 сум, 10 даана, 4000 сум.
 B. 800 сум, 10 даана, 4000 сум.
 C. 800 сум, 10 даана, 8000 сум.
 D. 1200 сум, 10 даана, 8000 сум.

28. Салыкка тартылган киреше, мүлк же товар кандай аталат?

- А. Салык субъекти. В. Салык объекти. С. Салык ставкасы. Д. Салык.

29. Жеке адам эсептелеген салык төлөөчү кайсы жоопто көрсөтүлгөн?

- А. Бут кийим өндүрүүчү менчик фирма. В. Ун өндүрүүчү завод.
 С. Басмакана жумушчусу. Д. Бардык салык төлөөчүлөр.

30. Юридикалык жак эсептелеген салык төлөөчү кайсы жоопто көрсөтүлгөн?

- А. Бут кийим өндүрүүчү менчик фирма. В. Ун өндүрүүчү завод.
 С. Басмакана жумушчусу. Д. Бардык салык төлөөчүлөр.

31. Кайсы жоопто салык төлөөчүнүн милдеттеринен бири берилген?

- А. Мамлекет тарабынан белгиленген салык артыкчылыктарынан пайдалануу.
 В. Салыктын белгиленген санын өз убагында төлөө.
 С. Салык төлөөчү катары укуктары бузулган учурда тиешелүү жерлерге даттануу.
 Д. Салык органдарынан салыктан карызы бар, же жоктугу жөнүндө маалымат алуу.

32. Салык объектинин ар бир бирдиги үчүн мамлекет тарабынан белгилеп коюлган норма?

- А. Салык. В. Салык ставкасы. С. Салык объекти. Д. Салык субъекти.

- 33. Бир жаран өзүнүн 300 бирдик кирешесинен 36 бирдик, экинчи жаран 440 бирдик кирешесинен 44 бирдик киреше салыгы төлөдү. Бул жерде киреше салыгынын ставкасы кандай?**
- А. Пропорциялаш. В. Прогрессивдүү.
С. Регрессивдүү. Д. Туура жооп берилбegen.
- 34. Базарда товарага болгон талап санынын сунуш санына тен болгондогу наркы - ... деп аталат.**
- А. товардын туруктуу наркы; Б. товардын чыныгы наркы;
В. товардын эркин наркы; Г. товардын базар наркы.
- 35. Товардын наркын өзгөртпөстөн, анын сапатын жакшыртуу, рекламаны күчөтүү өндүү факторлор аркылуу атаандаштыкка таасир көрсөтүү ... деп аталат.**
- А. нарктар аркылуу атаандашуу; В. нарктарсыз атаандашуу;
С. атаандаштык; Д. базарды тартипке салу.
- 36. Чыныгы атаандаштык базары, монополисттик атаандаштык базары, олигополисттик базар, таза монополисттик базар бул - ... болот.**
- А. монополиянын түрлөрү;
Б. базарлардын кимге тиешелүү экендигин билдириүүчү терминдер;
С. базар катышуучуларынын базарга карата мамилелерин туюнтуучу терминдер;
Д. товардын базар наркы.
- 37. Мамлекеттик маанигээ болгон жана атайын монополиялаштырылган айрым өндүрүү тармактары, же ишканалар ... деп аталат.**
- А. мамлекет монополиялары; В. атайын монополиялары
С. табыгый монополиялары Д. Эркин монополиялары
- 38. Мамлекетибиздеги монополияга каршы мыйзамчылыктын негизги милдети ... дан турат.**
- А. монополияны токтотуу, ишкердик жана атаандаштыкты колдоп кубаттоо;
Б. монополияны чектөө
С. базарда талап жана таклиптин төц салмақтуулукка жетишүү;
Д. базар мамилелеринде мамлекеттин ролун ашыруу.
- 39. Менчик мүлкчүлүккө негизделген, бардык экономикалык чечимдер базар механизмдери жардамында аныкталган тизим ... деп аталат.**
- А. базар мамилелери; В. экономикалык система;
С. базар системасы; Д. базар экономикасы.

40. Базар экономикасы...

- А. пландар негизги фактор;
- Б. мамлекет базардын негизги катышуучусу;
- С. нарк эркин болот;
- Д. туура жооп жок

41. Кайсы жоопто туура салыктар келтирилген?

- А. акциз жана жер салыгы;
- Б. кошулган баа салыгы жана киреше салыгы;
- С. акциз жана кошулган баа салыгы;
- Д. киреше жана мүлк салыгы.

42. Кайсы жоопто кайыр салыктар келтирилген?

- А. Акциз жана жер салыгы;
- Б. Кошулган баа салыгы жана киреше салыгы;
- С. Акциз жана кошулган баа салыгы;
- Д. Киреше жана мүлк салыгы.

43. Кайсы абалда бир күндүк эмгек өнүмдүүлүгү жогору.

- А. 12 жумушчу 120 деталь даярдады;
- Б. 8 жумушчу 95 деталь даярдады;
- С. 11 жумушчу 105 деталь даярдады;
- Д. 20 жумушчу 200 деталь даярдасты.

44. Төмөнкү сүрөттөрдө сүрөттөлгөн буюмдардын кайсы бири акча милдетини аткара алат?

А.



Б.



В.



Г.



S32 Sariqov Ergashvoy Sotvoldiyevich.

Iqtisodiy bilim asoslari: Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik/E.S.Sariqov, B.Q.Haydarov. — T.:«Huquq va Jamiyat» nashriyoti, 2019 — 160 b.

I. Muallifdosh

ISBN 978-9943-5971-4-3

UO‘K 37.015.6(075)
BBK 65.01ya7
S-32

Sariqov Ergashvoy Sotvoldiyevich
Haydarov Bahodir Qayumovich

IQTISODIY BILIM ASOSLARI

8-sinf uchun darslik

Qirg‘iz tilida

*Qayta ishlangan va to‘ldirilgan
4-nashri*

Original-maket "Huquq va Jamiyat" nashriyoti tomonidan tayyorlandi.

Litsenziya AI №022, 27.10.2018 yil.

Которгон	У. Эсиргапов
Редактору	Н. Дустов
Техникалық редактору	М. Садиров
Компьютерде беттеген	Н.Файзуллаев
Башкы дизайнер	"H&J" жамааты

Басууга уруксат этилди 20.08.2019-ж. Форматы 70×90¹/₁₆. «Tayms» гарнитурасы. Кегли 11. Офсет усулунда басылды. Шарттуу басма табагы 11,7. Басма табагы 10.94.

Тиражи 811 нуска 19-5 сандуу буюртма.
Шартнома № 21/01

"Huquq va Jamiyat" nashriyoti matbaa bo‘limi.
Toshkent, Yunusobod 6, Jumamasjid ko‘chasi.
Guvochnoma №10-2750, 13.06.2017 yil

Ижарага берилген окуу китебинин абалын көрсөткөн жадыбал

№	Окуучунун аты, жөнү	Окуу жалы	Китептин алынгандагы абалы	Класс жетекчи-синин колу	Китептин тапшырылгандығы абалы	Класс жетекчи-синин колу
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Окуу китебин ижарага бергенде жана окуу жылышын аягында кайтарып алганда жогорудагы жадыбал класс жетекчиси тарабынан баалоонун төмөнкү критерийлеринин негизинде толтурулат:

Жаны	Окуу китебин пайдаланууга алгачкы жолу берилгендеги абалы
Жакшы	Мубакасы бүтүн, китептин негизги бөлүгүнөн ажырабаган. Бардык барактары бар, жыртылбаган, көчпөгөн, беттеринде жазуу-чийүүлөрү жок.
Канааттандырлыш	Мубакасы эзилген, бир аз чийилип, беттери тытылган, китептин негизги бөлүгүнөн ажырган түрү бар, пайдалануучу тарабынан канааттандырларлуу ремонттолгон. Көчкөн барактары кайра ремонттолгон, айрым беттери чийилген
Канааттандырсыз	Мубакасы чийилген, жыртылган, негизги бөлүгүнөн ажыраган же таптакыр жок, канааттандырсыз ремонттолгон. Беттери жыртылган, барактары жетишпейт, чийип, боёп ташталган, окуу китебин калыбына келтируүгө болбойт.